




А. К. Доталиев

PDF Compressor Free Version



КЫРГЫЗСТАНДЫН  
ТАРЫХЫ  
БОЮНЧА  
КЫСКАЧА  
АНГЕМЕЛЕР

5

PDF Compressor Free Version

Кыргыз Республикасынын  
Мамлекеттик Герби



Кыргыз Республикасынын  
Мамлекеттик Туусу



Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик  
Гимни

Сөзү: Ж. Садыков, Ш. Кулуведики  
Муз.: Н. Давлесов, К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар,  
Элибиздин жаны менен барабар.  
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендер,  
Сактап келди биздин ата-бабалар.

*Кайырма:*

Алгалай бер, кыргыз эл,  
Азаттыктын жолунда.  
Өркүндөй бер, өсө бер,  
Өз тагдырын колунда.

Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,  
Досторуна даяр дилин берүүгө.  
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,  
Бейкүттүктүү берет кыргыз жерине.

*Кайырма:*

Аткарылып элдин үмүт-тилеги,  
Желбиреди эркиндиктин желеги.  
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,  
Үййик сактап, урпактарга берели.

*Кайырма:*

А. ДОТАЛИЕВ

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫ  
БОЮНЧА  
КЫСКАЧА АҢГЕМЕЛЕР

Орто мектептин 5-класстары үчүн  
окуу китеbi

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим  
министрлиги тарабынан сунушталган



Бул окуу китеби Бүткүл дүйнөлүк Банктын каржылоосу менен ишке ашырылып жаткан КР Билим берүү жана илим министрлигинин «Айылдык билим берүү» долбоорунун алкагында басылып чыгарылды.



Рецензенттери:

Иманкулов М.К. – педагогика илимдеринин кандидаты;

Белекова Н.М. – КРнын Билим берүүсүнүн отличники,  
№ 2 орто мектептин тарых мугалими,  
Бишкек ш.

Сабитова М.Ж. – КРнын Билим берүүсүнүн отличники,  
№ 39 орто мектептин тарых мугалими.

Доталиев Асылбек.

Д -70 **Кыргызстандын тарыхы боюнча кыскача ангемелер: Орто мектептин 5-кл. үчүн окуу китеbi.** – Бишкек:  
Билим-компьютер, 2009. – 160 б. илл.  
ISBN 978-9967-426-99-3

Окуу китеби «КРнын мектептерде тарыхый билим берүү боюнча мамлекеттик стандартынын» негизинде жана Билим берүү жана илим министрлиги тарафынан бекитилген (2006-ж., тортуңчү жана 2008-ж., бешинчи басылыштагы) программаларына ылайык жазылды.

Окуу китебинин методикалык аппараты жана иллюстрациялары инсанга бағыттаپ окутуу технологиясына бағытталган. Окуу китебинин негизинде мугалимдер үчүн колдонмо, окуучулар үчүн колдонмо дептер жана мугалимдерге окуу процессинде пайдалануучу электрондук диск (CD) далярданды. Натыйжада комплекстүү окуу куралы түзүлдү.

Окуу китебине томонкү булактардан иллюстрациялар жана карталар пайдаланылды:

- «Историко-культурный атлас Кыргызстана» (2001);
- «Биздин Кыргызстан» популярдуу тарыхый энциклопедия (2004);
- Археолог, тарых илиминин кандидаты, профессор К. Табалдиевдин өздүк архивдеринин материалдары.

Д 4306020600-09

ББК 373. 167.1  
УДК 63.3(2Ки) я 721

ISBN 978-9967-426-99-3

© Доталиев А. К., 2009  
© Билим-компьютер, 2009  
© КР ББЖИМ, 2009

Адамдын тарыхы – озуттуулуп-өскөн Ата Жүртүнан башталат.

## АТА МЕКЕНИБИЗ – КЫРГЫЗСТАН

### Ата Мекен деген эмне?

Ата Мекен – ата-бабабыздын өчпөс тарыхы.

Ата Мекен – ар бир жарандын туулуп-өскөн ыйык жери. Бир акылман айткан экен: «Ата Мекеним менсиз жашаса жашаар, бирок, мен Ата Мекенсиз жашай албайм», – деп.

Ата Мекен – бул ыйык, касиеттүү Ата Жүрт.

Адамзат биргелешип кандайдыр бир жерге байыр алып, ал жерде осүп-өнүгүп, ал жерди ыйык тутуп, аздектеп сактап келишет. Ал жерде укум-тукуму осүп, тиричилик кылыш, салт-санаа күтүп, жашоосун улантышкан. Улам кийинки муундар туулуп-өскөн туррагын ыйык сактап, ата-бабабыздын жери, ыйык жер деп, башка жерлерден айырмалап, ал аймакты Ата Мекенибиз, Ата Жүртубуз деп атай башташкан. «Туулган жердин топурагы алтын» дегендей ар бир адамдын төрөлгөн жери – анын Мекени. Ар бир атуулдун милдети ошол Мекенди ыйык сактап, осүп-өнүгүшүнө салымын кошуу. Ата Жүрт, Ата Мекен деген сөздөр ар бирибизге ыйык болуп, жүрөгүбүздөн түнөк алат.

**Менин Мекеним – Кыргызстан.** Биз Кыргызстан деген күнөстүү өлкөдө жашайбыз. Биздин ата-бабаларыбыз ушул жерде жашап, Манас бабабыз мекенибизге көз арткан душ-




Ала-Тоонун бермети Ысык-Көл.

мандардан калкалап, бизге таберик кылып мураска калтырды. Кыргызстан – биздин Ата Мекенибиз! Бүгүнкү күндө жергебизде жеке эле кыргыздар эмес, ар улуттун өкүлдорү жашайт, алар үчүн да Кыргызстан – ыйык Мекен. Биз бардыгыбыз биргелешип Мекенибизди ыйык тутсак, анын өнүгүшүнө обөлгө боло алабыз. Эгер ар ким өзүнө тагылган милдетти туура, так аткарса, аталарыбыз иш кызматтарын мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жүргүзсө, агаларыбыз Мекенибизди ыйык сактаса, эне-эжелерибиз ыйык мээримин төксө, жаш муундар жакшы билимге эгедер болсо – Мекен эч убакта жок болбайт.


**Кыргызстандын аймагы, жаратылышы, тарыхый-маданий эстеликтери.** Кыргызстан – өз алдынча эгемендүү мамлекет. Кыргызстан Борбордук Азиянын ортонку болугүнөн орун алып, негизинен Тенир-Тоонун аймагында жайгашкан. Кыргызстан түндүгүнөн жана түндүк-чыгышынан Казакстан, чыгышынан жана түндүк-чыгышынан Кытай, түштүгүнөн жана түштүк-батышынан Тажикстан, батышынан Өзбекстан менен чектешет. Жалпы аянты 198,5 мин чарчы километрди түзүп, анын 93% тоолор түзөт. Калкынын саны 5 миллиондон ашык. Администрациялык аймактык жактан Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ош, Талас, Чүй, Ысык-Көл облустарына болунот. Республикасында 40 район 22 шаар бар. Борбор шаарыбыз – Бишкек.

Кыргызстан бийик тоолуу, жаратылышы кооз өлкө. Көз жоосун алган Кыргызстандын бермети аталган Ысык-Көл, андан кем калышпаган Чатыр-Көл, Сары-Челек, Соң-Көл деген көлдердүрү көрсөн. Сууга бай ири дарыяларыбыз: Нарын, Кара-Дарыя, Сары-Жаз, Чаткал, Чүй болуп эсептелет. Көк тиреген тоолорубузда түрдүү кен байлыктарыбыз бар.

Улуу Жибек жолунда орун алган Кыргызстандын аймагында ири шаарлар – Суяб, Баласагын, Өзгөн, Ош чон тарыхый маанинге ээ болуп, бүгүнкү күндө тарыхый эстеликтердин



Өзгөн мұнарасы.



Манастын күмбөзү.

курамын түзөт. Кошой-Коргон, Шырдакбектин чеби, Бурана жана Өзгөн мұнаралары ж.б. эстеликтөр ата-бабаларыбызындын басып откөн жолунан кабар берип турат.

Биздин ата-бабаларыбыз конуш алган жериздеги ар бир эстеликтөр откөндөн зор кабар берип, жазуу даректеринде же, эл оозунда уламыш катары айтылып тарыхыбызынды толуктап келет. Ар кимибиз Ата Мекенибиздин тарыхын, тарыхый курулуштар, окуялар жөнүндө маалыматтарды, уламыштарды жакшы билип, аларды сактоого жасаган аракетибиз, ата-бабабызындын тарыхына болгон урматтообуз болуп эсептелет.



### Муну билүү кызықтуу

### Бурана мұнарасы жөнүндө уламын

Урматтуу достор! Эгер силер Токмок шаарынын жанындагы баýрыкы шаар Баласагынга барып калсаңар, XI қылымга тиешелүү мұнара менен таанышсыңар. Орто қылымдын мыкты чеберлеринин колунан жарапган Бурана мұнарасы жөнүндө эл оозунда темөндөгүдөй уламыш сакталып калган.

«Илгери-илгери Карабан деген хан жашаптыр. Анын ай десе аркы, күн десе көркү келишкен кызы бар экен. Кызы жалгыз болгондуктан хан менен ханыша, көздүн карегиндөй бөпөлөп багышат. Күндөрдүн бир күнүнде хан сарайына келген көзү ачык касиеттүү адам ханга кызынын тагдыры жөнүндө жүрөк түшүргөн кеп айтат. Анын сөзү боюнча хан кызы бойго жеткенде аны кара күрт чагып өлтүрөт экен.

Бул кабарды уккан Карабан кызын өлүмдөн алып калуу жолун ойлойт. Кызга арнап бийик мұнара салдырып, сейилдөөгө, кимдир бирөө менен жолугууга, жерге түшүүгө тыюу салып, күзөтчүлөрдүрү көёт.

Кыз мұнарага бекитилип, жашоосун улантат. Бирок кыз бой жетип, жашоого болгон кумары арта баштаганда, калысынан дүйнөдөн кайтат. Кызга алынып келинген жүзүмдүн арасына кирип алган кара күрт хандын кызын чагып, өлүмүнө себепкер болгон экен.

(Мындан башка да тарыхый эстеликтөр жөнүндө ленгендаларды билесиңерби?).



### Суроолор жана тапшырмалар;

1. Ата Мекен деген эмне, аны кандай түшүндүн?
2. Үййик Мекенибизге кандай мамиле кылышыбыз керек экен?
3. Кыргызстанда кандай тарыхый эстеликтөр бар экен, алар жөнүндө эмне билесин?
4. Кыргызстанда тарыхый эстеликтөр жөнүндө эссе жазгыла.

## I БӨЛҮМ. КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫН ИЗИЛДӨӨГӨ КИРИШУУ

PDF Compressor Free Version

### I ГЛАВА. ТАРЫХТЫ ИЗИЛДӨӨНҮН БАШАТТАРЫ

#### § 1. Тарых сабагы эмнени окутат?

✓ Түшүнүктөр: тарых, тарыхый булактар.

**Тарых деген эмне?** Урматтуу окуучулар, сiler ата-бабалар мурас калтырган көптөгөн макал-лакаптарды билесиңдер. Төмөндөгү макалга көнүл бөлсөнөр: «Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт».

Ар бир элдин өзүнө тиешелүү тарыхы болот, ошол тарыхты окуп биздин ата-бабабыз ким болгон, кандай жолдорду басып өткөн, кандай окуяларга туш болушканын билебиз. Демек, биз бул окуу куралы аркылуу Кыргызстандын аймагында болгон тарыхый окуяларды, ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолун окуп-үйрөнө алабыз.

**Тарых дегенибиз –** **бул адамзаттын, ата-бабаларыбыздын өткөндөгүсү жонундогу илим.** Биз мындан ары, ар бир сабакта жашап жаткан аймагыбызда болгон турмуш-тиричилик, элибиздин басып өткөн жолундагы ар кандай окуялар менен таанышып, билимибизди терендетебиз.

**Адамдар жашап өткөн доорун кантеп билишет.** Бүгүнкү күндөргө чейин адамзат миндеген жылдарды басып өттү, бизге чейинки ар бир күн, ар бир жыл, ар бир кылым, ар бир миң жылдык өзүнчө зор тарыхты ичине камтыйт. Алардын сырын ачып, канткенде тарыхыбызды тактап үрөнөбүз? Силер өзүнөр жашаган жердеги тарых музейине барып көргөнсүнөрбү? Анда адамзаттын турмушуна байланыштуу, алардын иш-аракеттеринен улам жааралган буюмдарды көрүгө болот.

Бул адамзаттын тарыхын чагылдырган жана адамдын иш-аракетине байланышкан, өткөндөн калган мурастарды тарыхый булактар деп атайбыз.

Тарыхый булактар уч чон топко бөлүнөт.

**Бириңчиси –** заттык буюмдар (эмгек куралдары, турмуш-тиричилик буюмдары, архитектуралык курулуштар).

**Экинчиси –** жазуу булактары (кагаз бетиндеги, таш бетиндеги жазуулар, сүрөттөр, мөөр, монета бети, акт, жылнаамалар).

**Чүнчүсү –** оозеки булактар (санжыра, уламыштар ж.б.). Буларды да теренден ачууга, тарыхка комектөш илимдер жардам берет.

Алар: археология, антропология, хронология, эпиграфика, генеалогия ж.б.


**Археология** – тарых илиминин бир тармагы. Грек сөзү «Архиос» – байыркы, ал эми «логос» илим дегенди түшүндүрөт. Окумуштуулар байыркы адамдардын турак жайын, көрүстөндөрдү, шаар калдыктарын, андан тышкary аска, үнкүр бетиндеги сүрөттөрдү, архитектуралык курулуштарды, салык-кенчтерди, тыйындарды казып изилдешет. Бул буюм эстеликтери откөн тарыхты ачып берүүгө өбелгө түзөт. Демек, археология – адамзаттын откөн жашоосун буюм эстеликтери аркылуу изилдөөчү илим, ансыз тарыхты тактоого мүмкүн эмес.

**Антропология** (грекче адам жөнүндө илим дегенди түшүндүрөт) – адамдын келип чыгышын анын өнүгүшүн жана расаларын изилдейт. Алгачкы адамдардын өнү-түсүн, кандай топторго кирерин аныктоого чон жардам берет.

**Хронология** (грекче «хронос» – убакыт жана «логос» илим дегенди түшүндүрөт) – бул илим убакыт бирдигинин системасын жана анын өнүгүшүн изилдейт. Тарыхый окуялардын жана документтердин убактысын так аныктоого өбелгө түзөт.

**Эпиграфика** (грекче «эпиграфо» – жазуу дегенди түшүндүрөт) – каттуу заттарга жазылган жазуу, белгилердин эволюциясын изилдейт. Таш, металл, сөөк, чополорго жазылган жазууларды аныктайт.

**Генеалогия** (грекче – ата-тегин үйрөтүүчү илим) – уруулардын тарыхын, жеке адамдын тек-жайын, тууганчылык



байланыштарын изилдеп, укум-тукум тарыхын түзөт. Мына ушундай көмөкчү илимдер аркылуу бутунку күндө кыргыз элиниң тарыхы изилденип, тақталып жатат.

**Тарых эмнени ўротот? Тарыхты билүүнүн кандай мааниси бар?** Тарыхты билүү – өтө кызыктуу. Биздин кантит үшүл аймакта жашап калганыбызды, ата-тегибиз ким, кандай окуяларды басып өтүп, бизге эмне мурас калганын тарых гана чечмелеп берет. Тарых бизге өткөн доор тууралуу жөн гана маалымат бербестен, ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолун андан түшүнүүгө, келечекте кандайча өнүгүүбүзү талдап алууга мүмкүндүк берет. «Тарых – бул күзгү, ал келечекке жол көрсөтөт» – деген учкул сөздү дайыма унупашыбыз керек.

Биздин ата-бабаларыбыз тарыхтын маанилүүлүгүн андан түшүнүп, аны кийинки муундарга калтыруу үчүн жети атанды билүү ыкмасын колдонуп келишкен. Ар бир адам ата-бабаларынын ким экенин унуптай эсине тутуп, укумдан-тукумга берүүлөрү зарыл болгон. Жети атаны билбегенді «кул» дешкен, демек тарыхты билүү ар бир коомдун мүчесү үчүн милдеттүү болгон. Элибиздин дастандарында, санжыраларында эл тарыхы баяндалат. Санжыра кыйла убакыт кыргыздардын тарыхын сактап келди. Дүйнөнүн башка элдериндей эле тарыхыбызды тактап жазып, урпактарга калтыруу жолуна өтө баштадык. Гректердин тарых атасы деп аталган Гередот, улуу кытай тарыхчысы Сыма Цянь сыйктуу эле, Османаалы Сыдык уулу XX кылымдын башында тарыхыбызды жазууга жол салган. «Жүрөгүндө оту бар жигиттерге тарыхты билүү керек, ал маанилүү илим» – деп тарыхтын маанилүүлүгүн алгачкы тарыхчыбыз 1913-жылы Уфа шаарында чыккан «Кыскача кыргыз тарыхы» деген эмгегинде жазып кеткен. Муну ар кимибиз эске сактоого милдеттүүбүз. «Өз тарыхын билбеген, элин сүйүп жарытпайт» – деген учкул сөз бекеринен чыккан эмес.

#### Жазып алып, эске тут:

**Тарых** – адамзат коомунун өткөн жолун изилдөөчү илим.  
**Тарыхый булактар** – адамзат коомунун тарыхын чагылдырган жана адамдардын иш-аракетинен калган мурастар.

#### Инсан жөнүндө билип ал!

Османаалы Сыдык уулу – кыргыздын алгачкы тарыхчысы, агар-туучусу. Ата-энесинен эрте жетим калып, аталаш агасы Канат болуштун көзөмөлүндө чоңоюп, жергиликтүү молдодон баштапкы билим алган.

1895-жылдан баштап өз айылындагы балдарды окутуп, топтогон каражаты менен 1899-жылы ҮЧ-Турпандагы медреседен окуусун уланнат. Кийин Бухарада диний жогорку окуу жайынан билим алган. 1895-жылдан баштап биринчилерден болуп кыргыз элиниң тарыхын жыйнап, аны жазуу ишин колго ала баштайды. Османаалы Сыдык уулу тарыхый эмгектерин топтол, 1913-жылы «Кыргыздардын кыскача тарыхы» деген ат менен Уфа шаарында араб арибинде бастырып чыгарат. Көп узабай 1914-жылы «Шабданга багышталган кыргыз тарыхы» аттуу экинчи китебин жарыкка чыгарган. Анын бул эмгектери кыргыз элиниң тарыхындагы алгачкы тарыхый чыгармалар болуп эсептелет. 1919-жылдан Бишкектеги түрк окуу жайынын жетекчиси, андан соң «Кошчу» союзунун мектебинде мугалим, 1925-жылдан тартып мектепте эне тил мугалими болуп эмгектенген. 1930-жылы «Эл дushmanы» деген жалаа менен түрмөгө камалган. Андан чыккандан кийин Кытайга кетет. Өмүрүнүн акырына чейин Текесте, Кулжада мугалим болуп иштеген.



О.Сыдык уулу.



#### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Тарых деген эмне жана эмне үчүн тарыхты билүүгө тийишпиз?
2. Тарыхый булактар деген эмне, ал тарыхты ўронүүгө кандайча жардам берет?
3. Тарыхты ўронүүгө кандай илимдер комокчү экенин билдинер?
4. Тарыхты билүүнүн кандай мааниси бар деп ойлойсунар?
5. Кыргыз элиниң алгачкы тарыхчысы Османаалы Сыдык уулу жонундо эссе жазғыла.

#### § 2–3. Жазуу булактарынын жаралышы жана алардын тарыхтагы ролу



##### Негизги даталар:

- Б.з.ч. 3–4-мин жылдыктарда – Шумер жазуусу пайда болгон.  
Б.з.ч. 3300–3100 жылдары – Египетте жазуу пайда болгон.  
Б.з.ч. XVI кылымдарда – Кытай жазуусу жаралган.  
Б.з.ч. XVIII–XVII кылымдарда – Финикияда алфавит жаралган.  
Б.з. V кылымда – Орхон-Эн-Сай жазуусу пайда болгон.  
Б.з. IX кылымда – кириллица тамгасы түзүлгөн.



**Түшүнүктөр:** жазуу булактары, палеография, пиктограмма, клинопись, иероглиф.

Биз өткөн темабызда тарых эмне экенин билдик. Кандай деп ойлойсунар, бул билим жетиштүүбү? Тарыхты толук

окуп-үйрөнүүгө дагы эмне керек? Ооба, силер туура ойлонуп жатасынар, жазма булактар кере **PDF Compressor Free Version** ий болактардын эң маанилүүсү.

Демек, биз тарыхты так билүүгө отө чон салым кошкон жазма булак жөнүндө билишибиз керек.

**Жазма булак деген эмне?** Ар бир эл өзүнүн тарыхын, ата-бабасынын басып өткөн жолун билүүгө кызыгат жана өз элиниң тарыхын түзүүгө аракет кылат. Кыргыздар айтышат: «Тарыхы болбой, эл болбойт» – деп. Демек, дүйнө элиниң бүгүнкү күнгө чейинки жеткен тарыхын окуп-үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген булак, бул албette, жазуу. Адамзат жазууну өздөштүргөндөн баштап, болуп өткөн окуяларды, эң маанилүү иш кагаздарды, мамлекет аралык кат алышууларды жазып калтырышкан жана сакташкан. Бизге чейин келип жеткен ар түрдүү окуяларды, баалуу иш кагаздарды чагылдырган, адамзаттын тарыхын баяндаган эң баалуу материалдарды – жазуу булактары дейбиз. Мына ушул тарыхый жазма булактардын топтомун үйрөтүүчү жана аны чечмелөөчү илим – палеография. Палеография – жазма булактарды жана анын өнүгүшүн изилдейт. Палеография термини грекче «палайос» – байыркы жана «графо» – жазам дегенди түшүндүртөт.

**Жазуунун жаралышы жана анын өнүгүшү.** Адамзаттын жашоосундагы жетишкендиктердин бири – жазуунун ойлонуп табылышы болуп калды. Жазуу адамдарга өткөндөрдү билүүгө жана өздөрүнүн тарыхын калтырууга обөлгө түздү. Эн алгач б.з.ч. 4–3-мин жылдыктарда Эки Дарыя аралыгындагы байыркы Шумерлерде жазуу жолго коюлган. Себеби, шаарлардын тездик менен өсүшү жана көптөгөн маалыматтарды камтуу жазуунун зарылчылыгын пайда кылган. Алар алгач кандайдыр бир сөздөрдү сүрөт түрүндө түшүн-



дүрүүгө аракет кылышкан. Окумуштуулар бул сүрөт жазууларын пиктограмма деп аташат.

Кийинчөрээк пиктографиялык жазуу системасы пайда болгон ал термин (лат. pictus – сүрөт, графия – жазуу), пиктографияда тыбыш, сөз белгиленбестен кыйыр элес берүү жолу менен кептин мазмуну гана чагылат. Бул белгилер адамдын тулку боюнун бөлүктөрүн, эмгек куралдарын, жаныбарларды, өсүмдүктөрдү, тоо, жылдыз, ж.б. чагылдырган. Алгач пиктограмма тигинен жазылган, кийин туурасынан жазууга отүп, жазма өнөрү тездеген. Бул жазуу ыкмасы өнүктүрүлүп, анын негизинде шынаа түрүндөгү жазуу (клинопись) пайда болгон. Клинопись – шарттуу белгилерден (сүрөтчөлөрдөн) турган байыркы жазманын бир түрү. Шынаа түрүндөгү жазманы Алдынкы Азия, Ассирия, Вавилон, Байыркы Персия ж.б. мамлекеттер колдонгон.

Жазуунун андан аркы өнүгүшү байыркы Египеттикерге тиешелүү. Аларда алгачкы жазуу б.з.ч. 3300–3100-жылдары пайда болгон. Египеттик жазуу иероглиф деген ат менен белгилүү. Иероглиф деген термин (грек. hieros – ыйык жана glyphe – оюлган нерсе дегенди) түшүндүртөт. Иероглиф – б.з.ч. IV к. колдонулган Египет жазуусунун образдуу сүрөт белгилери. Египеттиker бул жазууну «кудай сөзү» десе гректер «ыйык жазуу» деп аташкан. Байыркы Египет жазуусу 700ден ашык белгиден турган, көпчүлүгү ар кандай нерслердин жана жаныбарлардын сүрөттөрү менен белгиленген. Иероглиф солдон он жакка же ондон сол жакка, жокорудан төмөн карай окула берген. Эгер жаныбар же адам белгиси солго багытталып турса, демек ал солдон онду карай окулган, а эгер онго багытталып турса солду карай оку дегенди түшүндүргөн. Б.з.ч. XVI к. Кытайда иероглифтик жазуу пайда болгон жана ал 2 минден ашуун белгиден турган.

Пиктограмма, клинопись жана иероглифтик жазуулар етө татаал болуп, аны атайы даярдыгы бар гана адамдар жаза алышкан.

**Биз колдонгон жазуунун пайда болушу.** Жер Ортолук дениздин чыгыш жээгинде б.з.ч. 3-мин жылдыкта Финикия мамлекети түзүлгөн. Финикия шаар мамлекеттери кеме куруп, дениз кезишкен, бул аларда соода-сатыктын өнүгүшүнө түрткү берген. Көпчүлүк калк соода менен алектенгендиктен, алар үчүн жөнөкөй, жалпыга жеткиликтүү жазуу зарылдыгы келип чыккан. Көп түйшүк тартуулардан кийин б.з.ч. XVIII–XVII кк. египеттик иероглифтердин негизинде алгачкы алфавиттик жазууну ойлоп табышкан. Алар жазуу-

га жана эске тутууга ылайыкташкан 22 белгиден турган тамганы жаратышкан. Бул адамзаттын **PDF Compressor Free Version** луу ойлоп табуу эле. Ал тамгалар үнсүз тыбыштардан туруп, кийин ушул Финикия алфавитинин негизинде грек алфавити пайда болду. Алар үндүү жана үнсүз тыбыштардан турган. Грек тамгалары Финикия тамгалары менен үндөшүп турат: Финикия тамгасы «алеф» – грек тамгасында «альфа» (а), Финикия тамгасындагы «бет» – гректерде «бета» (б). Финикия жана грек алфавиттери бүт дүйнөлүк алфавиттердин жаралышына негиз салган.

Грек тамгасынын негизинде Улуу Моравияда б.з. IX к. славян агартуучусу Кирилл кириллица тамгасын түзүп чыккан. Биз бүгүнкү күндө бир аз өзгөртүү менен бул алфавитти колдонуп жатабыз.

**Кыргыздар жөнүндө маалымат.** Түрк тилдүү тайпалардын ичинен кыргыздар жөнүндө дарек баарынан мурда учурдайт. Орто Азия менен Борбордук Азиянын орто кылымдарды тарыхын изилдеген көрүнкүтүү орус окумуштуусу академик В. В. Бартольд: «Кыргыздар Орто Азиянын эң байыркы элдеринин бири. Азыркы убакта Орто Азияда жашап жаткан элдердин ичинен тарыхта аты ушунча эрте жолуккан бир да эл жок болуш керек» – деп жазган. Кыргыздар жөнүндөгү маалымат кытай элинин Улуу тарыхчысы Сымы Цяндын (б.з.ч. 145–86-жж.) «Ши-цзи» (Тарых жазмалары) жылнаамасында б.з.ч. 201-ж. хунндардын кыргыздарды (гянь-гуңы) басып алганын жазган. Бул маалыматта кыргыздар өзүнчө ээлиги бар, эл болуп б.з.ч. III к. жашаганы белгилүү. Кыргыздар жөнүндө маалыматты IX–XIV кылымдардагы перс, араб жазма булактарынан көп да учуратууга болот. 982-жылы жазылган «Дүйнө чегинде» («Худуд ал-Алам») деген китепте түрк элдери, анын ичинде кыргыздар жөнүндө жазылган. Бул китепте дүйнөнүн ар аймагында жа-

Древнефиникийский	Древнегреческий	Латинский
К	Δ Δ Α	Α
Γ	Φ Φ Β	Β
Λ	Γ	С
Δ	Δ Δ	Д
Ξ	Ξ Ε	Е
Υ	Υ Υ Υ	Ф
Ζ	Ζ Ζ Ζ	Ζ
Ω	Ω Ω Ω	Η

Финикия, грек, латын алфавиттери.



шаган 52 элдин кесиптери, дини, үрүп-адаттары, соода иштери боюнча маалыматтар бар. Китепте кыргыздар жөнүндө мындай деп жазылган:

«Алардын байлыгынын негизин хырхыз буюмдары, койлор, уйлар жана жылкылар түзген. Алар суулуу, кургак чөптүү, аба ырайы (ыңгайлуу) жана жашыл шалбалуу жерлерди издең кочуп жүрүштөт. Кыргыздар отко сыйынышат да каза болгондорун өрттөштөт. Алар боз үйлөрдө жана чатыр алачыктарда жашашат, анчылык жана уучулук менен кесип кылышат».

Кыргыз тарыхын толуктап турган мындай жазма булактар ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолунан так кабар алууга мүмкүндүк түзөт.

**Кыргыздардын байыркы жазуусу.** Кыргыздардын байыркы жазуусу болгонун же болбогондукун көптөгөн окумуштуулар изилдешкен. Алар VII–XII кылымдарга таандык Орхон жана Эне-Сай дарыяларынын боюнда табылган ташка чегилген жазууларга таянышкан.

Кытайлык окумуштуу мындай деп жазган: «Кытай жана чет элдеги байыркы жазма даректерди окуганды, кыргыздар түрк улуттарынын ичинде эн алгачкы жазуу жараткан эл экендигин көрүүгө болот». Кытайdagы Кыргыз окумуштуусу Анвар Байтур: «Кыргыздар V кылымдын баш ченинде 40 тамгалуу жазууну пайдаланган», – деп белгилеген. Демек, кыргыздар түрк элдеринин ичинен алгачкы жолу жазууну жараткан эл экендигин V кылымдан баштап Орхон-Эне-Сай жазмасын колдонгондукунан билсек болот. Алар колдонгон Эне-Сай жазууларында 39 тамга болгон (анын бешөө үндүү). Бул байыркы кыргыз жазуусу деп аталган.

Эне-Сай кыргыздары өз жазуусуна (руна сымал жазуу) ээ болгондон баштап бир нече жазуу жүзүндөгү мурастарды калтырган. Мисалы, Эне-Сайдан табылган «Йаглакар хан таш жазуу эстелиги», «Барсбекке арналган эстелик» ж.б. Кийинки мезгилдеги Талас, Кочкор, Алай өрөөндөрүндө табылган байыркы таш бетиндеги жазмалар кыргыздардын жазуусу болгондукун ырастап турат.

**Муну билүү кызыктуу**

**Орхон-Эне-Сай түрк алфавити**

Орхон-Эне-Сай түрк алфавити VI–VII кылымдарда пайда болуп, X–XII кылымдарга чейин колдонулган. Бул байыркы рун жазуулары негизинен чоң-чоң таштарга, асканын жылмакай беттерине жана кой таштарга чегилген. Рун жазмалары Хакассия, Тыва, Алтай, Монголия, Или жана Кыргызстандын аймактарынан табылган. Байыркы рун жа-

зуларын Борбордук жана Орто Азияда жашаган түрк элдері пайдаланышкан. 1889-жылы Н.М. Ядринцев бириңи жолу Орхон оюнунен (Монголия) чоң таштарга чегилген көп рүн жазма эстеликтеприн тапкан.

Бул эстеликтер табылган жердин атынан Орхон-Эне-Сайлык же байыркы түрк жазуулары деп аталған. 1898-жылы Талас өрөөнүнөн байыркы түрк жазуулары табылып изилдөөгө алынған. 1893-жылы даниялык окумуштуу Б. Томсен жана орус түркологу В. Радлов Орхон-Эне-Сай эстеликтеринин табышмактуу тамгаларын бириңи жолу окушкан.

Көрүнүктүү түркологдордун пикири боюнча Эне-Сай жазуу эстеликтери кыргыздарга таандык болгон.



#### Жазып алып, эске тут:

**Жазуу булактары** – бизге чейин келип жеткен ар түрдүү окуяларды эн маанилүү документтерди чагылдырган, адамзаттарынын баяндаган баа жеткис материалдар.

**Палеография** – тарыхый жазма булактардын топтомун үйрөтүүчүү жана аны чечмелөөчү илим.

**Пиктограмма** – сөздөрдү сүрөт түрүндө түшүндүрүүгө аракет кылынган жазуу.

**Клинопись** – шарттуу белгилерден (сүрөтчөлөр) турган байыркы жазуулардын бир түрү.

**Иероглиф** – байыркы египеттиктердин жазуу белгилери.



#### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жазуу даректери деген эмне жана тарыхта ал кандай ролду ойнойт?
2. Жазуунун пайда болушу жана анын онугүү этаптары кандай жүргөн?
3. Финикия тамгасынын тарыхый мааниси эмнеде?
4. Жазма булактар кыргыздар жонундо кандай кабар беришет?
5. Биз үчүн байыркы кыргыз жазуусунун мааниси кандай?

### § 4. Археология жана нумизматика илимдеринин тарыхтагы орду



#### Негизги даталар:

XIX к. 2-жар.- Кыргызстандагы археологиялык изилдөөлөрдүн башталышы.

3-мин жылдыктарда. – Кытай тыйындарынын пайда болушу.

VIII к. – Түргөш тыйындарынын чыгарылышы.

XI к. – Каражандар тыйынынын чегилиши.

✓ **Түшүнүктөр:** археология, маданий катмар, нумизматика.

**Археологиялык булактар жана изилдеолор.** Тарыхты изилдөөдө жазма даректер отө чон жардам берерине күбө болдук. Демек, ошол жазмалардагы болгон окуялар кайсыл жерде кандай шаарларда болгондукун адамдардын жашоотиричилигинде эмнелер пайдаланылганын, алар калтырган эстеликтерден табууга болот. Мынданай эстеликтерди археология илими изилдөө жүргүзөрүн мурунку темалардан биле-биз. Кыргызстанда алгачкы археологиялык изилдөө иштепи XIX кылымдын 2-жарымынан жүргүзүлө баштаган.

Алгачкы адамдардын турак-жайлары, шаар чалдыбарлары, эмгек куралдары, көрүстөндөр, аска-бетиндеги сүрөттөр, жазуулар ж.б. археологиялык булактар болуп саналат. Алар аркылуу байыркы элдердин турмуш-тиричилиги, каада-салты боюнча маалымат алабыз. Бул үчүн археологдор дыкаттык менен изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Жазма, оозеки булактарга таянып археологдор изилдей турган жерлерди аныкташып, картага түшүрүп эстеликтерди казып, табылган буюмдарды изилдешет. Табигый илимдердин же-тишкендиктерин пайдаланышып табылга буюмдардын доорлорун так аныкташат.

Археологдор табылган эмгек куралдарына жараша адам баласынын басып откөн жолун тарыхый үч доорго болушет. Таш, коло жана темир доорлору. Бул мезгилдерге тиешелүү эмгек куралдары Кыргызстандын бардык аймактарынан табылган.


**Археологиялык табылгалар.** Кыргызстандын аймагында табылган археологиялык эстеликтер аркылуу бол аймактарда адамдар байыртадан эле мекендей, келишкенин биле-биз. Адам баласынын алгачкы турак-жайынан баштап, алар орун-очок алган кыштак, шаар калдыктары, өз мезгилине



Коло доорундагы чопо идиш.



Байыркы адамдар жашаган үнкүрлөр.



Сулайман тоо.  
Бабурдун үйү.

жараша эмгек куралдары, согуштук куралдары жана турмуш-тиричиликке пайдалануучу буюмдарын колдонулғасарды өнүктүрүп отурган. Үнкүр бетиндеги сүрөттөрдөн баштап, ар кандай кооздук буюмдарга түшүрүлгөн сүрөт-юуулар, көркөм өнөрдүн өнүккөнүн билдирет. Андан тышкары ташка, жыгачка, металлга түшүрүлгөн жазуулар алардын маданиятынын өнүккөнүнүн күбөсү. Адамдарды акыркы сапарга узатуу, аны каастарлап көмүү жана ага арнап ырым-жырым кылып, эстелик орнотуу салтка айлангандыгын көрүстөндөр, күмбөздөр жана балбалдар аныктап турат. Тарыхый-маданий эстеликтердин көпчүлүгү археологиялык маданий катмарларда сакталган.

Маданий катмар дегенибиз – адамзаттын турмушун, чыгармачылыгын чагылдырган археологиялык калдыктардын катмары. Адам жашаган жерде калган буюмдар, эмгек куралдары, тамак-аш калдыктары маданий катмарды түзөт. Археологиялык казууларда маданий катмарлар табылып, алардын ар биригин доору аныкталат. Табылган буюмдар аркылуу ошол доор, ал мезгилдеги калктын маданияты тууралуу маалымат алынат. Маданий катмарлардын жалпы калыңдыгы бир канча миллиметрден ондогон метрге чейин жеткен учурлар кездешет. Археологдордун тынбаган эмгегинин натыйжасында тарыхта улуу ачылыштар жасалып келет.

Алсак, 2000-жылы октябрь айында Ош шаарынын 3000-жылдыгын белгиледик. Ош турак жайын изилдеген профессор, археолог Заднепровский Юрий Александрович андагы эң эски маданий катмардагы буюмдарды химиялык талдоодон откоруп, анын негизинде табылган буюмдар мындан 3000 жыл мурун колдонулганын далилдеген. Ошентип, Ош шаары Орто Азиядагы эң байыркы шаар экендиги аныкталды.

**Акча-тыйындардын келип чыгышы. Нумизматика деген зөмие?** Байыркы замandan бери адамдар жашоо-тиричилигиге керектелүүчүү нерселерди айры баштоо жолу менен өзүнде



Карахандар мезгилдеги тыйын.



«Мырза Арслан Бильге-каган Фан тыйыны».

жок нерселерди толуктап келген. Мал баккан уруулар отурукташкан уруулардан өздөрүнө керектүүлөрдү айры баштап алыш турушкан. Барган сайын буюмдардын баалуулугу артып, ага тен келген буюмдар талап кылыша баштайт. Бул акчанын пайда болуусун шарттаган. Жүгүрттүү жана тейлөө каражаты катары колдонулуучу металлдан жасалган акча бирдиги – тыйын келип чыккан. Алгачкы тыйындар мындан 3 мин жыл мурда Кытайдын пайда болуп, андан кийин башка өлкөлөргө тараган. Табылган тыйындарды изилдөөчү илим нумизматика. Нумизматика (лат. Numisma – тыйын) – тыйын жана акча-товар мамилелерин үйрөтүүчү тарых илиминин көмөкчү тармагы. Нумизматика илиминде атайы кабыл алынган түшүнүктөр колдонулат. Тыйындын бет мандай жагы – аверс деп аталат. Анда мамлекеттин герби же мамлекет башчысынын сүрөтү түшүрүлөт. Тыйындын кыры – гурт деп аталган. Анда сүрөт же жазуу түшүрүлгөн. Кыргызстандын аймагынан көптөгөн тыйындар табылган. Себеби б.з.ч. II кылымдан баштап Батыш менен Чыгышты бириктирген Улуу Жибек жолу Борбордук Тенир-Тоо аймагынан етүп, соода-сатык дүркүрөп өнүккөн. Соода жолдорун жандай чон-чон шаарлар курулуп, мамлекеттер тыйын чыгарып, кенири соода жүргүзүүгө ёболгө түзүшкөн. Биздин аймакта мындан 2 мин жыл мурда Кытайдын чегилген тыйындар табылган. Тан династиясынын тыйындары VIII к. баштап Суябда түргөш тыйындары чыгарылган. Жети-Суунун башка шаарларында кытай тыйындарына окшоштурулган тыйындар чыгарылган. Мисалы карлуктардын «Мырза Арслан Бильге-каган Фан» тыйыны чыккан. XI к. карахандар да тыйындарын чыгара башташкан. XV к. таандык Ош шаарынын базарларында Тимур тукумдарына тийиштүү жез тыйындар жүгүртүлө баштаган. Демек бул тыйындар бизге Улуу Жибек жолунун өнүгүшүн, карлук, карахан мамлекеттеринин тарыхын тактоого да чон жардамын тийгизди. Кыргызстандын аймагында монгол-татар баскынчылыгынан кийин тыйын чыгаруу токтолтулган. XVIII кылымда Кокон хандыгынын негизделиши жана Кыргызстанды басып алгандан кийин бул аймактарда Кокондо чегилген тыйындар пайда болгон. XIX кылымдын 50-жылдарынан кийин Кыргыз жергесин кыдырган Казак окумуштуусу Чокан Валиханов кыргыздар акча бирдиги катары ан-терилерди, малды, кытай жамбысын пайдаланганын жазат. Кыргызстан Россия империясына каратаылгандан кийин орус акчалары пайдаланыла баштаган.



## Муну билүү кызыктуу

Археологиялык табылга жөнүндө маалымат. Ош түрлөк жайы  
PDF Compressor Free Version

Коло дооруна таандык археологиялык эстелик Сулайман тоосунда орун алган. Таш жана коло доорлуруна тиешелүү куралдардын калдыктары, асса бетине түшүрүлгөн сүрөттөр жана көрүстөндөр изилденген. 1947-жылы оюу түшүрүлгөн чопо идиштин калдыгы табылып, ал дайканчылык жана мал чарбачылыгы менен кесиптенген коло доорундагы урууларга тиешелүү экени аныкталган. 1976-жылы тоонун боорундагы музейге жол салууда карапа идиши табылган. Казуу учурунда жер бетинен эки метр терендикте шагыл менен жабылып жаткан, бир кезде адам жашаган, аянттагы чарбачылыкка пайдалануучу үч тегерек оросу бар сокмо топурактуу жер ачылган. Бул жердеги маданий катмар үстүнөн шагыл менен жабылып, калыңдыгы 1 м жеткен. Казылып жатканда көптөгөн ар түрдүү кооздуктагы карапа буюмдары табылган. Археолог Ю. А. Заднепровский жетектеген окумуштуулар тоонун этегинен темөн карай кеткен тектиричелерде түрлөк жайлар жайгашканын байкашкан. Бул аймактарды изилдөөдө ар кандай түстөгү боек менен кооздолгон идиштер, чопо идиштердин 5000 миндөн ашуун сыйныктары, акак таш шурулар, 140 таш куралдары жана тешиктери бар чүкөлөр табылган. Көптөгөн табылгалар Сулайман тоосунун боорунда жайгашкан музейде бүгүнкү күнгө чейин сакталууда.



## Жазып алып, эске тут:

**Археология** – адам баласынын байыркы тарыхын зат түрүндөгү булактар боюнча таанып, изилдөөчү илим.

**Маданий катмарлар** – адамзаттын турмушун, чыгармачылыгын чагылдырган археологиялык калдыктардын катмары.

**Нумизматика** – тыйын жана акча-товар мамилелерин изилдөөчү илим.



## Суроолор жана тапшырмалар:

1. Археология деген эмне жана ал тарыхты изилдөөдө кандай маанине ээ?
2. Кыргызстандын аймагында табылган археологиялык эстеликтеге мүнөздөмө бергиле.
3. Тыйындар жөнүндө изилдеген илим эмне деп аталаат?
4. Кыргызстанда тыйындар кайсыл мезгилдерде кенири пайдаланылган экен?
5. Ош түрлөк жайын изилдөө кыргыз тарыхына кандай салым коштуу.
6. Кыргызстандын аймагынан табылган кандайдыр бир эстелик жөнүндө чакан ангеме жазғыла.

## § 5. Тарыхый убакыттын чен-өлчөмү (Хронология илими)



### Негизги даталар:

Б.з.ч. 4–3-мин жылдыктарда – эң алгачкы ай календарынын пайда болушу.

Б.з.ч. 4-мин жылдык – Египетте күн календары чыккан.

Б.з.ч. 46-жылы – Римде Юлиан календарынын жаралышы.

Б.з.ч. 1582-жылы – Григориан календарынын түзүлүшү.




### Түшүнүктөр: хронология, календарь.

Тарыхты окуп үйрөнүүдө, тиги же бул окуя качан болуп откөн, кайсыл окуя эрте же кайсынысы кеч болгонун билүү керек. Биз убакыт чен-өлчөмдөрү төмөндөгүдөй бөлүнөөрүн билебиз, он эки ай – жылды, жүз жыл – кылымды, ал эми он кылым – мин жылдыкты түзөт. Убакыттын чен-өлчөмүсүз адам баласынын тарыхын, андагы маанилүү окуяларды билүүгө болбийт. Тарых дал ушул убакыт чен-өлчөмдөрдөн турат.

Убакыттын чен-өлчөмдөрүн изилдеп үйрөтө турган илим, бул – Хронология. **Хронология** (грекче «хронос» – мезгил – «логос» – илим) – убакыт чен-өлчөмүн жана тарыхый онүнгүшүн окутат.

**Убакыт чен бирдиктери.** Алгачкы адамдардын убакыт чен-өлчөмдөрүн эсептөөгө мүмкүнчүлүгү жеткен эмес. Барган сайын жашоонун татаалдашы, турмуштук керектөөнүн осушу ошол эле убакта адамдын акыл-эсисинин бир кыйла деңгээлде орчышу менен айлана-чөйрөгө байкоо салуу, убакытты андап билүү, аларды ажыратып бөлүү өркүндөп отурган. Мындан бир нече мин жылдар мурун адамдар күн менен түндүн айырмасын, убакытты күн саноо (сутка) менен эсептөөнү үйрөнүшкөн. Алар мындай деп айтышкан: «беш күн мурун катуу жаан жааган» же «жети күндөн кийин уруулар аңчылыкка чыгат». Бирок убакыттын чон бөлүгүн күн саноо менен өлчөө жетиштүү болгон эмес. Алар түнкүсүн айдын формасынын өзгөрүшүн байкашкан. Алар айдын кәэде орок түрүндө, кәэде жарымы толук, ал эми кәэ бир учурда



толук болгонун карап, айдын өзгөрүшүнө жарааша ай эсебиң чыгарышкан. Ошентип алгачкы ай эсеби жаралган. Эми алар убакытты күн гана эмес, ай менен эсептей башташкан. Барабара дыйканчылыктын өнүгүшү, жер айдоо, түшүм жыюу мезгилдерин аныктоо менен убакытты жыл менен эсептөө өздөштүрүлгөн. Жыл узактыгы, же анын өлчөмүн 365 күн экендигин адамзаттын тарыхында биринчи жолу Байыркы Египеттиктер эсептеп чыгарышкан. Ошентип байыркы мезгилде адамдар алгач күн менен түндү, күндү, андан соң айды, жуманы, жылды ажыратышкан. Жазуунун өздөштүрүлүшү менен календар түзүүнү үйрөнүшкөн.

**Календардын пайда болушу.** Календарь убакыт өлчөмүн аныктоочу система. Бул сөз латын сөзүнөн келип чыккан «календарь» – ар бир айдын биринчи күнү дегенди түшүндүрөт. Эн алгачкы календарь б.з.ч. 4–3-мин жылдыктарда пайда болуп, ал ай календары деп аталашп, ар бир ай 29 жана 30 күндөн турган. Анда 12 ай же 354 күн эсептелген.

Б.з.ч. 4-мин жылдыкта Египетте күн календары чыккан. Египеттик жыл 365 күнгө барабар болгон. Анда 12 ай болуп, ар бир ай 30 күндөн турган.

Байыркы Римде б.з.ч. VIII кылымда ай-күн календары колдонулуп, ал 355 күндөн туруп, 12 айга болунгөн. Ар бир ай 29–31 күндөн туруп жаңы жыл 1-марttan башталган. Кийин календарды тактоо максатында б.з.ч. 46-жылы Рим императору Юлий Цезар реформа жүргүзүүгө буйрук берген. Жаңы календарды түзүп чыгуу үчүн Александрия шаарынан белгилүү астроном Созиген чакыртылган. Алар египеттик календардын негизинде жаңы календарды иштеп чыгышып, ал Юлиан календары деп аталган жана б.з. XVI кылымына чейин эч өзгөртүүсүз пайдаланылып келген. Жаңы Юлиан календары боюнча айлар төмөндөгүдөй аталган.

Айлар	Атальштары жана түшүндүрмөлөрү
1 Январь	«Януариус» – Рим империясындагы убакыттын кудайы Януска арналган.
2 Февраль	«Фебруариус» – тазалануу айы деп римдиктер жаман жоруктардан, күнөөлөрдөн арылуу майрамын откорушкан.
3 Март	«Мартиус» – согуштун кудайы Марска арналган.
4 Апрель	«Апрелис» – күн ысып, көк чыккан, гүлдөгөн деген мааниде.
5 Май	«Майус» – жаздын, тоонун, түшүмдүн кудайынын урматына арналган.

6 Июнь	«Юниус» – асмандын кудайы Юпитердин жубайы Юонон кудайына арналган.
7 Июль	«Юлиус» – Рим императору Юлий Цезарга арналган.
8 Август	«Августус» – Рим императору Октвиан Августтун урматына арналган.
9 Сентябрь	«Септембер» – латынча «жетинчи», мурда Римдиктер жаңы жылды марттан башташчу, ошондуктан сентябрь жетинчи ай болгон.
10 Октябрь	«Октябер» – латынча «сегизинчи».
11 Ноябрь	«Новембер» – латынча «тогузунчү».
12 Декабрь	«Децембер» – латынча «онунчү» дегенди билдириген.

Акыркы үч ай мурдагы жаңы жылды март айынан баштап саноодон алынган.

Бүгүнкү биз колдонуп жаткан календарь 1582-жылы Рим папасы Григорий XIII тарабынан негизделип Григориан календары деп аталаат. Бул календарды түзүүдө италиялык окумуштуу, врач, математик жана астроном Алоизий Лилионун эмгеги зор.

Григориан календары боюнча жылдын узактыгы 365 күн, 5 saat, 49 минут, 12 секундадан турат. Бул календарь алгач Италия, Франция, Испания, Португалия, Польша ж.б. мамлекеттерде колдонулуп, Россияда 1918-жылдан баштап колдонула баштаган.

**Кыргыздар колдонгон жыл эсеби.** Кыргыздар Чыгыш элдерине киргендиктен ар бир жыл жаныбардын атынан коюлан. 12 жаныбардын аты менен жылды айырмалашкан. 12

Жылдардын кыргызча аталышы	Айлар	Айлардын кыргызча аталышы	Айлардын орусча аталышы
Чычкан	1-ай	Жалган куран	Февраль
Уй	2-ай	Чын куран	Март
Барс	3-ай	Бугу	Апрель
Коен	4-ай	Кулжа	Май
Улуу	5-ай	Теке	Июнь
Жылан	6-ай	Баш оона	Июль
Жылкы	7-ай	Аяк оона	Август
Кой	8-ай	Тогуздун айы	Сентябрь
Мечин	9-ай	Жетинин айы	Октябрь
Тоок	10-ай	Бештин айы	Ноябрь
Ит	11-ай	Үчтүн айы	Декабрь
Донуз	12-ай	Бирдин айы	Январь

жыл өткөндөн кийин 13-жыл адамдын бир мүчөлү деп эсептеген. Мүчөлдү, жылдарды сүрүштүрүү менен адамнын жашын, окуянын болгон жылын текташчу. Бир жылда 360 күн бар деп, аны 12 айга бөлүшкөн. Кыргыздарда ай эсеби көчмөн турмуштун тажрыйбасында байыркы заманда эле пайда болгон.

Демек, кыргыздар дүйнөдөгү башка элдердей эле байыртадан бери эле жыл, ай, күн эсебин жүргүзүп келишкен.

Кыргыздар күн саноону фарс тилинен алып колдонушкан.

Күндер	Фарс тилинен алынып кыргызча аталышы	Орусча аталышы
1-күн	Дүйшөмбү	Понедельник
2-күн	Шейшемби	Вторник
3-күн	Шаршемби	Среда
4-күн	Бейшемби	Четверг
5-күн	Жума	Пятница
6-күн	Ишемби	Суббота
7-күн	Жекшемби	Воскресенье

### Муну билүү кызыктуу

Нарын облусунун борборунда төрт чарчы көзөнөгү бар, адаттан тыш кытай коло «тыйыны» табылган. Анда жаныбарлардын – жыландын, короздун, ажыдаардын, жылкынын сүрөттөрү түшүрүлген. Бул орто кылымдагы чыгыш календары болгон. Мында бизге бүгүнкү күнде көнүмүш болгон күндер менен айлардын ордуна жылдар белгиленген. Он эки жылдык циклүү чыгыш календарын Борбордук Азиянын көчмөндөрү түзгөн деп эсептелет.

Ар бир боз үй ез алдынча «планетарий» болгон. Байыркы астрономдор Юпитер күндүн айланасында 12 жылда толук айланы турганын аныкташкан. Айлананы Юпитердин жолунун он эки барабар белүгүнө бөлүп, алар ал бөлүктөрдүн ар бирине белгилүү жаныбардын атын беришкен.

Календарь ушундайча түзүлгөн, ал эми биринчи алмаштырган жаныбарлардын ыраатын унуп калбаш учүн байыркы кытайлыктар ушундай анча чоң эмес «чөнтөк календарларын» чыгарышкан.



### Жазып алып, эске тут:

**Хронология** – убакыттын чен-өлчөм системасын жана анын тарыхын онүгүүсүн окутат.

**Календарь** – ар бир айдын биринчи күнү дегенди түшүндүрөт.

### Суроолор жана тапшырмалар:

- 1. Тарыхый окуялардын убактысын тактоого кайсыл илим комоктошот?
- 2. Убакыт чен-бирдиги кандайча аныкталган?
- 3. Календардын онүгүү этаптары кандай жүргөн?
- 4. Кыргыздар жыл эсебин кандайча жүргүзүшкөн?
- 5. Убакыттын чен-олчомун аныктан чыгуу адамзаттын онүгүшүндө кандай роль ойногон?

### § 6. Тарыхты окууудагы картанын орду

- ✓ Түшүнүктөр: карта, тарыхый карта.

**Тарыхты окуудагы картанын орду.** Тарыхты изилдеп тактоодо дагы бир өтө маанилүү нерсе, бизге чейинки ошол окуялар кайда, кайсы жерде болгондугун айгинелөөчү карта болуп эсептелет. Дүйнө тарыхында анын ичинде кыргыз тарыхында да адамдар отурукташкан жерлер, шаарлар, соода жолдору, ири согуштук салгылашуулар, архитектуралык эстеликтер, дегеле тарыхый окуялар карта бетине түшүрүлүүсү менен гана чыныгы тарыхты далилдешет. Карта (нем. Karte; түп нуска; гр. Chartes – жазуу үчүн пайдаланылуучу папирус барагы) – жер бетинин, жылдыздардын же алардын айрым болуктөрүнүн кичирейтилип, жалпыланып берилиши. Картанын түрлөрү болот, мисалы: географиялык карта, тарыхый карта, контур карта ж.б. Тарыхый картанын негизги мааниси кандайдыр бир тарыхый окуяларды, мамлекеттердин жайгашкан жерлерин, жаратылыш шарттарын, ири мамлекет аралык жана соода жолдорун аныктоого жардам бергендингинде. **Тарыхта колдонулууучу негизги карта – тарыхый карта деп аталац.** Тарыхый карта чоң өзгөчөлүктөрө ээ, анда байыркы мамлекеттердин келип чыгышын, анын ордуунун өзгөрүүсүн, аскерлердин жүрүштөрүн, соода жолдорун ж.б. оной эле билүүгө болот. Анткени, картада көрсөтүлгөн атайын белгилер менен символдор чоң жардам берет.

Тарыхый картада мамлекеттердин келип чыгышын, анын ордуунун өзгөрүүсүн, аскерлердин жүрүштөрүн, соода жолдорун ж.б. оной эле билүүгө болот. Анткени, картада көрсөтүлгөн атайын белгилер менен символдор чоң жардам берет.

Тарыхый картадагы шарттуу белгилер жана анын түшүндүрмөлөрү:


PDF Compressor Free Version

Шарттуу белгилер	Сүрөт	Мааниси
Түстүү аралдар		Мамлекеттердин аймактары ж.б.
Сызыктар (үзгүлтүксүз, пунктирлүү)		Өлкөлөрдүн аймактары, кандай-дир бир окуялардын жалпылыгы
Жебечелер (үзгүлтүктүү)		Адамдардын жер которуулары
Жебелердин кендиги		Аскердик соккулар, жүрүштөр
Тегерекчелер (пунсон)		Шаарлар
Кайчылашкан кыска кураалдар		Салгылашуу орду
Штрихтер		Мамлекеттин аймагындагы негизги окуялар, бөтөн жерлер
Ичинде тищчелери бар тегерекчелер		Камалоого алынган шаар

Тарыхый карталарды түзүүдө төмөнкү эрежелер сакталууга тийиш.

- Картага түшүрүлгөн аймак сөзсүз тарыхый бир доорду чагылдырат.
- Картага түшкөн мамлекеттин негизги аймагы жана ал басып алган чөлкөмдер ар кандай түстөр менен белгиленет.
- Шарттуу белгилер менен кошуундардын бир жерден экинчи жерге жылуусу, ири согуш болуп откон аймактар менен каратылган чөлкөмдөр, окуялардын даталары корсotулот.
- Мамлекеттер менен шаарлардын жана жер-суулардын атальышы ошол мезгилдеги аттары менен берилет.

**Кыргыздар дүйнө картасында.** Байыркы мезгилдерде эле грек аалымдары, саякатчылары өздөрү билген көптөгөн мамлекеттерди, алардын чек араларын, өлкө ичиндеги дарыяларды, шаарларды картага түшүрүүгө аракет жасап келиш-



Махмуд Кашгари түзгөн дүйнөнүн түстүү картасы.

кен. Алсак байыркы грек астроному, математик, карта түзүүчү Птолемей дүйнөнүн жана ири мамлекеттердин 53 картасын тартып кеткен. Көптөгөн кылымдар бою бул дүйнөнүн картасы тарыхта чон роль ойноп келди. Европада бул карта XVI к. чейин негизги карта катары пайдаланылган. Бирок кийин көптөгөн мамлекеттер өз карталарын түзүп, аны дүйнө картасына тенеө күч алган. Эн кызыгы, ал карталарда кыргыз жерлери да көрсөтүлө баштаган. Мисалы: 1526-жылы түзүлгөн «Москва мамлекетинин картасында» кыргыз (Kirges) азыркы аймагы буюнча корсotулгөн.

Дүйнө картасын түзүү аракети орто кылымда Борбордук Азияда да башталган. Окумуштуу бабабыз, жердешибиз Махмуд Кашгари XI кылымда Дүйнөнүн түстүү картасын түзгөн. Ал карта аркылуу биз X-XI кылымдардагы Кыргызстандын аймагын жана ага коншу мамлекеттер тууралуу билдик. Махмуд Кашгаринин картасы өз мезгилиндеги карталардан толук айырмаланып турат. Карта тегерек формада жасалып түстүү болгон. Эмне үчүн тегерек формасында берилген? – деген суроо туулушу мүмкүн. Балким Махмуд Кашгари дүйнөнү, ааламды тегерек шар формасында элестетүү менен аны картага түшүрсө керек. Картада дүйнөнүн борбору катары ыйык Ысык-Көл, Борбордук Тенир-Тоо аймагы жана өзү туулуп өскөн Барсан шаары көрсөтүлгөн. Ал эми орто кылымдагы Европа картасында дүйнөнүн борбору Рим, андан кийин Иерусалим шаарлары болгон. Мусулман карталарында дүйнө борбору катары Мекке шаары берилген. Кыргыз аймагы болгон Өтүкен, Өзгөн шаарлары киргизилип, андан сырткары батышта Венгрияга чейинки, ал эми чыгышта Япония жерлери картадан өз орундарын табышкан. Ар бир аймак, ээлик шарттуу түрдө чек аралар менен белгиленип, тоолор, дарыялар түшүрүлгөн. Албетте, бул карта кыргыз тарыхын окууда өзгөчө маалымат болагы болуп калды.

#### Жазып алып, эске тут:

**Карта** – жер бетинин, жылдыздардын же алардын айрым болукторунун кичиретилип, жалпыланып берилиши.

**Тарыхта колдонулуучу негизги карта** – тарыхый карта деп аталаат.

#### Суроолор жана тапшырмалар:

- Карта деген эмне, анын тарыхты окутуудагы мааниси кандай?
- Шарттуу белгилер эмнени түшүндүрөт? Мисал келтиргиле.
- Картаны түзүүдө кандай эрежелер сакталыш керек?
- Махмуд Кашгаринин Дүйнө картасынын өзгөчөлүгү кандай?

II БӨЛҮМ. КЫРГЫЗСТАН БАЙЫРКЫ ДООРДОН  
БҮГҮНКҮ КҮНГӨ ЧЕЙИН PDF Compressor Free Version

## II ГЛАВА. БИЗДИН МЕКЕН БАЙЫРКЫ МЕЗГИЛДЕ

## § 7. Кыргызстандын аймагындагы алгачкы жамааттык кoom

## **1** Негизги даталар:

3 миллион жыл мурда – Адам баласы пайда болгон.  
800–100 мин жыл мурда – Кыргызстанда таш дооруна таандык алгачкы адамдардын издери табылган.  
Б.з.ч. 5–3 мин жылдыктар – малчылык жана дыйканчылык чарбасы келип чыккан.  
Б.з.ч. 3 мин жылдыкта – коло доору башталган.


✓ Түшүнүктөр: таш доору, жамааттык коом, уруулук коом.

**Таш доору. Тенир-Тоодогу алгачкы адамдар.** Жер жүзүндө мындан 3 миллион жыл илгери адам баласы жараплан. Алгач алар тұз басууну, кийин әмгек куралдарын жасоону жана отту пайдаланууну өздөштүрүшкөн. Кийинчөрәек алар сүйлөгөндү үйрөнүп, карым-катнашкан откөндөн баштап, адамзаттын тарыхый өнүгүү доору башталат. Адам изи эң алгач Чыгыш Африкада жана Ява аралында табылған. Мындан



миллион жыл мурун алар Европа, андан кийин Азия чөлкөмүнө, анын ичинде азыркы Кыргызстандын аймагына тараган. Алгачкы адамдын изи бизге алардын таштан жасалган эмгек куралдары аркылуу белгилүү болду. «Таш доору» деген аталыш ошол мезгилдеги адамдар пайдаланган куралдардан улам аталган. Ал куралдар кырдуу таштар жана жер казуучу союлдар эле. Алгачкы адамзаттын тарыхый өнүгүүсү таш кылымы деп аталды. Адамдар акырындык менен эмгек куралдарын өнүктүрүп отурган. Алардын жасаган таш куралдарынын өнүгүшүнө карата таш доору үч мезгилге бөлүнөт: байыркы таш кылымы (*палеолит*), орто таш кылымы (*мезолит*) жана жаны таш кылымы (*неолит*). Азыркы Кыргызстандын аймагындагы алгачкы адамдардын издері байыркы таш кылымына (800–100 мин жыл илгерки) тиешелүү.

Эн байыркы эмгек куралы Борбордук Тенир-Тоодо, Он-Арча суусунун боюнда, Кожо-Бакырган-Сайда, Саламат-Булакка жакын Ак-Өлөн жергесинен табылган. Арпа жергесиндең үнкүрдөн табылган таш куралдары мезолит жана неолит мезгилине туура келет. Жергиликтүү эл бул үнкүрдү Семетей үнкүру деп аташкан. Байыркы мезгилде адамдар бекем таш куралдарын жасоо үчүн бекем таш тектерин издешкен. Баткен аймагында Капчыгай, Ўй-Таш жергелери мыкты таш тектерине бай болуп, таш куралдары ушул жерлерде көбүрөөк табылган. Алар өтө жөнөкөй болгон. Бул куралдарды алгачкы адамдар анчылыкка, башка иштерге колдонушкан. Мындай куралдар менен жашоо өтө оор болгондук-



тан, алар биргелешип жашоого аргасыз болушкан. Ошондуктан адамдар «үйүр-үйүр» болуп, толтошуп жашап, биргелешип анчылык кылышып, жырткычтардан сактансышкан. «Үйүрдөгү» адамдардын саны 25–50гө чейин жеткен.

Миндерген жылдар ичинде эмгек куралдары акырындык менен жакшыртыла баштаган. Адамдын жашоосунда отту пайдалануу чон жетишкендик болгон. От адамды жылтышып, алар жашаган үнкүрдү жарык кылышып, жырткыч айбанаттардан коргогон.

**Алгачкы адамдардын аң уулоосу жана чарбачылыгы.** Байыркы адамдардын алгачкы чарбачылыгы чогултуучулук болгон. Алгачкы адамдар жаратылыш азыктарын даяр түрүндө гана колдонгон. «Үйүрдөгү» эркектер аң уулоого кеткенде, аялдар жана жаш балдар үнкүрлөрдөн анча алыс эмес жерлерден жер-жемиштерди чогултушкан. 40–30 мин жыл мурун *гомо сапиенс* (акыл-эстүү адам) жараган. Алардын сырткы көрүнүшү азыркы адамдардан аз эле айырмаланган. Алар ой жүгүртүшүп, өз ойлорун бири-бирине сөз менен түшүнүрүүгө жетишишкен. Өлгөн адамдар жерге коюла баштаган. Болжол менен 40 мин жыл мурда Кыргызстан менен ئىزبەكتەندىن чек арасындагы Тешик-Таш үнкүрүнөн археологдор 8–9 жаштагы баланын соөгүн табышкан. Анын жанына тоо эчкинин мүйүздөрү коюлган. Мүрзөнүн үстүн таш менен корумдашкан. 30 мин жыл илгери алгачкы адамдар «үйүрү» уруулук жамаатка өткөн. Уруулук жамаат кандаш бир туугандардан турган, алар биргелешип жашап, тапкан ташыгандарына тен ээлик кылышкан. Кыргызстандын аймагынан орто таш дооруна (мезолит) тиешелүү анчылардын туректары да табылган. Алар Сох суусунун боюнда, Таш-Көмүр шаарында бийик тоолуу Ак-Сайда, Арпа өрөөндөрүндө



Тешик-Таш үнкүрүнөн табылган бала. Герасимовдун реконструкциясы.



Алгачкы жер иштетүү.  
(Д.Акматовдун сүрөтү.)

жана Чатыр-Көлдүн айланасында болгон. Бул мезгилдеги адамдар жаа менен жебени пайдаланышкан. Эмгек куралдары бир топ жакшырган, адамдардын аркар, элик, тоо теке ж.б. жаныбарларга анчылык кылуусу женилдеген. Турак жайларга болгон мамиле өзгөргөн, жаныбарлардын соөкторү өзүнчө казылган андарга ыргытылган, тазалык өздөштүрүлгөн. Адамзаттын жашоосунда б.з.ч. 5–3-мин жылдыктарда чон өзгөрүш болгон. Адамдар жерди иштете баштаپ, өсүмдүктөрдү өстүрө баштаган. Ошол эле мезгилде жапайы айбанаттар колго үйрөтүлүп, багылган.

**Жаны таш доорунда (неолит): дыйканчылык жана мал чарбачылыгы пайда болду.** Ала-Тоо жана Алай аймактарында жаны таш кылым адамдары малчылык менен күн көрүшкөн. Кой, эчки, жылкы багып, андан эт, сүт, жүн алышкан. Ал эми түздүктөрдө дыйканчылык өздөштүрүлүп, арпа, таруу, буудай эгилген. Азыркы Бишкек шаарынан, Аламудүн суусунун боюнан, Токмок шаарынан Борбордук Тенир-Тоонун ж.б. аймактарынан өзгөчө дыйканчылыкка ылайыктастырылган эмгек куралдары жана карапа идиштердин сыйнкытары табылган.

Неолит мезгилинде куралдар бир кыйла жакшырган. Таштарга миз чыгарышкан. Алардан таш балта, кетмен жасашкан. Алгачкы адамдардын турмуш-тиричилигин чагылдырган эн тан калыштуу табылға бул Ак-Чункур үнкүрүндөгү сүрөттөр болуп калды. Ысык-Көлдөгү Сары-Жаз өрөөнүндөгү бийик тоодо орун алган Ак-Чункур үнкүрүнөн алгачкы адамдын колунан жараган жаныбарлардын сүрөттөрү, ошондой эле адамдардын анчылыгын жана бийин чагылдырган сүрөттөр табылган. Бул үнкүрдөгү тартылган сүрөттөр мындан 10 мин жыл илгери тартылган экен. Ал сүрөттөр – бизге ата-бабаларбызыздын өткөнүнөн, жашоо турмушунан кабар берген эстелик болуп калды.

**Металл доорунун өзгөчөлүгү.** Коомдун жашоосундагы эн чон өзгөрүш жез кенинин ачылышы менен башталган. Кенди эритүү менен андан алгачкы металл куралдарын жасашты. Жез кендери азыркы Ош обласындагы Ноокат айылында, Чаткал жана Кетмен-Төбө өрөөндөрүндө табылган. Бирок алгачкы жез куралдары аз пайдаланылган, себеби ал



Найзанын башы. Коло доору.



Коло балта.

жумшак жана морт болгон. Металлдын өнүгүү мезгили жез менен калайдын кошулмасы, колого ээ болгондон башталды. Ошентип б.з.ч. З-мин жылдыкта жаны мезгили **коло доору** башталат. Калай кенин Ысык-Көлдүн Сары-Жаз суусунун боюнан казып алышкан. Алар кендерди устаканаларга дөңгөлөктүү араба менен ташып келишкен. Ал жезге караганда бир кыйла катуу келип иштеткенге пайдалуу болгон. Коло доорунда өлгөн адамдарды жерге коюу салты кенири тараплан. Мұрзөлөргө тамак-аш, коло бычактар, ийнерлер, сойкөлөр жана билериктер, ошондой эле эркектердин жанына согуштук курал-жарактар коюлган.

Коло мезгилинде дыйканчылык бир кыйла жакшы деңгээлде өнүккөн. Жерди кетмендеп иштетүү күч алган. Ошол эле мезгилде адамдардын маданий деңгээли да кыйла өнүккөн. Буга Тогуз-Тородогу Саймалуу-Таш байыркы сүрөт топтому жана Чолпон-Ата шаарындагы таш бетиндеги сүрөттөр күбө боло алат. Малчылыктын дыйканчылыктын өнүгүшү, азыктын көбейүшү коомдогу тенсиздикти пайда кылды. Болжол менен б.з.ч. 1-мин жылдыкта колонун ордун темир баскан. Натыйжада әмгек өндүрүмдүлүгү күч алат. Аны менен бирге эле коомдогу тенсиздик күчөп, алгачкы жамааттык коом бузула баштаган. Коом таптарга бөлүнүп, адамзаттын жашоо доору жаны баскычка көтөрүлгөн. Борбордук Азиянын тоолуу жана талаалуу аймактарында уруу бирикмелири түзүлө баштаган.



### Муну билүү кызыктуу

#### Саймалуу-Таш – аска бетиндеги сүрөт галерея

«Дениз деңгээлинен үч мин метрден ашык бийик тоодогу Саймалуу-Таш капчыгайында көп сандаган аска бетиндеги сүрөттөр бар. Бул – байыркы мезгилдин эң зор сүрөт галереясы. Миндеген жылдар ичинде таштарга «сүрөт тартуу менен» адамдар бул тоопторго өздөрүнүн иш-аракеттеринин, өздөрүнүн ушул жерде болгондугунун издерин калтырышкан. Бардыгы, болуп жүз минден ашык сүрөт тартылган. Эң байыркылары б.з.ч. 2 минчинчи жылдарда тартылган – булар коло доорунун эстеликтери.



Топоз чегилген арабалар жана соколор сүрөттөлгөн көрүнүштер, өзгөчө кийимчен жана канаттардан жасалган баш кийимчен адам фигуralары – кыйла байыркы сүрөттөр.



### Жазып алып, эске тут:

**Tash dooru** – адамзат тарыхындагы узакка созулган доор, ал адам бөлүнүп чыгышынан тартып башталган.

**Адамзат коомунун алгачкы баскычы** – алгачкы жамааттык коом.

**Уруулук коом** – эне тарабынан кандаштыкка негизделген адамдардын жамааты.

### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Алгачкы адамдар куралдарды эмнеден жасашкан жана жашоо-тиричилиги кандай болгон?
2. Таш доору кандай болунот, аны эмне учун болобүз?
3. Чарбачылыктагы өзгөрүүлөр адамдардын жашоосуна кандай таасир тийгизген деп ойлойсун?
4. Картадан таш доорунун эстеликтери кайсы жерден табылганнын көрсөткүло.

### § 8. Сак уруу союздары



#### Негизги даталар:

Б.з.ч. I мин жылдыкта – Орто Азияда сактар жашаган.

Б.з.ч. VI–V кылымдар – сактар эки чон уруу союзуна биригишкен.

Б.з.ч. 530-жылы – перс падышасы Кир II сактарга кол салган.

Б.з.ч. 519-жылы – сактар баскынчы Дарий Ige карши согушушкан.



**Түшүнүктөр:** кочмон жамааттар, коомдогу тенсиздик, династия.

**Сактар жайгашкан аймактар.** Б. з. ч. I мин жылдыктын ортосунда Орто Азиянын аймактарында көчмөн элдер жашаган. Орто Азиядагы бул элдер байыркы перс тилинде – **сактар**, байыркы грек тилинде **скифтер** деп аталган. Сактар Кыргызстандын азыркы аймагын мекендеген негизги калк болгон. Б. з. ч. VI–V кылымдарда алар эки уруу союзуна бириккен. Алардын бири Каспий денизинен Борбордук Тенир-Тоого чейинки аймакты ээлешкен. Байыркы перс булактарында бул союз сак-тиграудар деп кездешет.

Сак урууларынын башка союзу Түндүк Индиядан Алайга жана Ферганага чейинки жерлерди мекендешкен. Перстер аларды сактар-хаумаварга, башкacha айтканда, «хаумуду артык көргөндөр» (ыйык өсүмдүк), деп аташкан. Азыркы Кыргызстандын аймагынын түндүк тарабында сак-тиграудар, ал эми түштүк жактарында сак-хаумаварлар жашашкан.

Сактар чыгыш Иран тилинде сүйлөшкөн. Алай, Борбордук Тенир-Тоо жана Кетмен-Төбө археологдор табышкан баш соөктөргө караганда сактар европалык түспөлдө болушкан.

**Чарбачылығы.** Кыргызстан аймагындагы сактардын негизги чарбасы көчмөн мал чарбачылық болгон. Мал же мал азыктарын коншу дыйкан урууларынын эгинине айры баштап алышкан. Грек тарыхчылары мындай деп жазган:

«Сактардын кой баккан малчылары – скиф уруулары. Алар Борбордук Азияны мекендеген кочмөндөр. Алар тириү багынып бербейт, бири-бирине адилет мамиле жасайт. Алар атчан жүрүшот жана сүт менен азыктанышат». Сактарда мал көп болгон. Ак соөктөрү бир нече мин кой жана үйүр-үйүр жылкыларга ээ болгон. Мал жыл бою талаада оттогон. Сактар кылчык жүндүү кой, эки өркөттүү төө жана өркөттүү уй багышкан. Ушундай уйлардын скелетин археологдор Ысык-Көлден табышкан. Сактар өзгөчө жылкылары менен сыймыктанышкан. Жылкылары чымыр, кичине, мойну кыска жана башы чон болгон. Алардын башкы артыкчылыгы: өздөрү тоют таап, эт, сүттү көп берип, абдан чыдамдуу келишкендигинде эле.

Сактар жайында жайлолордо боз үй сымал, көчуп-конууга оной турак-жайларда, кышында туруктуу салынган тамдарда жашашкан. Анда тамак жасоо үчүн очок болгон. Тамак-ашын негизинен эт, сүт азыктары, арпа наң түзгөн. Кээде тамак-ашка илбээсиндер эти пайдаланылган. Сактар чебер мергенчилер болушкан.

Сактар ар кыл кол өнөрчүлүктү билишken. Койдун жүнүнөн кездеме токушкан, кийиз басышкан, аны сырт кийим жана килем жасоого колдонушкан. Иштетилген териiden идиштер, кур, бут кийим, баш кийимдер жасалган. Сактардын Ала-Тоодогу коргондорунан чопо идиштер табылган. Алар



дын түбү тегерек болгон, көчмөн турмуштун шарттарына жакшы ынгайлыштырылып, бышык болгон.

Сактар жез, темир, алтын, күмүш казып алып иштетишкен, коло алууну билишкен. Темирден жана колодон курал-жарак, ошондой эле эмгек куралдарын жасашкан.

**Сактардын коомдук түзүлүшү.** Сак коомун тууган үй-бүлөлөрдүн чакан тобу көчмөн жамаат түзгөн. Бир нече көчмөн жамаат, уруулар союзуна бириккен. Сак коомунун башында эн жогорку бийликке ээ болгон хан же ханышалар турган. Бийлик муундан-муунга откөн. Сак калкынын негизин эркин жамаатчылар – катардагы көчмөн-малчылар түзгөн. Аялдар сак коомунда өзгөчө орун ээлешкен. Тарыхый булактарга караганда алар «каарман болушкан жана өздөрүнүн күйөөлөрүнө согуш учурларында жардамга келишкен». Коомдун эн төмөнкү баскычын туткунга түшкөн кулдар түзгөн. Алар чарбачылыкта кара жумуштарды гана аткарышкан: отун алып, тери иштетишкен ж.б.у.с. иштерди аткарышкан.

Б.з.ч. В кылымга карай сактарда чон байлыкка ээ болгон ак соөк адамдар пайда болгон. Пайда болгон мүлкүүк тенсиздикти сактар коюлган көрүстөндөрдөн байкоого болот. Сак падышаларынын көрүстөндөрү жалгыз жана катар тицилген көрүстөндөрдөн турат.

**Сактардын жоокердик иштери.** Ар бир эрезеге жеткен сак жоокер болуп эсептелген жана башкаруучунун чакыруусу боюнча бардык курал-жарагы жана өзүнүн аты менен жорттуулга чыгууга милдеттүү болгон. Атта жүрүүнү жана жаа атууну алар бала кездеринен эле өздөштүрүшкөн, ошондуктан сактардын атчандары дүйнөдөгү эн мыкты чабандестер деп эсептелген. Грек тарыхчысынын айттуусу боюнча Орто Азияда: «жaa менен атуучу дүйнөдөгү бардык жаачылардын ичинен эн эле чебер, бир дагы жебесин текке кетирбеген сактар байырлашкан». Жaa атканды жоокерлер эн мыкты билишкен – кандай гана абалда болбосун – ал түгүл ат чаап баратып да, артка буруулуп атканда да бутага дал тийгизишкен. Сак жоокерлеринин курал-жарактары: кыска канжарлар, кыска кылычтар-акинактар, сабында көзөнөкчесү бар жалбырак сымал найзалар, чырпыктардан токулган жана калың тери менен канталган калкандар, согуштук ай балталар болгон. Жaa кыска келип абдан бекем керилген. Жебени жыгачтан же камыштан үч кырлуу коло менен кээде темир менен учтап жасашкан. Сактар туулга кийип согушка киришкен.

Жоого жарактуу аттарды үйрөтүүгө өзгөчө көнүл бурулган. Сак армиясы атактуу болуп, онод мезгилде женилбес катары эсептелүүчү.

**Сактардын перс падышаларына каршы күроши.** Б.з.ч. VI кылымда сактар күчтүү душмандарына каршы көз карандысыздык учун күрөш жүргүзүүгө туура келген. Себеби, перс урууларын бириктирип, улуу дөөлөт түзгөн Кир Пчи сактарды басып алууну көздөгөн. Анын күчтүү армиясынын жеңиштүү чабуулдарынын натыйжасында ири мамлекеттерди өзүнө баш ийдирди.

Б.з.ч. 530-жылы жайында Кир II 200 мин жоокери менен сактардын аймагына келген. Кол салуу учун шылтоо издеп, ал элчилер аркылуу Томирис жесирдин колун сураган. Сактардын ханышасы Томирис Жети-Суу, Ысык-Көл жана Тенир-Тоо аймактарындагы сак тиграхаудардан Кир Пнин армиясына тете күч жыйнаган. Андан кийин гана Кир Пнин сунушунан баш тарткан. Бул перстер менен болгон согушка алыш келген. Бирок эки беттешүүдөн кийин эле сактар перстерди талкалай баштаган. Жерди жакшы билген сактар перстерди артынан ээрчитип капчыгайга камап, алардын эки жүз мин армиясын толук кыйраткан. Салгылашууда атактуу Кир II да курман болгон. Кир II өлгөндөн кийин Перс дөөлөтүнүн падышачылыгын Дарий I Гистасп башкарған.

Б.з.ч. 519-жылы Дарий I сактарды баш ийдирүү учун көп сандаган аскери менен кол салган. Бул мезгилде сак-тиграудалардын аскерлери чакын болгондуктан, аскерлер убагында топтолгон эмес. Ушундай кыйын кезенде Ширак деген жөнөкөй койчу өмүрүн сайшып, өз элин баскынчылардан сактап калган. Ал баатыр өзүнүн кулак-мурдун кесип, денесин канжар менен тилип, перс аскер башчысына келген, ал өз уруулары аны кыйнагандыгын жана алардан оч алуу учун алардын негизги күчү кайда жашынганын таап бермек болонун айткан. Ширак жети күн бою баскынчылардын аскерлерин күн күйгөн, суусуз чөлгө салып, перс аскерлери чекесинен кырыла баштаган. Акыры Ширактын амалын түшүнгөн аскер башчысы аны өлүм жазасына буйруган. Ошентип өз эл-жерин сүйгөн сак уулу эли учун курман болгон. Дарий I сактарды эптеп өзүнө каратканы менен анын бийлиги бекем болбоду. Баскынчыларга каршы күрөшкө катышкан Тенир-Тоолук сактар көз карапды болгон эмес жана перс дөөлөтүнүн курамына кирбей, эркиндигин сактап калышкан.



### Муну билүү кызыктуу

Алматыдан анча алыс эмес жерде жайгашкан Ысык коргонунан археологдор сактарга мунәззүү жаңы маалыматты алысты. Анда б.з.ч. V кылымда өлгөн 16–18 жашар өспүрүмдүн сөөгү жаткан, анын жанында ар түрдүү сүрөттөр түшүрүлгөн 4 минден ашык алтын тактачаларды табышты. Тактачалар кандыр бир кезде өспүрүмдүн кийимине тигилипти. Окумуштуулар казууда алардын бирин да ордунан жылдырбоого аракеттениши жана алар «алтын атамдын» костюмун калыбына келтириши. Ысык коргонундагы алтын буюмдар абдан сапаттуулугу менен айырмаланат.

### Ысык коргону



### Жазып алып, эске тут:

**Кочмон жамааттар** – кандаш бир туугандардын тобуунан турган бир жерге түрүктүү жашабаган малчылык жана дайынчылык менен алектенишкен калкташдын тобу.

**Коомдогу төцсиздик** – эмгек куралдары онүккөн сайын эмгек ондүрүмдүүлүгү осуپ, анын натыйжасында ашыкча ондүрүлгөн продуктударды уруу аксакалдарынын өздөрүнө ыйгаришып алуусу.

**Династия** – бийликтин ата-тегине жараша муундан-муунга отүшү.



### Суроолор жана тапшырмалар:

- Окумуштуулар сак урууларынын жашоо турмушун билүү учун кандай булактарды пайдаланышат?
- Сактардын чарбачылыгы жана коомдук түзүлүшү кандай болгон?
- Перс падышалары эмне учун сактарды толук баш ийдире алышкан жок, кандай ойлойсун?
- Койчу Ширактын өз өмүрүн кыйышына эмне түрткү берди, анын эрдигин кандай баалайсын?



### § 9. Усун мамлекети

#### Негизги даталар:

Б.з.ч. 160-жылы – Усундардын Борбордук Тенир-Тоого жана Жети-Сууга келиши.

Б.з.ч. 107-жылы – Усундар менен Кытайлардын ортосунда союз түзүлгөн.



**Түшүнүктөр:** күнбаг, мурас, кутум.

**Усун мамлекетинин түзүлүшү.** Тенир-Тоодогу усун эли түзгөн мамлекет, кытай жазмаларында «усунь го» (усундар

мамлекети) деп аталган. Алгач усундар Улуу Кытай дубалынын батыш жагында көчүп конуп жүрүшкөн. Б.ч. 160. жылы алар сактарды талкалап Тенир-Тоо жана Жети-Сууга келишкен. Алардын күч-кубаттуу уруу биримесине Борбордук Тенир-Тоо, Алай, Жети-Суу, Иле дарыясы андан ары Балхаш колуне чейинки аймактар кирген. Усун мамлекетинин падышасы күнбаг — «ургуу башчысы» деген титулга ээ болгон. Анын ордо шаары Чигу же Чигучэн (кызыл өрөөндөгү шаар) болгон. Археологиялык изилдөөлөр тарабынан Чигу шаарынын урандылары азыркы кездеги Ысык-Көлдүн Түпбулунун түбүндө калгандыгы аныкталды. Ал жерден усундарга тиешелүү чопо идиштер, коло оректор, канжарлар, казандар табылган. Биздин доордун башталышында көлдүн суусу көтөрүлүп Чигу шаары суу алдында калган.

Күнбаг бийлиги мураска өткөн. Усундардын маанилүү иштеринин бири согуш болуп, отө жоокер эл болушкан. Мамлекетти башкарууда күнбаг аксакалдар кенешине таянган, алар мамлекеттин маанилүү маселелерин чечишкен. Падышага мамлекетти башкарууда 16 чиновник жардам берген. Усун армиясы ошол мезгилде эң күчтүү болгон. Усун атчандары сөөк менен капиталган оор жаа, темир учтуу жебе жана темир кылыш менен куралданышкан.

**Чарбачылыгы.** Усун мамлекетинин чарбасын малчылык, дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк түзгөн. Эн негизги чарба жарым көчмөндүү мал чарбачылыгы болуп эсептелген. Жайында бийик тоолуу жайлоолордо жана кышинда өрөөндөрдө короо-короо койлорду, үйүр-үйүр жылкыларды багышкан. Негизги байлык жылкы эле. Малдын көпчүлүк болүгү усундардын ак сөөктөрүнө таандык болгон. Эн байларында 4–5 мин аргымактардын үйүрлөрү бар эле. Аларга эң мыкты жайыттар таандык болгон, мында жакырланган туугандары жана кулдар алардын жылкыларын жана койлорун багышкан. Күнбаг сан жеткис жылкы үйүрлөрүнө ээлик кылган. Ысык-Көл жана Чүй өрөөндөрүндө археологдор тарабынан



Ысык-Көл түбүндөгү карапа.



Усундардын чопо-аяктарамы.  
Ысык-Көл.

усундардын тарак жайлары табылган. Азыркы Кара-Балтаннын түндүгүнөн, ошондой эле Аламүдүн жана Кум-Арык айылдарынын жанындагы усундардын тарак жайларынан көптөгөн таш жаргылчактар, оректор жана карапа идиштер табылган. Бул эстеликтер усундардын дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк менен алектенип, жашоо-турмуш өткөрүнөн кабар берет.

**Кытай менен союз.** Б.з.ч. II кылымдын 2-жарымынан тартып усундар менен кытайлардын ортосунда өз ара байланыш түзүлөт. Кытайлар усундар менен жакшы мамиле түзүү аркылуу эзелки душманы хунндарды талкалло жана Орто Азиядагы Улуу Жибек жолуна көзөмөлдүк кылууну максат кылган. Муну ишке ашыруу үчүн Кытай императору У-Ди падыша кыздарынын бириң күнбагка аялдыкка жөнөттү. Кытай падышасынын кызына үйлонгөн күнбаг б.з.ч. 107-ж. Кытай менен союз түзгөн. Хунндардын өкүмдәрү дагы усундар мамлекетине өзүнүн таасирин жоготкусу келбей дароо эле күнбагта өзүнүн кызын берген. Убакыттын өтүшү менен чет элдик хан кыздарынын урпактары такка отурушкан же ага талапкер болушкан. Алар күнбагдын династиясында «хань» жана «хунн» деп аталган өз ара атаандашкан эки түрүктуу бутакты түзүшкөн.

**Хунндар менен болгон согуш.** Б.з.ч. I кылымдын башталышында усундар мамлекетинин башына күнбаг Унгуйми туруп, такка отурганда Фейван деген атка ээ болгон. Бул күнбаг династиянын «хань» бутагына таандык болгон. Ал дагы кытайлык хан кызына үйлонгөн. Фейван башкарып турган учурда усундардын мамлекети күч алыш, анын кадыр-баркы коншу мамлекеттер арасында өскөн. Усун күнбагынын балдары кытайлык императордун сарайында билим алышкан. Б.з.ч. I кылымдын 70-жылдарында усундардын күчөнүнөн жана кытайлар менен байланышынын өнүгүшүнөн чочулаган хунндар усун ээликтөрийн чек араларына бир нече жолу чабуул жасашкан. Ошондо Фейван Хань империясы менен хунндарга каршы биргелешкен аскердик аракеттер жөнүндө келишим түзөт. Б.з.ч. 71-жылы усундардын 50 мин аскери, 150 мин кытай армиясы менен бирдикте хунндарга кыйраткыч соккуу рушкан.

**Усун мамлекетиндеги ички чатактар.** Усундардын күч алышы Хань империясын катуу тынчсыздандырган. Ага атаандаш эмес, тил алчаак союздаш керек болуучу. Көп өтпей кытайлык ордо усундар мамлекетинин ички иштерине кийлигише баштаган.

Б.з.ч. 64-ж. күнбаг Фейван каза болгондон кийин, усундардын аксакалдар кенеши, энеси **PDF Compressor Free Version**, кору Нимини такка отургузушат. Жаны күнбаг такка отургандан кийин Куанван деген ысымга ээ болгон.

Күнбаг Куанван мамлекетти аз эле башкарды. Эл аны жакшы көрбөдү. Ак соөктөрдөн бийлик алган күнбаг алардын гана кызыкчылыгын коргоп, карапайым элге көнүл бурган эмес. Куанвандын аялы – Кытай падышасынын кызы Унгүйми Куанвандын элдин арасында кадыр-баркы жок экендигин императордук сарайга билдирген. Алардын көрсөтмөсү менен күнбагга каршы кутум уюштурулган. Кытай ханынын кызы Чигудагы ак сарайында той берип, той ортолоп калганда төрдө отурган Куанванды кутумчулардын бири кылыч менен чапкан. Бирок кылыч жаза тийип Куанван жарадар гана болгон. Кутумга катышкандардын бири кол салуудан кийин тоого качып кеткен. Андан кийин капысынан Куанванга кол салып, аны өлтүргөн.

Б.з.ч. I кылымдын 60-жылдарынын ортосунан баштап б.з.ч. 45-жылдарга чейин усун күнбагдарынын династиясынын «хүнн» жана «хань» бутактарынын ортосунда жогорку бийлик үчүн күрөш жүргөн. Бул күрөш мамлекеттин кыйрашына алыш келген.

### Тарыхый булак менен таанышшуу

**Байыркы** Кытай тарыхында усундардын баяндалышы.

«Усундардын чон гуньмосу Чигу шаарында жашайт, Чань-андан 8900 ли аралыкта, 120 000 түтүн, 630 000 адам, аскеринин саны 188 800, жери тегиз жана чөлтүү; өлкө жаанчачындку жана суук. Тоолорунда ийне жалбырактуу токой жана мань дарагы есөт. Дыйканчылык кылыштайт, ал эми малы менен суулуу жана оттуу жерлерге көчүп-конуп жүрүштөт; сырткы кебетелери хунндарга окошуп кетет. Алардын ээликтөринде жылкы көп, байлары торттоң беш мингे чейин жылкы кармашат. Алардын ээлиги эн күчтүүлөрдөн болуп эсептелет.

**Жазып алыш, эске тут:**

**Күнбаг** (гуньмо) – «уруулардын башчысы», усундардын падышасына берилген титул.

**Мурас** – атадан балага бийликтин мурасталып калышы, усун мамлекеттинин бийлиги мураска калган.

**Кутум** – бир нече адамдын бийликтөө каршы жашыруун юмдашусуу.

**Суроолор жана тапшырмалар:**

1. Усун мамлекетине мүнөздөмө бергиле:

2. Усундар менен хунндардын согушу кимдерге пайдалуу болгон?
3. Эмне үчүн Куанванга каршы кутум уюштурулду?
4. Усундардын ички чатагы эмнеге алыш келди, мамлекетке кандай таасир тийгизди?
5. «Чигу шаары» деген темада ангеме жазғыла.

### § 10. Даван мамлекети

#### Негизги даталар:

- Б.з.ч. I мин жылдык – Фергана өрөөнүндөгү Даван мамлекети.  
Б.з.ч. 103-жылы – Ферганага кытайлыктардын биринчи жортуулу.  
Б.з.ч. 101-жылы – Ферганага экинчи жортуул.

**Түшүнүктөр:** агрессор, аргымак, чийки кирпич.

**Даван мамлекети.** Фергана өрөөнүндө б.з.ч. I мин жылдыктын башталышында эле өнүккөн, күчтүү мамлекет пайдада болгон. Кытай жазмаларында ал Даван деп аталган.

Мамлекетти жергилитүү падышалардын династиясы башкарған. Алардын бийлиги ак соөктөрдөн түзүлгөн акса-калдар кенеши менен гана чектелген. Кенеш падышаларды тандаган жана алмаштырган, согуш жана тынчтык маселелерин чечкен, башка өлкөлөр менен элчилик байланыштарды түзгөн жана үзгөн.

Аксакалдар кенешинин чечими айрым шаарлардын башкаруучулары үчүн да милдеттүү болгон. Мамлекеттин таянычын эркин айылдык жамаат түзгөн. Согуш маалында алардан 60 мин адамга чейинки элдик кошуун топтолгон, алар жаа жана найзалар менен куралданган. Чарбада кулдардын эмгеги пайдаланылган, бирок кулчулук көбүнчө үй-бүлөлүк мүнөздө эле, анткени өндүрүштө айылдык жамаат негизги мааниге ээ болгон.

**Чарбасы, шаарлары.** Б.з.ч. II кылымда Даван чарбасы эн жогорку деңгээлде өнүккөн. Мамлекеттин чарбасын дыйканчылык түзгөн, жамааттагылар күрүч, буудай, пахта, беде, жүзүм өстүрүшкөн, андан эн мыкты шарап даярдашкан. Давандын сыймыгы асыл тукум аргымактар эле, алар бүткүл Борбордук Азия боюнча атак-данктуу болгон. Бул өлкөнү «көктөн түшкөн аалам аргымактарынын өлкөсү» – деп бекеринен айтышкан эмес, анткени: – «Кытай тарыхчылары давандыктарда аргымактар аябай көп. Аргымактар тердегенде кызгылт тер чыгат. Ал аргымактар жылкылардын асман тукумдарынан пайда болгон деген легендалары бар» деп тамшануу менен жазышкан.

Ферганада 70ке чейин чон жана чакан шаарлар жайгашкан. Давандын борбору Эрши шаары болгон. Шаарды оор нече чеп айланта курчап турган, борбордук болүгү чийки кыштан салынган мунаралуу калың дубалдардан турган. Даван мамлекетинин ири шаарларынын бири Ош шаары болгон.

Мамлекеттин чыгыштагы чегин Ю шаары коргогон. Чыгыштан, батыштан жана түндүктөн аны бийик мунаралуу коргонуучу дубалдар курчап турган, түштүктөн бууракандаган дарыя коргогон. Чийки кыштан курулган анча чон эмес турак ўйлөрдүн үстүндө чеп дубалдары занкайып көтөрүлүп турган.

Фергана калкы болжол менен 300 мин адамды түзгөн, тышкы көрүнүштөрү европоиддер түрүндө болгон. Кытай тарыхчылары «Давандыктардын көздөрү чункур, сакалдары коюу» деп жазышкан. Алар чыгыш иран тилдеринде сүйлөшкөн.

**Ферганага кытайлыктардын биринчи жортуулуу.** Б.з.ч. II к. аягында Фергана калкы Кытайдагы Хань династиясынын агресивдүү жортуулуна каршы күрөшүүгө дуушар болгон.

У-Ди б.з.ч. 105-ж. алар усундар менен союз түзгөндөн кийин Фергананы басып алууну жана Фергана аркылуу өткөн Улуу Жибек жолуна ээлик кылууну көздөгөн. У-Ди Ферганага алардын аргымактарын сатып алуу үчүн элчи жөнөткөн. Аксакалдар кенеши аргымактарды кытайлыктарга сатуудан баш тартышкан.

Император алты мин атчанды жана бир нече мин жоо аскерди аскер башчысы Ли Гуанлинин жетекчилигинде жортуулга жөнөтөт. Б.з.ч. 103-ж. кытай аскерлери оор салгылашуулар менен тоону ашып Ю шаарына жеткен, шаарды курчоого алган. Кытай аскерлери шаарга чабуул кооп, аны бағынткан. Бирок андан аркы согуштук аракеттер үчүн күч жетпей, Ли Гуанли чегинүүгө буйрук берген. Ферганага жортуул ийгиликсиз аяктаган. Кытайга ар бир беш жоокердин бири гана келген.



Таш бетине чегилген жылкы.  
Ош. Б.з.ч. 1 мин жылдык.



Жаачы жоокерлер.

**Кытайлыктардын Ферганага экинчи жортуулуу.** Император У-Ди ферганалыктарды эстен кеткис кылышп жазалоону чечкен. Б.з.ч. 101-ж. жүз мин армия экинчи жортуулга чыккан. Бардык куралдуу күчтөрдүн башында Ли Гуанли турган.

Биринчи жортуулдагыдай эле агрессорлордун жолунда Ю шаары турган. Шаардын жоокерлери талаага чыгып, Кытай армиясы менен ачык салгылашкан. Бирок шаардыктар аз болгон жана женилип калышкан, алардын калгандары шаардын ичине жашынып коргонууга өтүшкөн. Ли Гуанли шаардын эр жүрөк коргоочуларын курчоо үчүн аскерлеринин бир болүгүн калтырып, негизги күчтү мамлекеттин борбору Эршини карай алыш жөнөгөн.

Фергананын падышасы Мугуа душмандын артыкчылык кылган күчүнө ачык салгылашууга чыгуу натыйжасыз экенин түшүнүп тамак-аш жана мал үчүн тоот камдап, борбор шаардын дарбазаларын жабууга буйрук берген.

Кытай армиясы Эршини 40 күн курчоого алган. Борборго кирген сууну башка жакка буруп жиберишкен. Курчоодогулар терең кудуктарды казып алыш, коргонууну улантышты. Кытайлыктар шаарды курчап турган дубалды буза баштады. Ошондо падыша Мугуа коргоочуларды бекемирээк ички дубалдын ичине киргизип, каршылык көрсөтүүнү уланта берген.

**Фергананын женилиши.** Чептерден да бекемдүүлүк – бул бирдиктүүлүк эле. Мына ушул биримдүүлүк шаар коргоочуларында болбоду. Эн оор мезгилде аксакалдар кенешинин таасирлүү адамдары баскынчылар менен тил табышуу жолун издей баштады. Эр жүрөк Мугуа чыккынчылык менен өлтүрүлдү. Анын башын элдешүүнүн белгиси катары аксакалдар Ли Гуанлиге жиберишти. Ортодо тынчтык келишиими түзүлдү.

Анын шарты боюнча кытайлыктар бир нече ондогон таза кандуу аргымактарды жана 3 мин күлүктөрдү алышты. Мугуа өлтүрүлгөндөн кийин, бош калган падышанын тагына кытайлыктарга жан тарткан төрө Моцай отурду.

Ошентип баскынчылардын армиясы Эршини басып ала албай кайра артка жөнөдү. Эркиндикти сүйгөн Ю шаары Кытай менен тынчтык келишимди тааныган жок. Ли Гуанли бул жакка чон күч жиберип, алар чабуул менен Ю шаарын алышты. Ферганалыктар кубаттуу Кытай менен күрөштө женилип калышты. Бирок У-Ди үчүн жениш онойго турган эмес. Кытайга 100 мин аскеринин ордуна 10 мин аскер гана кайтып келди, ал эми 3 мин Фергана аргымактарынын мици гана калган.

Ли Гуанлинин армиясы кетээри менен Фергана мамлекетинде хань империясынын саясий PDF Compressor Free Version калдар падыша Моцайды чыккынчы катары күнөөлөп, өлүм жазасына өкүм кылышты. Такка Мугуанын эн кичүү ииниси Чаньфын отурду. Даван мамлекети тез эле өзүнүн көз карандысыздыгын калыбына келтириди.



### Тарыхый булак менен таанышуу

#### Байыркы Фергана жөнүндө Кытай маалыматы.

«Калкы 60 000 үй-бүлөдөн, 300 000 адамдан турган; аскеринин саны 60 000 Даван ээлигинде бардык жерде жүзүмдөн шарап ачытышат. Байлар аны көп өлчөмдө үйлөрүндө сактасшат жана алар бир нече ондогон жылдар бою бузулбай сакталып тира берет. Давандыктар шарапты жакшы көрүштөп; алардын аттары болсо му-су чөбүн (беде) жешет. Даванда 70тен ашык шаар бар. Аргымактары көп, аттары тердегенде кызыгылт тер чыгат.

Алардын жылкылары асман аттарынын тукумунан пайда болгон деген уламышты айтышат... Давандыктардын көздөрү чункур, сакалдары коюу; соодага жөндөмдүү, пайда көздөөдо бири-бирине атаандашат. Аялзатын сыйлашат, аялы айткан сөзү эркектер эч качан жерде калтырышпайт.



#### Жазып алып, эске тут:

*Агрессор* – мамлекеттин экинчи бир мамлекетке аскердик күчтөр менен кол салуусу.

*Чийки кирпич* – ылай жана саман аралашмасынан жасалып күнгө кургатылган кирпич.

*Аргымак* – асыл тукум аттардын байыркы аталашы.



#### Суроолор жана тапшырмалар:

- Даван мамлекети кайсы мезгилде пайда болгон, аны кимдер башкарған?
- Ферганалыктардын чарбасынын негизин эмне түзгөн?
- Кытайлыктардын Ферганага согуш ачуусунун себеби эмнеде эле?
- Биринчи жана экинчи жортуулдар кытайлыктар үчүн жана ферганалыктар үчүн кандай натыйжалар менен аяктады?
- Ферганалыктардын баатырдыгын жана эр жүрөктүүлүгүн чагылдырган чакан эссе жазгыла.

### § 11. Байыркы кыргыздар хунндардын (гүнн) тушунда



#### Негизги даталар:

Б.з.ч. 209-ж. – Маодундун өзүн хунндардын шанүйү катары жарыялашы.

Б.з.ч. 201-ж. – Маодундун Гэгун (Кыргыз) ээликтөрүн басып альшы.

Б.з.ч. 56-ж. – Кыргыздардын хунндардан болунуп, көз карандысызы мамлекет түзүшү.



Түшүнүктөр: шанүй, гэгун.

**Кыргыздар жөнүндө алгачкы эскерүү жана байыркы кыргыз аймактары.** Кыргыздар жөнүндө бизге жеткен эн биринчи эскерүү Кытайдын тарыхый чыгармаларында жолугат жана б.з.ч. 201-жылга таандык. Дал ушул мезгилде Маодун жетектеген хунндардын кубаттуу мамлекети гэгүндарды басып алганы жөнүндө маалымат бар. Гэгун деп кытайлыктар байыркы кыргыздарды аташкан. Кыргыздар жөнүндө кийинки эскерүү Кытай жылнаамасында жүз жыл откөндөн кийин – б.з.ч. 101-жылда жолугат. Ушул мезгилдерде хунндар, кыргыздардын башкаруучу төбөлдөрүн алмаштырган. Б.з.ч. 99-ж. Кыргыз ээлигин башкарууга хунндарга туткунга түшкөн кытай аскер башчысы Ли Лин дайындалган. Б.з.ч. 90-ж. кыргыздардын жаны башкаруучусу кытайлыктарга кол салган. Бул согушка кыргыздар активдүү катышкан, кытайлыктар оор женилүүгө учуралган. Ли Лин б.з.ч. 74-жылы өлгөн.

Уламыш боюнча анын урпактары кыргыз жеринде мурастуу ээликтөрge ээ болушкан. Кыргыздар хунндардын кол алдында кала беришкен. Б.з.ч. 56-ж. хунндардын борбордук башкаруусу начарлаган мезгилде кыргыздар аларга каршы чыгып, эркиндикке ээ болушкан. Мына ушул окуядан кийин Кытай тарыхый булактарында алгачкы Кыргыз мамлекети тууралуу эскериле баштаган. Ал Кыргыз мамлекетинин аймагы Чыгыш Тенир-Тоонун түндүк жагында Боро-Хоро тоо кыркасы менен Дзосотин-Элисун чөлүнүн ортосунда жайгашкан.

**Хунндардын мамлекетинин түзүлүшү. Маодун жөнүндө уламыш.** Б.з.ч. 1-мин жылдыктын чегинде Борбордук Азияда байыркы көчмөндөр хунндар жашаган. Хунндар мамлекетинин түзүлүшү Маодун шанүйгө байланыштуу. Ал акылдуу, чечкиндүү, алысты көрө билген саясатчы адам болгон.

Түрк элдери өздөрүнүн уламыштарында аны Өгүз хан деп билишken. Анын аты менен бизге жеткөн эн байыркы түрк легендасы байланышкан. Анын атасы Туман шаныйдүн эки баласы болгон. Туман жакшы көргөн эн кичүү баласына тактыны калтырыш үчүн, Маодунду коншу урууга барымтага берген жана коншулар өспүрүмдү тез эле өлтүрүп коёт деп эсептеген. Бирок Маодун ынгайы келгенде эн мыкты аргымакка минип өз элине **качып** келет. Атасы анын эр жүрөктүүлүгүн баалап ага 10 000 үй-бүлөдөн турган чакан жерди башкарууга берет. Башкаруу аймагына ээ болгон Маодун аскер кура баштаган. Ал аскерлери үчүн «ышкырып учуучу» жебелерди жасады. Маодун өзүнүн атчандарына, өзү эмне жасаса ошону бардыгын сөзсүз аткарууга буйрук берген, ал өзүнүн зуулдаган жебесин кайсы тарапты карай атса, жоокерлерди да ошол тарапка атууга тийиш болуучу. Маодунга эч нерсени ойлобой, ал каалаган бутаны таамай атуучу жоокерлер керек эле. Бир күнү ал өзүн туткундан куткарып чыккан эн жакшы көргөн атын аткан. Жүздөгөн жебе тийген аткулап түшкөн. Атты атпагандардын башы алынган. Дагы бир жолу Маодун өз аялына жебени багытtagан. Ошол замат аялнын денеси, сайылган жебелерден көрүнбөй калган. Атпай калган аскер болгон жок, бул үчүн аскерлерин аябай сыйлады. Ал өзүнүн жоокерлери башчынын каалаган ишине даяр экенин түшүндү. Үчүнчү жолу ал бугуга аңчылыкка чыккан учурда анын жебеси атасынын далысына мээленип, көз ирмемде жүздөгөн жебелер ага сайылды. Бул окуядан кийин б.з.ч. 209-жылы Маодун өзүн хунндардын шаныймүн (ханымын) деп жарыялаган.

Дагы бир уламыш Маодундун башкаруучулук ишмердүүлүгү жөнүндө баяндайт. Бир жолу ага коншу дунху элинин элчилери келет. Алар Маодундан эн мыкты аргымагын берүүнү талап кылган. Шаныйдүн кенешчилери атты бербөөнү айтышты. Маодун акылмандарын угуп, «жакшы кошуна үчүн ат аянычтуу эмес» деп, мыкты аргымагын берип салды. Ани-



Маодун-шаный.



Хунн жоокерлери.

дан көп отпой чабарман келип эми Маодун өзүнүн эн сулуу аяллын берүүсүн айтты. Ачуусу келген кенешчилер дароо со-гуш ачууну айтышты. Бирок шаный коншусу менен тынчтыкта жашоо учүн сүйүктүү аяллын берип жиберди. Үчүнчү жолу дунху элинин элчиси чек арадагы жерлерди берүүнү талап кылды. Аксакалдар дароо жер берүүнү талкууга алды. Кенешчилердин маанайын байкап Маодун: **«Жерди мен эч качан жана эч кимге бербейм, – деди жай гана, – жер мамлекеттин негизин түзот»**. Маодун кенешчилердин баштарын алыш дароо дунхуларга карши жортуулга жөнөдү. Хунндар сел капитагандай капитап дунхуларды талкалады. Андан кийин Маодун коншу урууларды жана элдерди каратып, күчтүү хунн державасынын түздү. Б.з.ч. 200-жылы хунндар Кытайга или чабуул жасады, ошондон баштап эки мамлекеттин ортосунда узакка созулган согуштар башталган. Узундугу 6 мин. км болгон Улуу Кытай дубалы ошол мезгилдердин эстелиги. Б.з.ч. II к. Хунн державасынын аймагы түндүктөн Байкал, түштүктө Тибет, чыгышта Хинган, батышта Тенир-Тоого чейин созулуп жаткан. Маодун-шаный б.з.ч. 174-жылы каза болгон.



### Тарыхый булак менен таанышуу

**Хунн державасынын жаралышы.**

(Маодун жөнүндө уламыш, кытай тарыхчысы Сымы Цяндын эн байыркы жылнаамасынан).

Андан кийин Маодун жалпы аскердик чакыруу жарыяларды жана кечиккендердин башын алуу буйругун берип, капысынан дунхуларга кол салып аларды талкалады. (Кытай тарыхы бул окуяны б.з.ч. 209-жылга таандык кылат.)

Ошондон баштап Маодун ат жалынан түшкөн жок. Ал хунндардын 24 уруусун бириктирип, эн күчтүү талаа державасын түздү. Кыска мезгилдин ичинде эле 300 миң адамдан турган согуштук мүмкүнчүлүгү эн жокорку армия жаралды. Кытай аргасыздан б.з.ч. 198-ж. хунндар менен тынчтык келишимин түзгөн.



### Жазып алып, эске тут:

**Шаный** – хунндардын ханы.

**Гэгүн** – байыркы кыргыздардын кытайча айттылыши.



### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргыздар жөнүндө биринчи жолу качан эскерилет?
2. Кыргыздар менен хунндар кандай мамиледе болушкан э肯?
3. Хунндар мамлекетине мүнөздөмө бергиле.
4. Маодунга байланыштуу легенданы айтып бергиле.

ІІІ ГЛАВА. КЫРГЫЗДАР ТУРК ДООРУ МЕЗГИЛИНДЕ  
(VI–XII қылымдарда) PDF Compressor Free Version

## § 12–13. Кыргызстандын аймагындагы түрк кагандыктары

1

## Негизги даталар:

- 552-ж. – Улуу Түрк кагандыгынын түзүлүшү.  
 603-ж. – Улуу Түрк кагандыгынын экиге бөлүнүшү.  
 704–766-жж. – Түргөш кагандыгынын мезгили.  
 751-ж. – Таластагы Атлах салгылаштуусу.

 Түшүнүктөр: этнос, каган, шаман.

**Уулуу Түрк кагандыгы.** Борбордук Азиянын жана Кыргызстандын тарыхында VI–X кылымдар байыркы түрк доору деп аталац. «Түрк» деген Кытай летописинде биринчи жолу 546-ж. эскерилген. Бул сөз элдин аты, руна сымал жазмалар боюнча «күчтүү», «бекем» деген сөздү түшүндүргөн.

VI к. ортосунда Алтайда жашаган түрк уруу союзун ашина уруусунан чыккан бир туугандар Бумын жана Истемин башкарған. Алар уламышта айтылган карышкырдын уул Ашинаны ата-бабабыз деп эсептешкен. Алгач алар Борбордук Азиядагы аварларга (жуан-жуандар) баш ийип турушкан. Бумын жана Истемин аскерлерин күчтөп, аварлардын бийлигинен күтулууну ал гана эмес Борбордук Азияга үстөмдүк кылууну көздөгөн. Алардын жогорулоо мезгили 546-жылы өздөрүнүн коншусу теле урууларын басып алуу менен коштолот. Ишенимдүү күчкө ээ болгон түрктөр аварларга салык төлөөдөн баш тартат, мыкты куралданган жоокерлери менен 552-жылы аварлардын аскерлерин талкалап Бумын аварлардын мамлекет башчысынын «каган» титулун алган. Ошентип, бул окуядан кийин Борбордук Азияда жаны «Улутүрк» кагандыгы түзүлдү. Түрк кагандыгынын негиздөөчүсү Бумын 553-жылы каза болгондон кийин анын уулу Муханкаган Манчжурия жана Түштүк Сибирдеги кыргыздарды бағынтыкан, ошол эле мезгилде түндүк Кытай мамлекети түрктөргө салык төлөп турган. Түрктөрдүн салты боюнча кагандык башкы бийлик Бумындын ииниси Истеминге өткөн. Ал батышка ири жортуулдарды жасап мурдагы басып алган жерлери Жети-Суу, Борбордук жана батыш Тенир-Тоо аймактарын, Орто Азия жана Казакстандын ири талаалары менен

кенейткен. Натыйжада Түрк мамлекети Борбордук Азиядагы ири дөөлөт болуп калган.

**Кагандыктын болунушу.** Түрк кагандыгы тышкы саясатында ири ийгиликтерге ээ болгону менен аны карман туруга чамасы келбеди. Себеби, күч менен басып алган жерлердеги көтөрүлүштер, тышкы душмандар – Кытай менен Ирандын күч алышы жана ички өз ара жаатташтык кедерги болду. 575-ж. кадыр-баркы жокору Истемин-каган дүйнөдөн кайты, андан көп отпей эле Түрк кагандыгынын чыгыш тарабынын башкаруучусу Таспар-каган дүйнө салды. Бул адамдар өз убагында ар түрлүү уруулардан турган державаны катуу карман турушкан. Эми начарлаган бийликтөө өз болуш учун бир туугандар арасында согуш жүрдү. Узакка созулган бийликтүү күрөштүү натыйжасында 603-жылы Улуу Түрк кагандыгы экиге белүнгөн, Чыгыш-Түрк кагандыгы борбордук аймагы Монголия жана Батыш-Түрк кагандыгы борбордук аймагы Тенир-Тоо. Ошентип Улуу Түрк кагандыгы 552-жылы түзүлүп, 603-жылга чейин өкүм сүргөн.

түзүлүп, 603-жылга чейин окумады. Кыргызстандын тарыхы Батыш Түрк кагандыгы менен тыгыз байланыштуу. Батыш Түрк кагандыгы 603-704-жж. мезгилинде жашаган. Бул кагандыктын курамына Чыгыш Түркстан, Орто Азия аймактарынын дыйканчылыкка ыңгайлую жерлери, Арал боюндагы жана Түндүк Кавказдагы жерлер кирген. Борбору адегенде Талас өрөөнүндөгү Мин-Булак, кийин 618-жылдан баштап Чүй өрөөнүндөгү Суйашаары болгон.

Батыш Түрк кагандығы Тон жабгу кагандын башкаруу мезгилинде (618–630-жж.) өз ара согушуулардан кутулуп, өнүгүүгө жетишкен. Замандаштары ага саясий жактан да, аскердик жактан да жогору баа беришкен. «Ал эч нерседен тартынбаган баарын алдын ала билген, корөгөч адам болгон. Анын ар кандай кармашуусу, жениш менен аяктаган», – дед жазат қытай жылнаамалары. Анын түшүнди кагандыктын аймагы кенейген, тышкы душмандар катылгыс болгон. Батыш Түрк кагандығынын элинин негизги чарбасы малчылык болгон. Түрктөрдүн усталары курал-жабдыктарды, дыйкандардын эмгек куралдарын жасашкан. Колодон, жезден, күмүштөн жана алтындан ар түрдүү кооз буюмдар жасаган зергерлер болгон. Батыш Түрк кагандығы Батыш жана Чыгыш мамлекеттери менен соода жана саясий байланышта болуп Түштүк Сибирдеги, Алтай жана Монголиядагы элдер менен маданий байланыштарын үзгөн эмес. Алар шамандинин тутуп, отко сыйынышкан жана өлгөн адамды байыр-

кы адат боюнча коюшкан. Өлүктүү койгондо тиругүү кезинде ошол адамга тиешелүү болгон буюмдарды – жаңа, канжар же чайкы тамак-аш салынган идиш, жасалга буюмдарды коюшкан. Атактуу башкаруучулар жана аскер башчыларын салтанаттуу көмүшкөн. Ага арнап ырым-жырым жасашып, коргон-чонун чыгыш же батыш тарабына балбал таштан айкелин орнотушкан.

Тон жабгу-каган маанилүү саясий-администрациялык реформа жүргүзүп, көчмөн эл менен Орто Азия жана Чыгыш Түркстанда жашаган даражалуу адамдардын укуктарын тенеген. Бул талаа ак сөөктөрүнүн артыкчылыктарын жоюлушуна алыш келип, алар бир нече женилдиктерден ажыраган. Каган өзүнө баш ийген башкаруучулардын ишин байкоого алыш учун жана салыктарды жыйиноо учун атайы акимдер-тутуктарды дайындаган. Талаа ак сөөктөрүнүн нааразылыгынын күчөшү, Тон жабгу-каганды олтүрүү менен аяктады.

Мына ушул окуядан кийин Батыш Түрк кагандыгында бийлик учун күрөш башталат. Аягы Ашина династиясынын ақыркы каганы түргөштөр тарабынан өлтүрүлүп, кагандыктын кулашы менен аяктады.

**Түргөш кагандыгы (704–766-жж.).** VIII кылымдын башталышында түрк урууларынын арасында Чүй дарыясынын түндүк-чыгышында жашаган түргөш уруусу күч алат. 704-ж. түргөштөрдүн жетекчисинин колунан ақыркы Батыш Түрк каганы өлөт. Мына ушундан көп өтпөй эле Жети-Суунун аймагынын көп болғун өзүнүн бийлигин жайылтып, түргөштөр түрк урууларынын арасында башкаруучу абалды ээлейт. Түргөш кагандыгына жыйырма уруу бириктирилип, алардын ар бири каганга 7000 адамдан турган аскер берип турган. Борбору Суяб шаары болгон.

Түргөштөрдүн эң күчтүү мезгили VIII кылымдын биринчи чейрегине – Сулук деген кагандын башкаруу жылдарына түш келет. Бул мезгилде түргөштөр коншулаш мамлекет-



тер менен байланышты күчтөп, өздөрүнүн үстөмдүгүн Жети-Суудан башка жерлерге да жайылтууга аракет кылган. Түргөш кагандыгынын доору Кыргызстандын аймагында экономика жана маданияттын жогорулашы менен белгиленди. Бул иште Орто Азияга арабдардын кол салышына байланыштуу Согданы таштап кетишкен согдалыктар маанилүү роль ойноду. Шаар турмушу жанданып, соода өнүгө бастайт. Ошол мезгилде каганатта түргөш жез тыйындары соодада көп колдонулган. VIII к. орто ченинде түргөш кагандыгы учун тышкы саясий оор абал түзүлгөн. Чыгышта Кытай империясынын кол салуу коркунучу туулган, ал эми түштүкбатыш тараптан араб басып алуучулары кирип келген. Көп узабай кытайлар түргөштөргө кол салып, аларды талкалайт. Бирок 751-ж. Жети-Сууга кирип келген кытайдын жоокерлери Таласта арабдар менен кездешет. Арабдар болсо ошол мезгилде бүтүндөй Орто Азияны женип алыш, Жети-Сууга карай келе жаткан эле. Айыгышкан салгылашуу Атлах шаарынын жанында болуп өтөт. Кытайлар женилип калат да өзүнүн жерине чейин чегинет, ал эми арабдар болсо кайрадан Согдага кетишет. Түргөштөрдүн арабдар менен жана ич ара согуштары кагандыкты алсыраткан жана 759-ж. карлуктардын чабуулу башталганды түргөштөр аларга татыктуу каршылык көрсөтө алган эмес. Мына ушундай кырдаалда Жети-Суудагы үстөмдүк кылуу түрктөрдүн карлук уруусуна өтөт.

**Карлук мамлекети.** Карлуктар адегенде Алтайдын батышында жана Иртыш дарыясынын жәэктеринде жашаган. VIII к. орто ченинде алар Иле дарыясынын жәэктеринен баштап, Чүй жана Талас өрөөндөрүнө чейин жер которушкан. 766-ж. Суяб шаарын ээлеп алышкандан кийин карлуктар Кыргызстандын аймагында биротоло бекемделип алышкан. Карлуктардын башчысы «жабгу» титулун алыш жүргөн. Карлук каганаты дәэрлик эки жүз жыл жашаган. Ал жашаган мезгил – Кыргызстандын алгачкы орто кылымдардагы белгилүү жогорулаган доорун түзөт. Кагандыктын калкынын негизги массасын этникалык жактан, ошондой эле чарбалык жактан, маданияты жана турмуш-тиричилиги жагынан болсун бири-бирине жакын түрк тилинде сүйлөөчү уруулар түзгөн. Шаарлар өркүндөп, соода күч алган. Бирок улам баш көтөрүп келе жаткан уйгурлар карлуктарды кысымга ала баштаган. Натыйжада карлук мамлекети кулаш, бытырандылык доорун башынан кечире баштады.



## Тарыхый булак менен таанышшуу

Түрктөрдүн негизинен жыйылма боз үйлөрдө түрушкан. Ал эми Истемин кагандын эң кооз ордо чатырларда да жашашкан. алып, өз убагында келишимдүүлүгү жана жасалгасы боюнча европатын жалатылган жыгач түркүктөрдөн туруп, үстү Көчмөндөрдүн мындай ордосу тышкы адамдарды кабыл алууда эң бир сонун кооз буюмдар, идиш-аяктар менен толтуруулуп, адамды таң калтырган. Кагандын бийик тагынын эки жагында жоокер кийимчен, куралдуу сакчылар туруп, түрктөрдүн күчүнөн кабар берип турган.



### Жазып алып, эске тут:

**Этнос** – белгилүү бир аймакта калыптанган элдин түрктуу тобу.

**Каган** – байыркы түрк, кыргыз, уйгур кагандыктарында жогорку башкаруучунун жана аскер башчысынын наамы.

**Шаманчылык** – диндин эң байыркы формаларынын бири.



### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Түрк кагандыгынын түзүлүшү жонундо айтып бергиле?
2. Бумын жана Истемин кагандыгын курууда кандай роль ойногон?
3. Батыш Түрк кагандыгы боюнча Кыргыздандын аймагында кандай эстеликтер бар?
4. Түргөш кагандыгы жонундо эмне билдинер?
5. Карлуктар жонундо айтып бергиле?

## § 14. Эне-Сайдагы Кыргыз мамлекети



### Негизги даталар:

Б.з.ч. I к. – Чжиччинин кыргыз жоокерлери менен Мин-Өзөн өрөөнүнө жорттуулуу.

Б.з. V к. – Кыргыздардын Эне-Сайга жүрт которуусу.

Б.з. VI к. – Эне-Сайда кыргыз мамлекетинин түзүлүшү.



**Түшүнүктөр:** ажо, цигу, кыштым.

**Кыргыздардын Эне-Сайга жүрт которуусу.** Кыргыздар – Борбордук Азиядагы элдердин эң байыркыларынын бири. Алардын тарыхы хунндар менен тыгыз байланыштуу экендиги кытай жылнаамаларында чагылдырылган. Хунндар-

дын кол астындағы кыргыздар б.з.ч. 56-ж. аларга каршы көтөрүлүшкө чыгып, өздөрүнүн мамлекетинин көз карандысыйзыгын калыбына келтиришкен.

Бирок хунндардын ханы Чжичжи б.з.ч. 49-ж. кыргыздардын кайрадан өзүнө багындырган. Андан кийин Чжичжи өзүнүн аскерлерин эр жүрөк кыргыз жоокерлери менен тоолуктап, ортонку Эне-Сайдагы Мин-Өзөн өрөөнүн ээлеген динлини урууларына кол салып, аларды басып алган. Бул кыргыздардын Эне-Сайга биринчи жолу барышы болгон. Бирок кыргыздар курамында болгон хунндар ал жакта көпкө түрушкан эмес, кайтып келишип азыркы Талас аймагына жайгашкан. Бул жерде Чжичжи б.з.ч. 36-ж. Кытай аскерлеринин кыйраткыч соккусуна туш болуп, салгылашта туткунга түшүп, башы алынат.

Андан ары кыргыздар жөнүндө маалымат б.з. I–V кк. таандык, кытай жылнаамаларында кыргыздар хәгу же цигу да деп аталган. В кылымда кыргыздар жуан-жуандарга көз каранды болбоо үчүн жан аябай күрөшкөн. Борбордук Азияда ээлил кылууга умтулган жуан-жуан урууларынын кысымы астында кыргыздар Тенир-Тоодон Эне-Сайга жүрт которууга мажбур болушкан. В к. аягында кыргыздар Эне-Сайдагы жергилитүү урууларды өзүнө кошуп алып, ал жерлерди ээлей баштashкан.

**Эне-Сайда Кыргыз мамлекетинин түзүлүшү.** Кытай жылнаамалары жазгандай VI к. кыргыздардын жерлери Эне-Сайдарыясынын ортонку агымындағы Мин-Өзөн ойдунунда болгон. Булар ар кайсы элдердин тарыхый булактарында ар кандай айтылат, согда, уйгур жана байыркы түрк булактарында «кыргыз» деген ат менен белгилүү. VI к. Эне-Сай кыргыздары бүт Мин-Өзөн ойдунун каратып алышып, өз алдын-



Кыргыздардын Эне-Сайга жүрт которуусу.



Эне-Сай жоокери тартылган петроглиф.

ча мамлекет түзүшкөн. Бул жерлерде жашаган жергилиткүч уруулар кыргыз урууларына аралашкан, ал эми кээ бирле-  
ри тоолуу жактарга сүрүлгөн. Алар кыргыздарга салык төлөп турушкан. Салык толөгөн урууларды кыргыздар кыштымдар деп аташкан. Кыштымдар – Кыргыз мамлекетине козкаранды болгон калктар болуп эсептелген.

Кыргыз мамлекетинин башында жогорку башкаруучу – ажо турган. Ажо алтын жиптерден тигилген шуншугүй калпак кийип, анын ордосунда дайыма кызыл тuu сайлып турган. Ажонун ордосу жакшы бекемделген, ортодо ажонун бозүү, ал эми аны тегерете кичи боз үйлөр тигилип, аларда анын жакындары турушкан. Кытай тарыхчылары баяндагандай Эне-Сай кыргыздары намыской, туруктуу болушкан. Алардын мыйзамы өтө катуу болгон: «Салгылашуу алдындагы туруксуздук, элчилик милдетти аткарбагандык, алажого тескери кенеш берүү ким экендигине карабастан башы алынган».

**Кыргыздардын чарбасы жана маданияты.** Кыргыздардын негизги чарбалык иштеринен кабар берген эзелки жазма даректер көп. Айрыкча кыргыздар мал чарбачылыгына отө чон көнүл бөлгөн. Тан доорундагы кытай жылнаамаларында кыргыздардын «жылкылары эттүү жана айбаттуу, алардын мыктылары жер чапчып, ыргыштап турат. Төөлөрү жана уйлары бар, бирок эн негизгиси уй менен кой. Байлары бир нече мин мал кармашат», – деп баяндашкан. Ал эми кыргыздар оздорун таандык руна сымал жазууларында «менин алты мин жылкым», «эн салынган мал эсеп жеткис элө», деген ондүү сөздөрдү жазышкан. Малчылык кыргыздардын чарбасында маанилүү орунда тургандыгын археологиялык табылгалар да ырастайт. Кыргыздардын жер которуп, тарай көчүп конуп жүргөн турмушун төрт түлүктүн саны гана турсун, алардын конуштаган жерлери, үйлөрүнүн түзүлүш түспөтү да маалымдан турат.

Кийиз менен жабылган боз үйлөр кыргыздардын негизги турак жайы болгон. Тарыхый булактарда: «Ажонун турган жайы Кара-Тоодо. Анын өргөөсү мамылар менен курчалган. Кийиз жабылган. Калган башчылар андан чакан үйлөрдө турушат», – деп жазат.

Көчмөн кыргыздардын чарбалык турмушунда аңчылык маанилүү ролду ойногон. Бул тууралуу жазма даректер жана тоо-ташка чегилген сүрөттөр баяндайт. Жапайы жандыктарга ат кооп, тайган салып, жаа тартып, жебе менен илбәэсин түспөтүп мергенчилик кылышкан.

Баалуу терилер, (бугунун мүйүзү) жана жылкы сооданын негизги булагы болгон. Соода-сатык иштеринин, талоончул согуштардын аркасында чет жактардан кыргыздарга асемдүү курал-жарактар, адеми идиштер, кездеме-тукабалар, тыйындар, башка жасалгалар келип турган. Кыргыздарга согдалык көпөстөр соода жүргүзгөн. Жазма даректердин маалыматына караганда 20–25 төөдөн турган кербендер Эне-Сайга эки айлык жол басып, үч жылда бир келип турган.

Кыргыздар кен байлыктарды иштете билишкен. Кыргыз кол өнөрчүлөрү жез, күмүш, алтындан, темирден согуштук курал-жарактарды жана эң кооз жасалгаларды жасашкан. Карапа вазаларды, чойчөктөрдү жасай билишкен.

### Тарыхый булак менен таанышуу Эне-Сай кыргыздарынын дини

Эне-Сайдагы кыргыздардын дини тенирчилик болгон. Башка түрк элдери сыйктуу эле Тенир менен Умай-эне жогорку күдайлар деп эсептелген. Кыргыздардын ишенимин перс тарыхчысы Гардиси төмөнкүчө баяндайт: «Кыргыздар, инду-



тар сыйктуу эле олгөндөрүн орттөштөт жана от – эн таза нерсе, отко түш болгондун бардыгы тазаланат: олгөн адамды дагы от кирден жана күнөөлөрдөн тазартат» деп айтышат. Алардын арасында шаман деп аталган адамдар бар; алар жаны жылда эмне болорун: «мұктаждық жана байлык жонундо, жаан-чачын жана кургакчылық жонундо, коркунуч жана коопсуздук жонундо, душмандардын кол салышы жонундо алдын ала айтышкан жана көбүнчө ал кандай айтса ошондой болгон».

### Жазып алып, эске тут:

**Цигу** – кытай жылнаамаларында кыргыз деген аталыштын берилиши.

**Кыштым** – кыргыздарга салык толөгөн көз каранды элдердин аталышы.

**Ажо** – Эне-Сайдагы кыргыздардын жогорку башкаруучусу.

### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Борбордук Азиядан кыргыздардын Эне-Сайга барышы жонундо айтып бергиле?
2. Кыргыз мамлекетинин түзүлүшү жонундо айттып бергиле?
3. Кыргыздардын чарбасы жана маданияты жонундо эмне билдинер?
4. «Эне-Сайдагы Кыргыз мамлекети» деген темада эссе жазыла.

## § 15. Барсбек — кыргыз каганы

PDF Compressor Free Version

1

### Негизги даталар:

- 703-ж. – Экинчи Түрк кагандыгынын кыргыздарга биринчи жортуулу.
- 709-ж. – Түрктөргө каршы кыргыз, кытай жана түргөш биримдигинин түзүлүшү.
- 710-ж. – Кыргыз элчиси Эрен Улуктун Тибетке элчиликке жиберилиши.
- 711-ж. – Сунгадагы салгылашуу.

✓ Түшүнүктөр: ажо, Ынанчу Алп Билге, эпитафия.

**Барсбек-каган.** Эне-Сайда калыптанган Кыргыз мамлекетинин кадыр-баркы Барсбектин данктуу ысымы менен байланышкан. Барсбек VII к. аягында Эне-Сайдагы Кыргыз мамлекетинин ажосу (жогорку башкаруучусу) болгон. Бул руна сымал жазмаларында маалымдалган кыргыз башкаруучу-сунун биринчи ысымы. Ал жөнүндө таш мамыга кыргыздар тарабынан чегилип жасалган эпитафияда жазылган. Барсбек жаштайында эле жетим калган, төрт бир тууганы болгон. Ал үй-бүлөдөгү балдардын улуусу эмес эле, бирок өзүнүн жеке сапаты менен айырмаланып турган. Анын уруусу Умай-эненин өзгөчө колдоосунда турат деп эсептелген. Барсбектин өзү жана анын туугандары сейрек жолугуучу – Умайбек деген титулду алып жүрүшкөн. Барсбек ажо өзүнүн мамлекетинин күч-кубатын жогору баалап, Ынанчу Алп Билге каган деген жогорку титулду алган. 679-жылы түзүлүп, чек араларын калыбына келтирип, коншу элдерди басып алуу ниети күч алган Экинчи Чыгыш Түрк кагандыгы менен тен-



Барсбек ажо.



Барсбекке арналган таш мамы.

тайлашуу укугуна ээ болгон. Борбордук Азияда үстөмдүк кыллуу үчүн умтуулган түрктөргө каршы аракет Кыргыз мамлекетинин кадыр-баркын көтөргөн. Ошентип кыргыздар Экинчи Түрк кагандыгынын эң күчтүү душмандарынын бири болуп калган.

**Түрк кагандыгынын жортуулу. Түрктөргө каршы биримдик түзүү аракети.** Түрк башкаруучусу Капаган-каган 703-жылы аскерлерин өзү жетектеп кыргыз жерине келген. Бул түрктөрдүн жортуулу ийгиликсиз бүткөн. Анткени Билге кагандын урматына коюлган таш мамыда Барсбектин чон ийгилиги түбөлүккө оюлуп жазылган: «Биз ошол учурда Барсбекке каган титулун ыйгардык жана менин карындашымды бердик». Демек, жортуулда ою ишке ашпаган Капаган-каган Барсбектин жаны титулун таанып, аны менен династиялык нике аркылуу туугандашууга аргасыз болгон.

Экинчи Түрк кагандыгынын башкаруучусу менен туугандык байланыш түзүлгөнүнө карабастан, кыргыз каганы мурункудай эле түрктөргө каршы активдүү саясат жүргүзгөн. Себеби Барсбек ажо келечекте Борбордук Азияда өзү үстөмдүк жүргүзүү максатын катуу көздөгөн. Түрктөрдүн күчүн туура баалаган Барсбек аларга каршы согуштук биримдик түзүүнү көздөп, 707–709-жж. Кытайга элчилик жөнөткөн. Чүй өрөөнүндөгү түргөш кагандыгына Эзгени төрөнүн жетекчилигинде элчилигин жиберген. 709-жылы Барсбек түрктөргө каршы кубаттуу согуштук биримдик түзүп, ага Кыргыз кагандыгы, Тан империясы (Кытай) жана Түргөш кагандыгы кирген.

Түрктөр бул биримдик бекемдөле элкete озунуп буларды жалгыздан талкалоону көздөдү. 709-жылы түрк каганынын буйругу менен мурасчы ханзаада Билге каган кыргыздарга каршы аттанып, алардын өнөктөшү болгон чик жана аз урууларын басып алган. Алар бул аймакка ээ болуп, кыргыздарды басып алуу үчүн катуу даярдыкка өтүшкөн.

Кыргыздар Саян кырка тоосундагы ашууларды бекемдеп, Мин-Өзөн өрөөнүнө өтүүчү Эне-Сай капчыгайын бийиктетип тосушкан. Бул табигый чеп түрктөрдүн кол салуусунан сактап, өз убагында өнөктөштөрдүн жардамга келишин камсыз кылмак.

Бирок өнөктөштөр өздөрүнүн чектериин гана коргоо менен чектелишип кыргыздарга келишкен эмес. Түрктөр менен жалгыз согушуу коркунучун сезген Барсбек кытай жана түргөштөргө душман болгон Тибетке 710-жылы күзде элчи жөнөткөн. Элчилики күчтүү болчар (булсар) уруусунан чыккан Эрен Улук жетектеген. Бул тажрыйбалуу элчинин мил-

детине күч кубаттуу Тибетти түрктөргө каршы күрөшүүгө тартуу милдети жүктөлгөн, бирок чөттүй калган, Эрен Улук белгисиз себептер менен чөт жерде каза болгон. Тибет Барсбек менен союздаш болууну билдирген эмес. Кытай жана Түргөштор ага жардамга келген жок. Тагдыр чечилүүчү күн жакындан калган.

**Сүнгадагы салгылаш.** Түрк кол башчылары жан аябаган кадам жасоону: Саян кырка тоолорунан, кыргыздар коргогон ашуулардан айланып өтүп, кыш мезгилдеринде жолсуз жер боюнча өтүүнү чечиши. Максаттары кыргыздарга капысынан кол салып, талкалоо болгон. Жортуулга түрктөрдүн келечектеги кагандары бир тууган Билге каган менен Култегин, ошондой эле эн көрүнүктүү аскер башчысы Төнүкөк башчылык кылышкан.

Кышында Саян кырка тоолору аркылуу түрктөрдүн жортуулу жөнүндө Төнүкөктүн таш мамысында төмөнкүчө жазылган: «Мен карды жиреп жол салдым, өзүм башкалар менен биргэ жыгач шырыкты таянып чыктым. Аябагандай кыйындык менен төмөн түштүк жана кар шилендисин айланып өтүп, он түн дегенде тоонун капиталына жеттик». Түрктөрдүн аскерлери тонгон дарыя аркылуу Мин-Өзөн ороөнүнө жетиши.

Ошентип 710–711-жылдын башында түрктөрдүн аскерлери бейгам жаткан кыргыздарга кол салышты. «Биз кыргыздарга түн ичинде, эл уйкуда жатканда кол салдык... найзалар менен жол салдык», – деп белгилеген түрктөрдүн руна сымал эстелигинде. Барсбек негизги күчүн Сунганын тоодогу токойлуу жерине чогултуп, душманга катуу каршылык көрсөттү. Айыгышкан салгылашуу болду. Күч тен эмес эле, кыргыздардын миндеген жоокерлери каармандык менен сал-



Сунга салгылашуусу.



Түрк каганына арналган таштагы жазуу.

гылашышты. Барсбек ақырына чейин кармашып, курман болду.

Сунганын алдындағы салгылашууда кыргыздардын женилиши, алардын тагдырына кайгылуу таасириң тийгизди. Түрктөр Кыргыз мамлекетин жок кылышпады, бирок мамлекеттин башчылыгына кыргыздардан чыккан өздөрүнүн кишисин коюшту. Кыргыз мамлекети Экинчи Чыгыш Түрк кагандыгы кулаганга чейин көз каранды болуп калды.

Кыргыз ажосу Барсбектін Борбордук Азияга үстөмдүк кылуу үчүн жасаган аракети кайгылуу женилүү менен аяктаган. Ага арналып эстелик ташы орнотулуп, эрдиктери жазылган.

### Инсан жөнүндө билип ал!

 Эрен Улук – VII к. аягы VIII к. башындағы Эне-Сайдагы Кыргыз мамлекеттін атактуу элчisi. Барсбектін ишенимдүү эр жүрөк элчisi болгон. Эрен Улук кыргыздардын атактуу болчар (булсар) уруусунан чыккан. Ал кыргыздардын башына кыйын иш түшүп турганда Тибете элчиликке барып, белгисиз себептерден улам Ата Журтуна кайтпай калган. Бул маалымат Хакасиядагы Алтын-Көлдөгү кыргыздарга таандык таш бетиндеги руна сымал жазма эстеликте жазылган. Барсбектін өзгөчө сыйлаганы жана өзүнүн эрдиги жөнүндө таш эстеликтеринде мындан деп жазылат: «Мен элимден төрт жолу четке чыгып, төрт жолу кайра келдим. Ошол эрдигимди Ынанчу Алл аябай сыйлады».

Эрен Улук Тибетке элчилик сапар менен баруунун алдында 38 жашта болгон. Көзү тириү мезгилинде эле өзгөчө эрдиги үчүн Ынанчу Алл титулунан, ошондой эле элчилик даражасына ээ болгону айтылат.

### Жазып алып, эске тут:

**Ажо** – Эне-Сайдагы Кыргыз кагандыгынын бийлик эссиин чини.

**Ынанчу Алл Билге** – Мамлекеттін башчысына берилүүчү түрк иерархиясындагы жогорку титул.

**Эпитафия** (грек. Epitaphios – мұрзө жазуусу) – бейитке коюлган эстелик-таштын бетине жазылган жазуу.

### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Барсбек ажо жөнүндө эмне билдинер?
2. Кыргыз мамлекеттін түрктөр менен мамилеси кандай болгон?
3. Кыргыздардын тышки байланышы жонундо эмне билдинер?
4. Сунга салгылашуусу жөнүндө айтып бергиле?
5. Барсбек, Эрен Улук жөнүндө эссе жазыла.

## § 16. Уйгур кагандығы

1

**Негизги даталар:**

- 744-ж. – Экинчи Чыгыш Түрк кагандығынын кулашы.  
 745-ж. – Уйгур кагандығынын тұзұлұшы.  
 758-ж. – Уйгурлардың кыргыздарды басып алыши.  
 820-ж. – Уйгур-қыргыз ортосундагы жыйырма жылдық согуштун баштальшы.

✓ **Тұшунұктөр:** *бийликтік кризиси, манихейчилик, учкул отряддар.*

**Уйгур кагандығынын тұзұлұшы.** Уйгурлар – Борбордук Азияның талааларында жашаган байыркы түрк әлдеринин бири болгон. Қытайлықтар бул уйгурлардын уруу бирикмесин төрт аташкан. Ал эми түрк жана мусулман тарыхый булактарында аларды тогуз өгүздөр деп жазышкан. VIII қылымдың ортосунда уйгурлардын уруу бирикмесин яглакар уруусунун башчылары баштаган. Уйгурлар күттүү аскер топтоң, негизги душманы болгон Экинчи Чыгыш Түрк кагандығына каршы аттанышкан. Ошол мезгилде Экинчи Чыгыш Түрк кагандығында бийликтік кризиси күч алғып, бытырандылықта жашап жаткан. Алар тышкы жоого каршылық көрсөтө алған әмес. 744-жылы Экинчи Чыгыш Түрк кагандығын уйгурлар талкалайт. 745-жылы Борбордук Азияда жаңы Уйгур кагандығы негизделет. Анын борбору Ордо-Балык шаары болгон. Яглакар уруусунун өкүлү Элетмиш Билге каган деп жарыяланат. Уйгурларга чыгышта Маньчжуриядан тартып батыштагы Иртыш дарыясына чейинки бардық әлдер баш ийген. Уйгур кагандығынын мамлекеттік дини манихейчилик болгон. Уйгурлардын мамлекеті өтө күттүү болуп, ага Қытай салық төлөп туррууга мажбур болгон.

**Уйгурлардың кыргыздарды басып алуусы.** Эне-Сайдагы кыргыздар, уйгурлар тарабынан Экинчи Чыгыш Түрк кагандығы кулагандан кийин көз караптасызыздықка әз болушкан. Эркиндикке жетишкен кыргыздар мамлекеттін чындағы баштаган. Алар уйгурлардын басып алуу коркунучун жок кылуу максатында, өзүне союздаштарды издей баштаган. Натыйжада уйгурларга каршы карлук жана чик уруулары менен союз түзөт. Кыргыздар женил куралданган шайма-шай кошуунун (учкул отряддар) өнөктөштөрү чиктерге жөнөтөт.

Бирок уйгур кагандығынын аскер башчылары бул өнөктөштөрдүн иш-аракеттерин алдын ала билишип, аларды бириктирибей талкалоо чечимин чыгарышат. Жакшы куралданган уйгур аскерлері 751-жылы чиктерди талкалашат,

андан соң кыргыздардын шайма-шай кошууну женилест. Женилген кыргыздар уйгурларга салық төлөөгө милдеттүү болуп калышат.

Күттөнүп алган уйгурлар кыргыздардын аймагын толук басып алууга камына башташкан. 758-жылы уйгур аскерлери Мин-Өзөн өрөөнүндөгү Кыргыз мамлекеттіне кол салып басып алган. Женишке әз болгон уйгурлар кыргыз башкаруучусун каган титулунан ажыраткан жана кыргыздардын өз алдынча тышкы саясат жүргүзүүсүнө тыюу салган. Уйгурлардын оор салығы жана алардын талап тоноолору намысқой кыргыздардын чыдамын түгөткөн. Алар толук көз караптасызыдай үчүн күрөшүүгө камынышкан.

**Кыргыздардың көтөрүлүшү.** 795-жылы кыргыздар уйгурлардын үстөмдүгүнө каршы көтөрүлүш чыгарышкан. Ушул мезгилдерде Уйгур кагандығында борбордук бийликтік үчүн ички карама-каршылықтар күч алган эле. Андан тышкary алардын ири аскер күттөрү Чыгыш Түркстанда согуш аракеттін жүргүзүп жатышкан. Уйгурлар менен кыргыздардын согушу узакка созулду. Акыры Уйгур тагына отурған Куттүлүг каган кыргыздарга жортуул жасап, көтөрүлүштү баскан. Кыргыздардың женилгендиги жөнүндө Кара-Балагасундагы жазма эстелиги чагылдырып, анда кыргыз каганынын 200 мин жаа аткычы болгонун, ошого Карабастан уйгурлар аларды талкалап чон олжого әз болгонун маалымдайт. Бирок кыргыздар согушту улантуудан тажаган әмес. 820-жылы кыргыздар уйгурлар менен болгон күрөштү кайтадан улантышкан. Согуш жыйырма жылга жакын созулган. Кыргыздарды толук талкалоого уйгурлардын күч-кубаты жетпеди. Уйгурлар ошол мезгилдерде бир тараптан тибеттіктер, Экинчи тараптан кыргыздар менен согуш жүргүзгөн, бул алардын күчүн алсыраткан. Анын үстүнө тышкы согуштардагы женилүүлөр ички чыр-чатақтарга алғып келди. Ири жана күттүү уруулар бийликтік үчүн күрөш баштاشты. Бул уйгур кагандығынын начарлашын төзөткөн. Ал эми ошол маалда Эне-Сайдагы кыргыздар бир кыйла денгээлде күч алғып, уйгурлардың негизги душманына айланған. Уйгур кагандығынын кайғылуу тағдыры жакындаш калган эле.

**Муну билүү кызыктуу**

Ордо-Балык, 744–840-ж. Уйгур кагандығынын борбору болгон. «Балык» – байыркы түрк тилинде «шаар» маанисин түшүндүргөн. Ордо-Балык азыркы Монголиядагы Орхон дарыясынын оң жак жээгинде орун алган шаар чалдыбары. Бул шаар жөнүндө араб тарыхчысы Ибн Хордадбек мындаicha жазған: «Уйгурлардын борбору

**Шаар жөнүндө баян**

Ордо-Балык он эки темир дарбазалуу дубалдар менен курчалган. Шаардын ичинде жашы бекемделген чеп-коргону болгон, анда кагандын өзү жашаган. Анын 900гө жакын адамды батырган алтын чатыры шаардан 30 чакырым алыстан күрунүп туручу».



**PDF Compressor Free Version**



Жазып алып, эске тут:

*Бийлик кризиси* – элдин бийликтке каршы нааразылыгы жана ишенбөөчүлүгү.

*Манихейчилик* – Мани деген адам негиздеген. Анда жакшы менен жамандын, күн менен түндүн күрөшү жөнүндө окуу баяндалган. Уйгур кагандыгы манихей динин кабыл алып мамлекетти чындоого пайдаланган.

*«Учкул отряддар»* – кыргыздардын женил куралданган шайма-шай кошууну.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Уйгурлардын мамлекети кандайча түзүлгөн?
2. Кыргыздардын эркиндиккө ээ болушуна уйгурлар кандай роль ойногон?
3. Уйгур-кыргыз мамилелери кандай болгон экен?
4. Кыргыздар эмнеге көтөрүлүш чыгарышкан?
5. Эмне үчүн уйгурлар кыргыздар менен болгон согуштуу узакка жүргүзгөн?

## § 17. Улуу Кыргыз дөөлөтү



Негизги даталар:

840-жыл – Уйгур кагандыгынын талкаланышы, Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн түзүлүшү.

840–855-жылдар – Кыргыз кагандыгынын аймактарынын кенеиши.

843–847-жж. – Кыргыз кагандыгы менен Тан падышалыгынын байланышы.




Түшүнүктөр: согуштук тактика, үртүк.

**Кыргыздардын күч-кубатынын чындалышы.** Кыргыздар уйгурлар менен жыйырма жылдык согуштун жүрүшүндө күч-кубатка ээ боло баштаган. Борборлошкон мамлекеттик бийлик түзүлүп, бардыгы ажого баш ийишкен. Ондук, жүздүк, миндик жана он миндик жоокерлердин эки түрүнөн – оор кылышчандардан жана женил атчан кошуундардан турган. Кыр-

гыздардын негизги күчүн, оор куралданган 30 мин жоокер түзгөн. Жоокерлер узун найзалар, кош миздүү кылыштар, ай балталар менен куралданышып, аттары да ишенимдүү корголгон.

70 минге чейин женил атчандар кошууну түзүлүп, алар кыргыздарга баш ийген кыштым урууларынан турган. Ал жоокерлер жаа жана жебе менен куралданышып, темир же жыгач калкандар менен корголгон. Кыргыз кагандыгынын армиясы, согушуунун тактикасын мыкты өздөштүрүшкөн. Биринчилерден болуп согушка женил атчандар кирген, алар душмандын катарын бузуп, кайра артка чегинишкен. Аларды кубалаган душман бүктүрмадагы оор куралдуу аскерлерге кабылышкан, натыйжада алар толук женилишкен же кичи куттулууга аракеттенишкен. Мындай аскердик системанын түзүлүшү жана согуштук тактиканы өздөштүрүү кыргыз армиясынын согушуу жөндөмдүүлүгүн күчтөктөн.

**Уйгурлардын талкаланышы.** Кыргыздар уйгурлар менен согушуп жаткан мезгилде эле коншу элдерди баш ийдирип алышкан. Натыйжада кыргыздар түндүк, чыгыш жана батыш чек араларын кенеиткен. Кыргыз мамлекети баш ийген аймактардан салык алып турган. Бул алардын күч-кубатын бекемдеген. Ошол мезгилде уйгурлардын абалы начарлап, ал эми Кыргыз мамлекети өзүнүн аскерин чынап жана аймагын кенеитип, күч ала баштаган эле.



Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн жаралышы.

IX кылымдын биринчи жарымында Кыргыз мамлекети. PDF Compressor Free Version гана эмес чабуул коюучу жөндөмгө толук ээ болушкан.

Мамлекеттин жана армиянын башында ажо өзү турган. Уйгурлар менен болгон согуштун тагдыры чечиле баштаган. Күчтүү армияга ээ болгон кыргыз ажосу, уйгур каганына каршылыксыз багынып берүүсү жөнүндө талап кылып кат жөнөткөн. Анда: «Сенин тагдырын бүттү. Мен жакында сенин алтын ордонду алам, анын алдына өз атымды байлайм, өз туумду көтөрөм, эгер мени менен алышкың келсе анда дароо келгин: эгер алыша албасан, тезинен жогол» – деп жазылган.

Согуштагы женилүүлөр Уйгур кагандыгындагы ич ара жанжалды күчтөкөн. 840-жылы калың түшкөн кардан мал жутап, ачарчылык жана жугуштуу оорулар күчөгөн. Ушундай кыйын кырдаалда, кыргыздар 100 мин аскерин Ордо-Балыкка жөнүттү. Селдей кантаган кыргыз жоокерлери уйгур аскерлерин талкалап, борбору Ордо-Балыкты алыш, аны өрттөп жиберишкен. Уйгурлардын каганы согушта курман болот. Уйгурлардын тириү калгандары, Кытайга, Чыгыш Түркстанга качышып, өздөрүнүн мыкты жерлерин жана байлыктарын кыргыздардын колуна калтырышкан. Бул Кыргыз мамлекетинин ири жениши болгон.

**Улуу Кыргыз дөөлөтү.** Уйгур кагандыгы кулагандан кийин, анын ордун Кыргыз мамлекети ээлейт.

840-жылдан тартып Кыргыз кагандыгы Эне-Сай өрөөнү менен гана чектелбей, Борбордук Азиядагы кенири мейкиндикти ээлөген. Бул доорду орус академиги В. В. Бартольд «Улуу Кыргыз дөөлөтү» деп тарыхка киргизген. Кыргыз кагандыгынын ири кол башчысы Тапу Алп Сол 840-жылдан 855-жылга чейин түштүктө Турпан, батыш жакта Иле дарыясына чейинки аймакты ээлөөгө жетишкен. Ал эми министр кол башчы А-бо (Апо) 847-жылы Амур дарыясынын боюндагы швейлерди (татарлар) басып алыш кагандыктардын чек арасын кенейтүүгө жетишкен. Чыгыштагы эн акыркы ири көчмөн түрк дөөлөтү болгон Кыргыз кагандыктын Борбордук Азияда чон мейкиндикке ээ болуп, IX к. биринчи жарымынан X кылымдын биринчи чейрегине чейин жалпысынан 80 жылдай өкүм сүргөн. Бул мезгилде кыргыздардын күч-кубаты жөнүндө Борбордук Азиянын чегиңен тышкary жактарга да угулган. Кытайдагы Тан падышалыгы Кыргыз кагандыгын таанып, аны менен 843-845-жылдары элчилик күтүп, кат-кабар алышкан. Ошол доордо

kyргыз деген ат данктуу, кайраттуу урууга таандыкты билдирип, Борбордук Азиядагы башка элдер да өздөрүн кыргыз деп атай баштаган.

Борбордук Азиядагы Улуу Кыргыз дөөлөтү борбордук башкаруу бийлигинин начарлашынан улам X к. алгачкы чейрeginde эн ири аймакты башкара албай, бир нече чакан Кыргыз ээлктерине бөлүнүп кеткен.

### Инсан жөнүндө билип ал!



Тапу Алп Сол – IX кылымдагы Кыргыз кол башчысы жана элчиси. 840-жылы кыргыз каганынын Уйгур мамлекетине жасаган чоң казатында армиянын сол канатын башкарған жана Эне-Сайдагы Улуу Кыргыз Дөөлөтүн негиздөөгө салым кошкон. 843-жылы кытайдын Тан династиясынын императоруна элчи катары барган.



Бул жөнүндө Кытай жыл баянында: «841-ж. такка отурган император Вуцзун алыссы Кыргыз каганынан келген элчиге абдан ыраазы болуп, Бо-Хайдан келген элчинден жогору, төргө отургуздзу» – деп жазылган. Тапу Алп Сол атактуу аскер башчысы жана эр жүрөк, ақылман элчи катары ошол мезгилде Кыргыз каганынын ишенимдүү адамы болгон.



### Жазып алып, эске тут:

**Согуштук тактика** – кыргыз кол башчыларынын согуш мезгилинде душмандарына колдонуучу ыкмаларынын (айламалдары) иштелип чыгышы.

**Үртүк** – ат жабдуусу, согуш маалында жоокерлердин аттары металл же жыгачтан жасалган жабдыкторы менен корголгон.



### Суроолор жана тапшырмалар:

- Кыргыздардын күч-кубатынын чындалышына эмне оболгө болгон?
- Уйгур кагандыгынын 840-жылдагы абалына муноздомо бергиле.
- Кыргыздардын Ордо-Балыкты басып алыши жонүндө баяндагыла.
- Улуу Кыргыз дөөлөтү жонүндө айтып бергиле.
- Улуу Кыргыз дөөлөтү жонүндө классстер түзгүлө.

## § 18. Каражандар мамлекети

1

### Негизги даталар:

Х к. – Каражандар мамлекетинин түзүлүшү.  
940-ж. – Каражандардын Баласагын шаарын басып алышы.  
999-ж. – Каражандар Саманийлер мамлекетин талкалашы.

✓ Түшүнүктөр: Каражан.

**Каражандар мамлекети. Сатук Каражан.** Х к. Борбордук Тенир-Тоонун жана Жети-Суунун аймагында карлук, ягма жана чигил уруулары жашаган. X кылымдан XIII кылымдын башына чейин жашаган Каражандар кагандыктарының түзүлүшүндө бул уруулар негизги ролду ойногон. Алардын ичинен чигилдер Борбордук Тенир-Тоонун жана Жети-Суунун калкынын басымдуу бөлүгүн түзгөн. Чигил уруусунан чыккан Сатук Абд ал-Керим Каражандар мамлекетинин негиздөөчүсү болгон. Сатук Буура хандын ата-теги жөнүндө Тенир-Тоолук тарыхчы Жамал Карши төмөнкүчө жазган: Сатук Буура хандын чон атасынын ысымы Билге Каадыр хан болгон, анын Базир Арслан хан (Сатуктун атасы) жана Огулчак Кадыр хан деген эки уулу болуптур. Огулчак Кадыр хан тың чыгып түрк урууларын башкарып, ордосу Каражан шаары болгон. Сатук агалаш атасы Огулчак хандын ордосунда жашап, тарбияланган, 25 жаш курагында элүүдөй жан-жөкөрлөрү менен жашыруун ислам динине өтүп, Каражандар түндүккө качат, ал жактан күч топтоң келип агасынын бийлигин тартып алат. Каражандар деген түшүнүк кагандардын ичинен исламды биринчи кабыл алган Сатук Абд ал-Керим Каражандын титулuna карата пайда болгон. Кара хан деген титулду кийин бул мамлекеттин башкаруучулары алып жүргөн.

Кара термини түрк тилинде эл, калайык калк деген маанини берип кара хан элдердин ханы деген түшүнүккө айлан-



Сатук Абд-ал-Керим.



Каражан жоокери. X–XI кк.

ган. Сатук Буура хандын эки баласы болгон – Муса (түркчө Байташ) жана Сулайман. Сатук 955-ж. каза болуп, анын соёгу Артыш кыштагына коюлган. Өлкөдө бийлик Мусага өтүп ал 960-жылы ислам динин мамлекеттик дин деп жарыялаган. Сатук жана анын балдары башкарып турган мезгилдерде мамлекеттин курамына Борбордук Тенир-Тоо жана Каражандын түндүгүндөгү жерлер кирген.

940-жылы Сатук Буура хандын аскерлери Чүй өрөөнүнө кирип Баласагын шаарын басып алган. Ошондон кийин Каражандар мамлекетинин борбору Баласагын шаары болуп жарыяланган.

**Каражандар мамлекетинин аймагы.** Алгач Сатук Буура хан Каражандар аймагын гана ээлеп турса, тышки жортуулдардын натыйжасында X к. экинчи жарымында анын ээлиги Борбордук Тенир-Тоо жана Жети-Суу аймактары менен то-лукталып, Каражандар батышты көздөй умтулган. Адегенде алар Фергананы ээлешет, ошол мезгилде Каражандар батыштагы коншусу болуп калган Саманийлер мамлекетинде феодалдык жана аскер башчыларынын бийлик талашуусу күчөп, барган сайын алсырап бараткан эле. Бул абалдан пайдаланган каражандар биринчи жортуулга чыгат, бирок ал ийгилексиз аяктаган. Кайрадан күч-кубат топтогон каражандар Саманийлер мамлекетин биротоло талкалоону көздөшкөн. Ферганадагы Өзгөн шаарынын башкаруучусу каражаний Наср Али уулу 999-жылы Бухараны ээлеп Саманийлер мамлекетин талкалап, алардын Аму-Дарыясына чейинки аймагын каратып алат.

Ошентип Каражандардын аймагы Чыгыш Түркстан, Түштүк Казакстан жана Борбордук Азиянын Аму-Дарыясына чейинки аймактар кирет.

Бул жаны Түрк мамлекети XI кылымдын биринчи жарымында саясий жактан күч алган. Бирок Каражандар мамлекетинин башкаруучуларынын ич ара чатактарынан улам чыгыш жана батыш кагандыктарына бөлүнүп кетти. Чыгыш кагандыктын борбору – Баласагын, ал эми батыш кагандыктын борбору – Самаркан шаары болгон.

**Каражандар мамлекетинин чарбасы.** Шаарлар менен калктуу кыштактарда дыйканчылык жакшы өнүккөн. Ал түгүл өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн тоо этектериндеги жантайынкын капталдар пайдаланылган, тоолордун боорлоруна арыктар чабылып, сүү жеткирилген.

Андан тышкary тоо-кен жана металл иштетүү бир кыйла өнүккөн. Кол өнөрчүлүк жана соода иштери кенири та-ралган. Ички соода негизинен мал баккан көчмөн уруулар

менен шаар, кыштактарда отурукташкан калктын ортоосу да жүргүзүлгөн. Кербен соодасы Карагандар мамлекетин башкайтада өлкөлөр менен байланыштырып турган. Буга Ысық-Көл ойдуңу менен Чүй өрөөнү аркылуу Чыгыштан Батышка қарай кеткен соода жолу онтойлуу шарт түзгөн.

Акча жүгүртүү да өтө кенири таралган. X–XI қылымдарда Кыргызстандын аймагында Өзгөн, Ош, Баласагын, Барскоон (Ысық-Көлдө) жана Шельжи (Таласта) шаарларында тыйын чыгарылган.

Үй куруу бир кийла жакшырган. Бышырылган кирпич, ошондой эле шыбак шыбоо кенири пайдаланылган. Ар түрлүү оймо-чиймелер жана сырдоо көп колдонула баштаган. Баласагын, Өзгөн жана Кашкар шаарлары архитектуралык курулуштардын борбору болуп калган. Архитектуралардын ичинен бизге чейинки келип жеткен эң зор эстелик Бурана жана Өзгөн мунаралары болуп эсептелет.

Шаарларда суу түтүктөрү, таш төшөлгөн көчөлөр, коомдук мончолор, кербен-сарайлар, мечиттер, башкаруучулар учун ак сарайлар эн жогорку чеберчилике курулган.

Карагандардын ээликтөрүндө отурукташкан калк менен катар, негизинен мал чарбачылыгы менен кесиптенген көчмөн калктары да болгон. Белгилүү бир деңгээлде мал чарбачылыгы да өнүккөн.

Мурдагы көчмөндердүн мусулман дүйнөсүнө аралашуусу илимди жана маданиятты өнүктүрүү учун зор маанигө ээ болгон.

### Архитектуралык-эстелик менен таанышуу

Бурана – Карагандар дооруна таандык тарыхый-архитектуралык эстелик, мунара. Чүй өрөөнүндөгү Токмок шаарынан 15 км түштүк-батышта орун алган. Мунара Жети-Суудагы түрктөрдө ислам тараала баштаган мезгилде, X к. аягы XI к. башында курулган. Бышкан кыш менен төрт бурчтуу пайдубалга сегиз кырдуу түптөлүп, цилиндр түрүндө тургузулган мунара чептин ичинде жайгашып, сырткы бети оймо-чийме менен коздолгон, ичинде жогору карай буралып чыгуучу тепкичтер орнотулган. Бийиктиги 14 м, түбүнүн диаметри 9 м, төбөсүнүкү 6 м ге жакын. Бурана Борбордук Азиядагы мунара архитектуралык эстеликтөрдөн эн байыркысы. Анын айланасындағы курулуштун калдыктары, чеп дубалдар бул жерде Карагандар мамлекетинин борбору Баласагын шаары болгондугун ырастайт. Мунара Кыргызстандын аймагындағы курулуш өнерүнүн жогорку деңгээлде өнүккөнүн баяндайт.



**Жазып алып, эске тут:**

**Карахан** – түрк тилинде эл, калайык калк дегенди түшүндүрөт.

### Суроолор жана тапшырмалар:

- ?
- 1. Сатук Буура хан, Бурана жонундо эмне билдинер?
- 2. Карагандар эмне үчүн ислам динин кабыл алышкан? Карагандар оз аймактарын кандайча кенейтишкен?
- 3. Мамлекеттин чарбасы кандай онүккон?

### § 19. Махмуд Кашгари жана Жусуп Баласагын

#### Негизги даталар:

1072–1077-жж. – «Түрк тилдер жыйнагынын» жазылышы.  
1069–1070-жж. – «Күт билим» дастанынын жазылышы.

✓ Түшүнүктөр: «Хасс-хажиб».

**Махмуд Кашгари жана анын мұрасы.** Карагандар доорунда Кыргызстандын калкынын маданияты да олуттуу өнүгүүгө ээ болгон. Материалдык маданияттын өнүгүшү менен катар эле руханий маданият жаатында да олуттуу өнүгүш болду. Араб тамгасынын тараалышы эн башкы жетишкендик болгон. Ошол мезгилдеги эн көрүнүктүү чыгармалар түрк окумуштуусу-энциклопедис Махмуд Кашгариге таандык. Махмуд Кашгари – жалпы эле Карагандык түрк элдеринин өкүлү. Ысық-Көлдүн түштүк жәэгіндеги Барсан шаарында төрөлгөн. Атасы Хусейин Барсан шаарынын эмири болгон. Чоң атасы болсо улук каган Мухаммед ибн Жусуп Ка-дыр хан эле. Махмуд Кашгари да эмирлер өзүнүн бабалары болгондугун китебинде эскерген. Анда: «Мен өзүм карахан түрктөрүнүн тили өткүр чеченинен, айтаары ачык жетиги-



Махмуд Кашгари.



Түркій тилдер сөз жыйнагы.



Жусуп Баласагын.

нен, коодону таза тетигинен, ак соок текүүсүнөн болом», — деп жазылган. Атасы Барсканды Махмуд Кашгари учүн илим-билим алууга кенири мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал өз доорундагы философ, тилчи, тарыхчы, географ, диниятчы ж.б. ойчулдардын эмгеги менен жакшы таанышкан. Махмуд Кашгари түрк тилдерин изилдеп көп саякаттаган. Ал өз эскерүүсүндө: «мен түрк, түркмөн-өгүз, чигил, кыргыздарын калааларын жана талааларын изилдедим, алардын тилдерин жана накыл сөздөрүн зээнге туттум» — деп жазган. Натыйжада чогулткан билимдерин топтоң бизге келип жеткен «Диван лугат ат-турк» (Түрк тилдеринин сөздүгү) деген зор чыгармасын 1072–1077-жж. аралыгында жазган. Эмгектин түп нускасы бизге жеткен жок. Анын 1266-жылдын 1-августуна карай, Мухаммед ас-Сави ад-Димашкы тарабынан даярдалган көчүрмөсү азыр Стамбул шаарында сакталуу. Бул китеп кыргыз тилине Тынчтыкбек Чоротегин тарабынан котурулган. «Дивандын» бул көчүрмөсү 638 беттен турат. Анын кириш бөлүмүндө түрк тилдерин үйрөнүүнүн маанилүүлүгү баяндалып, түрктөрдүн өз алфавити менен түрктөрдүн негизги элдери жана урууларынын аттары аталат. Алар кайсыл аймакта жашагандыгы айтылат. Чыгарма сөздүк түрүндө түзүлгөн. Макал-лакап же ырлардын үзүндүлөрү ығы менен жазылып, уз колунан чыккан шурудай тизилип жазылган. Өз доорундагы китептерден айырмаланып Махмуд Кашгари «түрк эли» деп бербестен, ар бир элди өзүнүн уруусунун аты менен болуп жазган. Мисалы: сөздүктө кыргыз, огуз, чигил, кыпчак уруу аттары менен белгиленет.

Өзүнүн чыгармасында Махмуд Кашгари дүйнөнүн бир башкача, тегерек картасын тиркеген.

Картада жердин чордону катары Ыйык мечит орун алган Мекке шаары эмес, автор туулуп-өскөн Барсан шаары бар Ысык-Көл, Борбордук Тенир-Тоо аймагы жайгаштырылган. Махмуд Кашгаринин өзү чийген түстүү, тегерек картасы, өз элинин дүйнө таанымын чагылдырган эн алгачкы картографиялык чыгарма болуп эсептелет.

**Жусуп Баласагын жана анын «Кутадгу билиг» чыгармасы.** Элибиздин орто кылымдагы маданияты менен илимин өнүктүрүүдө Жусуп Баласагындын эмгеги зор. Ал Баласагын шаарында туулуп-өскөн абын, ойчул жана мамлекеттик ишмер болгон. Туулган жерине карата ага «ал-Баласагуни», арабча «Баласагындык» деген ат берилген. Жусуп Баласагындын бизге жеткен мурасы «Кутадгу билиг» (Кут алуучу билим) дастаны. Бул улуу чыгарма 1069–1070-жылдары жазылып бүткөн. Дастанды жазуу Баласагын шаарында

башталып, аны Кашкар шаарында толук аяктаган. «Кут алуучу билим» дастанын Кашкарды башкарлып турган Каражандар каганы Тавгач-Богра-Кара ханга тартуулаган. Ал Жусуп Баласагындын эмгегин жогору баалап, ага жогорку ордо кызматын – «улуу атайын хажиптики» («Улуг хасс хажиб») ыйгарган. «Кут алуучу билим» дастанында акыйкатьтык, бакыт, ақылмандык, сабырдуулук жана жөнөкөйлүк тууралуу баяндалат.

Баласагындан чыккан абын ошол учурда үстөмдүк кылган араб жана перси тилдери менен катар, адабиятка түрк тилин биринчи болуп киргизген.

Анда, Жусуп Баласагын минтип жазган:

Билим үчүн кол создум тынбай өзүм,  
Сөздү сөзгө кынадым, кошуп сезим.  
Кийик эле түрк тоодо жүргөн,  
Үйрөттүм, өнөр кылдым анын өзүн.

Дастан орто кылымда Чыгыштагы эн жогорку денгээлдеги насаатчылык чыгарма болгон. Жусуп Баласагын чыгармасын 54 жаш курагында бүтүргөн.

Ал Кашкар шаарында каза болуп, ошол жерге коюлган.

Баары өтөт, түбөлүктүү – жакшы атак,  
Жакшы адамдын ишин айтып макташат,  
дегендей Жусуп Баласагын бизге өлбөс-өчпөс мурас калтырып, анын атак-данкы кылымдар бою жашай берет.

**Чыгармадагы насааттар.** «Куттуу билими» дастанында өзгөчө көп орун берилген насааттар – бул, окуу, билим алуу, илимге умтулуу. Окуунун пайдасы жөнүндө:

«Айткым келди, о ақылман, сөз жайын, –  
Окуу, билим пайдасынан баштайын.  
Окуу – түндө алдындашы шам чырак,  
Билим алсан, мандай ачык жаркырап.  
Окуу, билим көп нерсеге жеткирет.  
Бул экөөнөн урмат-сыйды көп көрөт».

Бала кичинесинен зирек, тырышчаак болсо, кийин жетилип киши болгон кезде ойлогон ой-максаттарына жетээри жөнүндө кенири баяндайт:

Ким жашынан көп окуп билим алат,  
Бойго жетсе тилеги орундалат.  
Окууда тырышчаактык берет жемиш,  
Илим, билим-дөлөткө кенен өрүш.  
Байкап көрсөн калети жок бул сөз ак,  
Илим-билим алган адам акыйкат.

Кимде ким окуй билсе, олжо табар,  
Кимде ким билим алса **PDF Compressor Free Version**

Адам атагын, бийик ысымды таза сактоо, адилеттикке, ырыс-дөөлөткө, каниетке ээ болуу кут даарыган адам деген түшүнүккө алыш келет.

Күт - бул жакшылыктын бардык касиетин камтыган бийиктик.

Жусуп Баласагын күттүүлүкту жоргу даңазалап, киинки урпактарга мурас катары ыроолоду. Бул насааттар биздин келечегибиздин өрүш алышына өбөлгө түзөт жана жаркын жашоого жетелейт.

### **Жазып алып, эске тұм.**

*Хасс-хажиб* – карахандар доорундагы жогорку мамлекеттик чин.

## Суроолор жана тапшырмалар:

1. Махмуд Кашгари деген ким болгон, анын кандай эмгеги менен тааныштынар?
  2. Дүйнөнүн картасын түзүүдө Кашгари эмне үчүн жердин борбору кылыш, Ысык-Көлдү алган, ойлонуп, оюнарды айткыла?
  3. Жусуп Баласагын жонундо эмне айта аласынар?
  4. «Күттүү билим» дастаны жонундо эмне түшүнүлүн?

## § 20. Улуу Жибек жолу

## Негизги даталар:

Б.з.ч. 138-ж. – Кытай саякатчысы Чжан Цяндын Фергана  
өрөөнүнө келиши.

Б.з.ч. II к. – Улуу Жибек жолунун негиздөлиүү

✓ Түшүнүктөр: Улүү Жибек жолу

**Улуу Жибек жолунун ачылышы.** Чыгыш менен Батышты бириктирген атагы ааламга кеткен Улуу Жибек жолу Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүп тарыхыбызга терен из калтырган. Б.з.ч. 138-ж. Кытай саякатчысы Чжан Цяндын Алай тоолорун ашып, Фергана өрөөнүн аралап, Батыш өлкөлөрүнө саякат жасашы Улуу Жибек жолунун ачылышына өбөлгө болгон. Ошентип б.з.ч. II к. баштап Улуу Жибек жолу негизги соода жолу катары кызмат өтөй баштаган. Орто Азияга жайгашкан элдер жөнүндө маалымат алып, кытайлар адегенде алар менен Улуу Жибек жолу боюнча, андан

кийин ал аркылуу Европа элдери менен соода байланыштарын түзүшкөн. Аталган жолдун жалпы узундугу 7 мин километрге чейин созулуп, аны кербендер 3 жылда басып отүшкөн.

Улуу Жибек жолу Кытайдын байыркы борбору - Лояндан башталган. Чөлдөр, тоолор жана талаалар аркылуу төө кербени тынымсыз өтүп турган. Кытайдан Улуу Жибек жолу аркылуу батышка - фарфор, кагаз жана баарыдан мурда жибек кездемелерин жана жибек жиптерди алыш өтүшкөн, аларды Европа чеберлери кездеме токуганга пайдаланышкан.


Кытай болсо Жер Ортолук денизинен айнек идиш-аяктарды, Орто Азиядан жұзым, төө буурчак, анар жана башка есүмдүктердү алышкан. Соодагерлердин иш-аракети менен Орто Азияга жибек көнери тараалған. Кыргызстандагы биздин замандын алгачкы қылымдарындагы көрүстөндөрүнөн жибек кездемелер табылған.

**Кыргызстан аймагы аркылуу өткөн соода жолдору.** Кыргызстан Улуу Жибек жолунун маанилүү бөлүктөрүнүн бири болгон. Кыргызстан аркылуу өткөн соода жолу уч багытта болгон.

Соодагерлер Чыгыш Туркстандан чыгып, Көк-Суу дарыясынын жээгин бойлоп жүрүп отурушуп Эркештам ашуусун ашып, Алай тоолоруна келишкен. Андан Кызыл-Сууну жээктеп Термез шаарына, андан ары Аму-Дарыясынан өтүп, Мерв шаары аркылуу Иранга, андан Жер Ортолук денизине чыккан.

Экинчи жол багыты Мервден башталып, Бухара, Самарканд, Кожент аркылуу Фергана өрөөнүң келет. Соодагерлер андан Ош, Өзгөн шаарларын аралап, Жаазы (Яссы) дарыясын бойлоп Арпа, Ат-Башы аркылуу Чыгыш Түркстанга кеткен.

Үчүнчүү багыттагы жол Самарканндан Ташкентке, андан ары көптөгөн шаарларды аралап Чүй орөөнүнө, Чүй орөө-



## Улүү Жибек жолунун Кыргызстандан отүшү.

нүндөгү шаарларда соодасын жүргүзүп, андан ары. PDF Compressor Free Version. чыгайы менен Ысык-Көлгө жетип, Барскондо өргүгөн кербендер, Ат-Башыга жетип анда Таш-Рабат кербен сарайында эс алышип, Торугат аркылуу Кытайга киришкен. Ошол эле мезгилде Барскондон түндүккө кеткен кербендер Сан-Таш аркылуу Эне-Сай кыргыздарына карай жол алган.

**Улуу Жибек жолунун тарыхый мааниси.** Улуу Жибек жолу Европа мамлекеттери менен Чыгыш өлкөлөрүнүн бири-бири менен тааныштуусунда чон мааниге ээ болгон. Бир нече кылым мурда өнүккөн акчалай чарабасы бар, Чыгыш менен Батыштын ири цивилизацияларын бириктирген Жибек жолу соодага жана алмашууга көмөк берген. Бул жөнүндө Кыргызстандын аймагында табылган Парфиянын, Грек-Бактриянын, Кушандын, Байыркы Римдин тыйындары, ал эми б.з. 1-мин жылдыгынан тартып Иран, Византия, Хорезмдин, Согданын жана Кытайдын тыйындары айгинелейт.

Соода, товар алмашуу гана жүрбестөн, илимий жана техникалык билимдерди, маданий жетишкендиктери да бири-биринен үйрөнүшкөн. Улуу Жибек жолу откөн аймактарда бири-биринен калышпаган ири шаарлар өсүп чыккан, архитектуралык курулуштары көз жоосун алган шаарлар соода борбороруна айланган.

Улуу Жибек жолу бүгүнкү күнде да жаныланып, Чыгыш менен Батыштын байланышы жакшы жолго коюлууда.

**Жазып алып, эске тут:**

**Улуу Жибек жолу** – б.з.ч. II кылымда кытай императору Шихуанды тарабынан негизделген Кытай жана Жер Ортолук дениз өлкөлөрүн бириктирген соода жолу б.з.ч. 109-жылы Тенир-Тоо аркылуу Улуу Жибек жолу ачылган.

**Суроолор жана тапшырмалар:**

1. Улуу Жибек жолу качан ачылган?
2. Кыргызстандын аймагы аркылуу кандай жолдор откон, карталы пайдаланып айтып бергиле?
3. Улуу Жибек жолунун боюнда кандай шаарлар жайгашкан?



Таш-Рабат кербен сарайы.



Кербен сарай. XV к. Реконструкция.

## IV ГЛАВА. КЫРГЫЗДАРДЫН КӨЗ КАРАНДЫСЫЗДЫК УЧУН КҮРӨШУ

### § 21. Чыңгыз хандын каар заманы

1

**Негизги даталар:**

- 1206-ж. – Монгол мамлекетинин түзүлүшү.  
1207-ж. – Жучунун Түштүк Сибирге жортуулу.  
1218-ж. – Монголдордун Жети-Сууга келиши.  
1219-ж. – Борбордук Азияны күлчүлүкка айлантуу.


✓ **Түшүнүктөр:** Чыңгыз хан.

**Чыңгыз хандын аскерлеринин кыргыз жерлерине басып кириши.** XII к. аягы XIII к. башында монгол талааларындағы уруулар ортосундагы күрөш аягына чыгып, боржигин уруусу үстөмдүк абалга ээ болду. 1206-жылы монгол урууларынын чон курултайында боржигин уруусунун атактуу башкаруучусу Есүгей баатырдын уулу Тэмучин ак кийизге салынып, бүткүл монголдордун ханы деп жарыяланып, Чыңгыз хан титулuna ээ болот.

Чыңгыз хан өзүнүн сөзүн кын этпей уккан, таланттуу кол башчыларына таянып, кыска мөөнөттө күчтүү армия колдуктарга, жүздүктөргө, миндиктерге жана он миндиктерге (түмөн) болунгөн. Ар бир бөлүктүн башында эр жүрөк кол башчы болгон. Өтө каттуу тартипке ээ болгон, күчтүү армиясы менен Чыңгыз хан басып алуучулук жортуулдарын баштаган. 1207-жылы Чыңгыз хан өзүнүн уулу Жучуга Түштүк Сибирдеги элдерин багындырууга буйрук берген. Ошол кезде Энегинин көз карандысыздык учун күрөшүнен башталған.



Чыңгыз хан.



Монгол жоокерлери.

Сайдагы кыргыздар мурдагы күч-кубатынан айрылған бор-  
тырандылык жашоону баштарынан кечирип жатышкан. Бы-  
тыранды ээликтерди башкарып турган кыргыз тебөлдөрү,  
элди бөөдө кырылуудан сактап калуу үчүн Чыңгыз ханга  
багынып берүүнү чечишкен.

Жучу кыргыздардын ээлигине жакындап калганда, ага  
кыргыздар элчи жөнөтүп, эң баалуу ак шумкар, ак боз ат  
тартуулап, өз эрктери менен каардуу талаа эгесинин букара-  
лыгына өтүүсүн билдиришкен. Эне-Сайлыктар монголдорго  
салык катары темир, эгин берип турууга милдеттенген. Мон-  
голдордун өзүүсү өтө каардуу болуп, эркиндикти көздөгөн  
кыргыздар 1218-жылы өздөрүнүн коншусу туматтар менен  
бирге көтөрүлүш чыгарышкан. Бирок күч тен келген эмес,  
монголдордун Жучу башында турган чон армиясы көтө-  
рүлүшчүлөрдү мыкаачылык менен басып жазалашкан. Кыр-  
гыздар кайрадан күч топтошу үчүн көптөгөн жылдар талап  
кылышкан. Чыңгыз хандын баскынчы доору күч алып тур-  
ганды азыркы Кыргызстандын аймагында наймандардын баш-  
чысы Күчлүктүн бийлиги өкүм сүрүп турган. Чыгыш Түркстан  
жана Жети-Суу калкы наймандардын оор өзүүсүнде болгон,  
Күчлүк бул жердеги мусулмандарды буддизмге же христиан-  
динине өтүүгө мажбурлаган.

1218-ж. Чыңгыз хан Жети-Сууга Жэбэ-Нойон башында  
турган 20 мин адамдан турган армияны жөнөткөн. Жети-  
Суунун чегине жеткенде монгол кол башчысы ар ким өз ди-  
нин тутууга укуктуу деп жар салган. Андан тышкaryы мон-  
голдордун тартиптүү аскерлери бейпил элди тонобоого буй-  
рук алышкан. Жэбэ-нойондун мындаи саясаты ийгиликтүү  
болуп жергиликтүү элдер Күчлүкке каршы көтөрүлүп, мон-  
голдорду куткаруучу катары тосуп алган. Мисалы, Баласа-  
гын шаарынын дарбазасы монголдорго каршылыксыз эле  
ачылып берилген. Ушундай эле ыкма менен монголдор Кыр-  
гызстандын аймагындағы башка шаарларды да ээлөөгө же-  
тишишкен. Күчлүк монголдор менен салгылашууда талка-  
ланып качкан, бирок монголдор аны кууп жетип башын  
алышкан.

Борбордук Тенир-Тоо толугу менен монголдордун көзө-  
мөлү астында болгон. Мында, Борбордук Азияга жортуул  
жасап, басыш үчүн монголдор күч топтогон.

**Борбордук Азияны күлчүлүкка айлантуу.** Тенир-Тоону  
монголдордун ээлөөсү Орто Азияга басып киругүгө жол ачты.  
Ошол мезгилде Орто Азиядагы эң чон мамлекет Хорезм шах-  
тыгы болуучу. Хорезм шахы бүт Орто Азия, ал гана эмес

Иран жана Ирактын бир катар аймактары башкарып, бор-  
бору гүлдөп өнүккөн Үргөнч шаары эле. Мухаммед шах өзүн  
бүт чыгыштын төбөлүмүн деп эсептеген. Чыңгыз хан 1218-ж.  
Мухаммед шахка элчи жөнөткөн, анда: «Мен сени менен  
тынчтыкта жашагым келет. Сен менин эң улуу жана кым-  
баттуу кызматчым бол». Мындаи кемсингүүгө чыдабаган Му-  
хаммед шах, Отрап шаарында элчилердин башын алдырат.  
Бул кабарды уккан Чыңгыз хан согуштук жортуулга чыккан.

1219-жылы 20 монгол түмөнү (200 мин атчан) чек арада-  
гы Сыр-Дарыяга жакындап келишти. Хорезм шахтын армиясы  
ачык каршылык көрсөтпөстөн ири чептерде коргонуу согуш-  
тарын жүргүзгөн. Чыңгыз хан эң негизги күчү Отрап шаары-  
на багытталып, аны талкалаган.

Алар чептерди таш ыргытуучу машина менен талкалап,  
жалпы чабуулга өтүп, каршылаштарын аёосуз кырган. Эч  
кимге кечирим берилген эмес. Самарканد эли катуу каршы-  
лык көрсөттүү, шаар толугу менен талкаланып 30 мин эркек  
кырылып, аялдар жана балдар кулдукка сатылды. 1221-ж.  
Үргөнч камалоого алынды. Ордо шаардын калкы аял-эркек,  
бала-чака дебей жапырт душманга катуу каршылык көрсө-  
түп, кашык каны калганча салгылашты. А бирок акыры  
баскынчылар женишке жетишет да, Аму-Дарыясындагы тос-  
мону бузуп, шаарды сел капитаган. Ошентип, 1221-ж. Орто  
Азиянын көпчүлүк бөлүгү монгол баскынчыларынын кол  
алдында калды.

Монголдорго туруктуулук менен катуу каршылык көр-  
сөткөн Хорезм шахынын уулу Жалал ад-Дин болду. Согу-  
шуп жатып анын аскерлери Индия чегине чейин сүрүлдү.  
Акыры душмандардын курчоосунда калган Жалал ад-Дин  
алкынган аты менен бийиктиктен Инд дарыясына бой урат.  
Аты, курал жарагы жана колундагы асабасы менен аман-  
эсен аркы жәэkkе сүзүп өттү. Чыңгыз хан анын артынан  
куугунтук жиберген эмес, ал Жалал ад-Диндин эрдигине сук-  
танып өз жоокерлерине: «Андан үлгү алуу керек!» – деп айт-  
кан. Бул баатырдын атасы Мухаммед шах Каспий деңизи-  
нин бир аралдарына жашырынып көп узабай каза болгон.

1227-жылы 72 жаштагы Чыңгыз хан дүйнөдөн кайтат.  
Анын ээлигиндеги жерлер улустарга бөлүнүп, балдарына му-  
раска калган. Кыргызстандын аймагы, Борбордук Азиянын  
көпчүлүк бөлүгү Чыңгыз хандын экинчи уулу Чагатайдын ээли-  
гине тиешелүү болгон. Ал эми Эне-Сай менен Иртыш дарыя-  
ларынын аралыгындағы жана Балхаш көлүнө чейинки кыр-  
гыздардын жери үчүнчү уулу – Угедейге тийген. Кийин Угे-  
дей Монгол империясынын уулу ханы болуп жарыяланган.

Жазып алып, эске тут:

Чыңғыз – түрк тилинде «тениз, деңиз» дегенди билдирет.  
**PDF Compressor Free Version**

### Муну билүү кызықтуу

Чыңғыз хан Хорезмдин ири шаарларына кат жөнөткөн, анда мындаи деп айтылган:

«Билесиңерби – Көкө Тенир мага Чыгышты жана Батышты, жер баш ийсөңөр кечирип берилип өмүрүнөр сакталат, жок эгер каршылык көрсөтүүнү чесценер элиңер кырылып, күлүнөр көккө сапырылат». Ошентип кээ бир шаарлар согушластан дарбазаларын ачып беришкен, монголдор калкты талаага айдал чыгып ээн калган шаарларды үч күн талап тоношкон, ал эми коргонуп каршылык көрсөткөндөрдү монголдор ырайымсыз жазалашкан.

### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Тәмучин деген ким болгон?
2. Моголдор Тәмучинге Чыңғыз хан деген титулду берүү менен эмнеңи көздөшкөн?
3. Чыңғыз хандын басып алуулары кандай болгон?
4. Кыргыздардын монголдорго баш ийүүсү жөнүндө айтып бергиле?
5. Монголдор басып алган аймактары алдин жашоосу кандай болгонун кошумча адабияттан таап окуганга аракет кылгыла.

## § 22. Моголстан мамлекети

### Негизги даталар:

1348-ж. – Моголстан мамлекетинин түзүлүшү.  
1365-ж. – Ылай салгылашшуусу.

Түшүнүктөр: **могол, улусбеги, бутпарас.**

**Моголстан мамлекетинин түзүлүшү.** Орто Азияны ээлеп турган Чагатай улусунун аймагында негизинен түрк жана түрктөшүп кеткен монгол уруулары жашашкан. Сыр-Дарыя менен Аму-Дарыясынын ортосундагы аймактар Мавераннахр деп аталып, андагы калктар өздөрүн «Чагатайлар» деп аташкан, ал эми Тенир-Тоо, Жети-Суу аймагындағы монголдор өздөрүн монголдорбuz дешкен. XIV к. орто ченинде Орто Азиянын чыгышында жаны мамлекет – Моголстан, б. а. «Моголдор өлкөсү» пайда болгон. Моголдордун эн ири уруулары түркчө жана монголчо аталган. Алардын баарысы эчактан эле түрк тилинде сүйлөшкөн, түрктөрдүн адат салтын кабыл алышкан, өздөрүнүн Ата Мекени катары Монголиянын талааларын эмес, Борбордук Тенир-Тоону эсептешкен.

Моголстан мамлекетин дуглат уруусунун ири төбөлдөрү жетектешкен. Алар Чыгыш Түркстанды, Мангалий-Субе менин Фергананын бир болугүн, Алай, Ысык-Көлгө чейинки бүткүл Борбордук Тенир-Тоо дубанындагы жерлерди ээлеген.

Бул жерлер дуглат уруусунун эмири Пулладчыга тиешелүү болуп, анын ордосу Ак-Суу шаарында (Чыгыш Түркстанда) жайгашкан.

Талас, Чүй өрөөндөрү, Ысык-Көл жана алардын түн дүгүндөгү жерлер Балхашка, чыгыш жагынан Иртышка чейин дуглат уруусунун дагы бир башчысы Камар ад-Динге караган. Ал Пулладчы эмирдин бир тууган иниси болгон.

Дуглат уруусунун төбөлдөрү өз уруусунун согуш күчтөрүнө таянып, Моголстанды Мавераннахдан бөлүп алуу аракеттерине башчылык кылышкан.

Эмир Пулладчы өзү Чыңғыз хандын тукумунан болбогон соң хан тактыга отура алган эмес. Ошол себептен ал чагатайлардын тукумунан чыккан Тоглук-Темир деген жаш баланы таап келип, ошол аркылуу өзүм бийлик жүргүзөм деген ниетте аны 1348-ж. Моголстандын ханы деп жарыялайт. Ошентип Моголстан мамлекети түзүлүп, Пулладчы өзү хандын алдында улусбеги деген жогорку кызматты ээлейт да, аны укум-тукумга мураска калтыра турган кылат.

Моголстандын ханы Тоглук-Темир мамлекеттик бийлиktи кенейтип, бекемдөөнү чечет. Тоглук-Темир 24 жашында ислам динин кабыл алып, аны мамлекеттик дин деп жарыялайт. Анын үстүнө ал исламды кол алдындағыларга күч менен таратат. Тарыхчылардын маалыматында бир күндө бутпарас жолун жолдоочу 160 мин киши ислам динин кабыл алат.

**Мавераннахра жортуулдар.** Борбордук Тенир-Тоонун көчмөн ак соөкторү хандан башка жерлерди басып алууну талап кылышкан. Тоглук-Темир эгерде жортуул ийгиликтүү болуп калса өзүнүн кадыр-баркы көтөрүлүп, бийлиги бекемдөле турганын түшүнгөн. Хан да, ал таянган көчмөн төбөлдөрү да Орто Азиядагы Аму-Дарыясы менен Сыр-Дарыясынын ортосунда (Мавераннахр) жаткан батыш аймактарды оной олтоң эле басып алууга болот деген чечимге келишкен. Анткени, ал жердеги бийлик бытыранды жана өз-ара жоолашып турган түрк эмирлеринин колунда эле.

1360-жылы эрте жазда Тоглук-Темир көп аскери менен Жети-Суудан Мавераннахды көздөй жортуулга чыккан. Аларга согушсуз эле шаар калкы бағынып беришип, жергилитүү түрк эмирлери Тоглук-Темирдин тарабына өтүштөт. Могол ак соөкторү Мавераннахды басып алынган өлкө катары эсептешип, калкты талап тоноп, көп бейбаштык кылышат.

Ошондуктан эл көтөрүлүшкө чыгат, аларды кээ бир жергиликтүү төбөлдөр колдогон. Самаркандада ким катары коюлган Тоглук-Темирдин уулу Илияс Кожо кыйын абалда калган. Ошол мезгилдерде Моголстандын ханы Тоглук-Темир дүйнөдөн өтөт, Илияс Кожо Самаркандан кайтып келип, атасынын тактысын ээлейт. 1362–63-жж. Мавераннахр убактылуу колдон чыгат. Илияс Кожо 1365-жылы Мавераннахрды кайрадан басып алууга жөнөйт. Мавераннахрды Хусейин жана Темир деген эмирлер башкарып турган, алар менен мөгөлдордүн ортосунда чон согуш болуп, ақыры Илияс Кожонун аскерлери женип чыгат. Моголдордун аскерлерине Самарканга карай жол ачылат.

**Моголдордун женилиши, ич ара согуштар.** Самарканда шаарынын тургундары жапа тырмак шаарды коргоого чыгышат. Аларга баскынчылардын колуна түшүп бергиси келбegen катардагы эле жөнөкөй адамдар жетекчилик кылышат. Эл шаарга кирген бир көчөдөн башка бардык жолдорду казып, колго тийген ар кандай нерселер менен тосуп салышат. Моголдордун атчандары тосулган, казылган кочөгө кире бергенде туш тараптан жаа атып, ташка алып, союл менен ургулашып, айлаларын кетиришет. Басып киргендөр минге жакын адамдарынан, көп сандаган унааларынан ажырап, шаардан кайра эптең чыгышат. Илияс Кожо Самарканды курчоодон баш тартып, аскерлерин Моголстанга алып кетет.

Илияс Кожонун Мавераннахрдагы согушта женилип катышы Моголстандагы ири төбөлдердүн ага каршы чыгышына түрткү болот. Дүглат уруусунун эл билген таасирдүү эмири Камар ад-Дин Илияс Кожонун ордосуна кол салып, ханды өлтүрүп, анын үй-бүлөсүн жок кылат.

Моголстандын төбөлдерүнүн ортосунда бийлик талаш күч алып, ич ара согуштар башталат. Алар Темирдин аскерлеринин жортуулу башталар алдында мамлекетти алсыраткан.



Могол аскери.



Мавераннахрда жортуул.

### Согуштук окуяларды билүү

### «Ылайдагы салгылашуу»

Бул окуя Илияс Кожонун Мавераннахрга жасаган жортуулунда болгон. Моголдордун аскерлерин Мавераннахрдын башкаруучусу Темир Ташкент менен Чиназдын ортосунан, Сыр-Дарыядан тосуп чыгышат. Эки тарап беттешип салгылашып атканда алай-дүлөй болуп нөшөрлөп күн жаайт. Аскерлер баткакка батышып, берилген буйруктар угулбайт. Көнөктөп куйган жаанда душман кайда, өз кайда экени билинбайт. Салгылашуу аябай күчөп турган маалда мөгөлдордо жаны күч келип кошулат да, таймаш алардын пайдасына чечилет. Темирдин аскерлери артка кашышат. Дүрбөлөнгө түшүп качканда тириүлөрдүн жана жарадар болгондордун көбү ылайга тебеленин калат. Ошо көздөгилердин айтуусу боюнча Сыр-Дариядагы «Жанг-и Лой» («Ылайдагы салгылашуу») 10 минге жакын адам курман болгон.



Жазып алып, эске тут:

**Могол** – түрктөшүп кеткен монгол уруулары.

**Улусбеги** – мөгөл мамлекетиндеги жогорку кызмат.

**Бутпарас** – көп кудайлуулукка ишенүү.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Мөгөлстан мамлекети, каячан негизделген, биринчи ханы ким болгон?
2. Кайсыл аймактар Мөгөлстанга кирген?
3. Эмне үчүн Пуладчы хан болуу укугуна ээ болгон эмес?
4. Мавераннахрга жасаган жортуулдар кандай болдуу?
5. Илияс Кожо эмне себептен олтүрүлдүү?
6. «Ылайдагы салгылашуу» кайсыл окуяны чагылдырат?

### § 23. Амир Темирдин дөөлөтүү

#### Негизги даталар:

1370-ж. – Амир Темирдин мамлекетинин түзүлүшү.

1371-ж. – Мөгөлстанга Темирдин жортуулунун башталышы.




Түшүнүктөр: «Амир».

**Амир Темирдин дөөлөтүүнүн негизделиши.** Моголдордун кайра-кайра жасаган жортуулдарынан жана эл көтөрүлүштөрүнөн тажаган Мавераннахрдын төбөлдөрү менен соодагерлери өлкөгө каршы келе жаткан жортуулдардын мизин кайтарып, элди кынк эттирбей кармай турган күчтүү адамды издей башташат. Ақыры алар элге белгилүү болуп калган Амир Темирди тандашкан.

Темир Шахисяб шаарынын тегерегиндеги түрктошуп кеткен монгол уруусу барластан чын. Түрктошуп деген адамдын үй-бүлөсүндө 1335-жылы төрөлгөн. Ал жаш кезинен эле согуш иштерин жакшылап үйрөнгөн, жол башчылык кылууга даяр инсандык сапаты бар, эр жүрөк адам болгон. Ал алдуу-күчтүү, кайраттуу десе кайраттуу, каардуу десе каардуу жигиттерден сүрдүү аскер курап, кербендерди талап-тоноп, кошуналарына кол салып турган. Жыйырма жашка чыкканда Темир эл арасында кадыр-барктуу, Казаган деген эмирge кызматка орношкон. Тоглук-Темир Мавераннахды басып киргенде, Темир моголдорго кызматка етүп, Кеш аймагына ээлик кылган.

Ал 1361-жылы Казагандын небереси, ошо кезде Мавераннахды башкарып турган Хусейин эмир менен союз түзөт да, көп узабай 1370-жылы аны туткундан, өлтүрүп салып, Мавераннахдын толук укуктуу бийлик ээси катары өзүнүн атынан мамлекет негиздейт. Өмүрүнүн акырында Амир Темир Жер Ортолук денизден тартып Чыгыш Түркстанды курагына алган дөөлөттү түзгөн. Анын борбору Самаркан шаары болгон. Жортулдардын биринде Темир бутунан жардар болгондуктан аксал басчу, ошондон улам аны «аксак Темир», ал эми европалыктар «Тамерлан» деп аташкан.

**Темирдин кыргыз аймагына жасаган жортуулуу.** Өзүнүн бийлигин кенеңтүү максатын көздөп, Темир Моголстанды басып алганы бир катар жортуулдарды жасаган. 1371-жылы Темир Камар ад-Диндин улусуна каршы жортуулга чыгып Ысык-Көлгө чейин келет. Бирок ойлогон ою онунан чыкпайт. Анткени, калктын бир бөлүгү Чыгышка, Иле менен Иртыш дарыяларынын ортосуна көчүп кетип, экинчи бөлүгү баскынчылар оңойлук менен жете албай турган тоолуу өрөөн дөргө чыгып кеткен. Барган жерлери ангырап ээн калган. Могол уруулары басып алуучуларга каршы дайыма ушундай амалды колдонушчу. Көчмөн уруулар менен болгон жы-



Амир Темир.



Амир Темирдин жоокери.

йырма жылга созулган согуш аларды толук багынтууга мүмкүн эместигин көрсөткөн. Ага карабастан 1390-жылы Темир бир нече эмирлер баштаган 20 мин аскерин Моголстанды кыйратып Камар ад-Динди куугунтуктоо учун жөнөтөт. Алардын бири түндүктөгү жол менен – Ташкент, Талас, Чүй аркылуу, экинчиси түштүктөгү жол менен – Анжияндан чыгып, Жаазы, Арпа дарыяларын бойлой жөнөйт. Аскерлер жүрүп отуруп Ысык-Көлдөн кошулат. Артка чегинип бараткан Камар ад-Динди кубалап жетүү учун, алар Иртышка чейин барышат. Жер ангырап ээн калган. Калк баскынчылардан жашырынып бийик тоолуу аймактарга чыгып кеткен. Тенир-Тоодо жашаган көчмөн уруулар душманга баш ийүүнү каалашпай Ата Журтун таштап кетүүгө аргасыз болушкан эле. Темирдин бийлиги Чүй өрөөнүн чейин гана тараган. Бул аймакты жана ага кошуп мүлдө Моголстанды башкарууну Темир өзүнүн небересине – орто кылымдагы эн зор окумуштуулардын бири катары данкы чыккан атактуу Улукбекке берген. Бирок Улукбек иш жүзүндө Моголстанда бийлиг жүргүзө алган эмес.

### Муну билүү кызыктуу

Амир Темир жана анын басып алуучулук согуштары жөнүндө кыргыз элинин эсинде көп эскерүүлөр сакталып калган. Ушул күндөрдө дөле Ысык-Көлдүн чыгыш тарабындагы, Санташ ашуусундагы экиташ дебөнү элдик уламыш «Аксак Темир» ысмы менен байланыштырышат. Анын мааниси мындай: Темир Санташ аркылуу Кытайга кетип баратып, ашууга чыкканда ар бир жоокерге «сайдан бирден таш алып, аларды бир жерге үйгүлө» деп буйрук берет. Кайра келе жатканда тириү калган жоокерлер баягы таш дебөдөн бирден таш алып, дебөнүн катарына үйүшөт. Ошентип ашууда эки чоң таш дебө пайда болот. Алардын бири бөлөк жерде курман болгондордун өз колдору менен өздөрүнө тургuzган эстелиги. Экинчиси жортуулдан аман-эсен кайткандардыкы экен.

### Жазып алып, эске тут:

**Амир** – арабча аскер башчысы.

**Суроолор жана тапшырмалар:**

1. Амир Темир кантин мамлекет түзо алды? Ага мүнөздөмө берип коргуло?
2. Кыргыз аймагына жасаган чабуулу эмнеге тез ишке ашкан жок?
4. Темир жонундо кандай уламыштар бар экен?
5. Амир Темир жонундо эссе жазгыла.

## § 24. Мухаммед Кыргыз (Тагай бий)

**PDF Compressor Free Version**

**1****Негизги даталар:**

- 1510-ж. – Мухаммед Кыргыздын хан болуп жарыяланышы.
- 1517-ж. – Моголдор менен Кыргыздардын согушу.
- 1524-ж. – Кыргыз-казак союзунун түзүлүшү.

Түшүнүктөр: **эмир.**

**Борбордук Азиядагы абал.** Темирдин Моголстанга жаса-  
ган кыйраткыч кандуу жүрүштөрүнөн улам анда чон өз-  
гөрүүлөр болгон. Бир убактагы күчтүү уруулар адам жагы-  
наң да, тиричилик жагынан да чон жоготууларга учурады.  
Борбордук Тенир-Тоо, Ысык-Көлдүн шаарлары жана Иле  
өрөөнү ээн калды, Моголстандын чыгыш чет жакаларында,  
Алтайда жана Жүнгарияда жашаган кыргыздар Темирдин  
согуштарынан талкаланган mogul урууларынын калганда-  
рын өзүнө каратып, ээн калган жайыттарды ақырындап  
ээлей баштады. XV к. эле кыргыздар калган mogulдордон  
дээрлик айырмаланбай калышат. Ошол убакта алардын эки  
гана айырмачылыктарын белгилешкен. Кыргыздар өздөрүн  
жүрөктүүбүз деп эсептешкен. Моголдордон согушчандыгы ме-  
нен да, чыдамкайлыгы менен да айырмаланышкан. Эр жүрөк,  
шамдагай-шайдоот болушкан. Ошол себептүү алар «Могол-  
стандын арстандары» деген ардак наам алышкан. Экинчи-  
си, кыргыздар бир катар mogul урууларына окшоп исламды  
кабыл албай өздөрүнө адат болуп калган көп кудайлуулукка  
табынууну уланта беришкен жана mogulдор түшүнө турган,  
бирок башка түрк тилинде сүйлөшкөн. XV к. 80-жж. Mogol-  
стандын аймагында саясий эки бирикме түзүлгөн. Алардын  
бири Жүнус хан башында турган mogulдордун улусу, экинчи-  
си Түндүк Кыргыстанда басымдуу көпчүлүгү кыргыздардан  
турган Султан Халилдин ордосу. Султан Халил «кыргыз-  
дардын беделдүү падышасы» деген ат менен белгилүү, кийин  
булардын ортосунда ири ез ара согуштар күч алган, андан  
тышкary бул аймактарга жунгарлар жана шейбанилердин  
кол салуу коркунучу күчөгөн.


**Кыргыздардын көз караптысыздык үчүн күрошу.** Бул мез-  
гилдерде Mogolstanда кыргыздардын ролу күчөй баштады.  
XVI к. кыргыздар бир топ түптөлүп, бийлиkti Чыңгыз хан-  
дын укум-тукумдарынын мурас кыlyп берүү салтынан баш-  
тартышып, эмирлерди өздөрүнүн арасынан көтөре башта-  
ган. Ошол мезгилде Ысык-Көлдүн Барскон аймагын жетек-  
теп турган Мухаммед Кыргыздын аты чыга баштаган. Анын

иш-аракети кыргыз урууларынын он жана сол канатта-  
рынын союздарын бекемдөөгө багытталган. Ал 1510-жылы  
салт боюнча ак кийизге салынып хан деп жарыяланган. Бул  
иши жүзүндө кыргыз урууларынын көз караптысыздыкка ээ  
булушун белгиледи.

Кыргыз уруулары Мухаммед Кыргыздын жетекчилиги  
менен Mogol мамлекетинин ханы Султан Саидге 1514-жылы  
Кашкарды басып алууда олуттуу колдоо көрсөткөн. 1517-ж.  
Мухаммед Кыргыз Сайрам, Ташкент, Туркстанга кол салып,  
Ташкенттин акими ханзаада Абдулланы туткунга алган. Би-  
рок кийин аны урмат-сый менен көй берет. Муну уккан Сул-  
тан Саид хан Мухаммед Кыргызга каршы аттанып, мусул-  
ман жерлерин бүлгүнгө учураткандыгы үчүн жазалоону че-  
чет. Чындыгында хан кыргыздардын башкаруучусу өзүнө  
душман шейбанилер менен жашыруун союз түзөт деп чочу-  
лаган. 1517-жылы Саид хан өзү баш болуп аскерлери менен  
kyргыздарга каршы жөнөгөн. Алар Барсконго жакын жер-  
де кыргыздарга капсынан кол салат. Согушта кыргыздар  
женилип Мухаммед Кыргыз туткундалат. Ал ага «Сени  
көчмөндөрдүн салты боюнча өлүмгө тартыш керек эле. Би-  
рок, мен сени кең пейилдүүлүк менен кечирим» деп аны  
кишендөөгө буйрук берген. Жеништен кийин mogulдор  
kyргыздардын үйүр-үйүр жылкыларын, короо-короо кой-  
лорун, топ-тобу менен тоөлөрүн айдап кетишет.

Мухаммед Кыргыз Чыгыш Туркстанга алынып келинген-  
ден кийин 5 жыл бою Кашкарда камакта болот. Келечекте  
kyргыз жерине ээ болом деген үмүттө 1522-жылы Султан Саид  
Мухаммед Кыргызды бошотуп, мекенине жиберип, анын ка-  
дыр-баркын пайдаланууга аракеттөнген.

Бирок анын үмүтү акталган эмес. Мухаммед Кыргыз  
өзүнүн айланасына бардык кыргыз уруу бирикмелерин топ-  
тогон жана кайрадан иши жүзүндө кыргыздардын башчысы  
булуп калган.



Мухаммед Кыргыз.



XVI к. кыргыз жоокери.

Мухаммед Кыргыз мөгөл мамлекетинин баскынчылыры на каршы Казак хандыгы менен союз түзүүгө аракет жасаган. 1524-жылы казак хандыгынын башкаруучусу Тахирхан Мухаммед Кыргыз менен мөгөлдорго каршы өнөктөшүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Султан Саид бул жөнүндө билип калып, Мухаммед Кыргызды кайрадан туткунга алгандын жана аны Кашкарга жиберген, мында ал Султан Саид өзү да каза болгон. 1533-жылы Мухаммед Кыргыздын өзү да каза болгон.

Мөгөл мамлекетинин башкаруучуларынын Түндүк Кыргызстанды ээлөөгө болгон аракети ишке ашкан эмес. Мухаммед Кыргыздын кыраакы саясаты кыргыздарга казактар менен өнөктөшүп, өз көз карандысыздыгын коргоого мүмкүндүк берген.

#### Жазып алып, эске тут:

*Эмир* – чыгыштагы кээ бир мусулман өлкөлөрүндө өлкө башкаруучуларынын наамы.

#### ? Суроолор жана тапшырмалар:

1. XV кылымдарда Борбордук Азияда абал кандай болгон экен?
2. Мухаммед Кыргыз деген инсан ким?
3. Мөгөлдордун кыргыздар менен урушуусу эмне менен аяктап турган?
4. Кыргыз-казак өнөктөшүүнүн мааниси кандай болгон?

### § 25—26. Кокон хандыгынын үстөмдүгү

1

#### Негизги даталар:

- 1709-ж. – Кокон мамлекетинин түзүлүшү.
- 1762-ж. – Өзгөн менен Ошту Кокон хандыгынын басып альшы.
- 1825-ж. – Түндүк Кыргызстанды басып алуунун башталышы.

✓

Түшүнүктөр: бий, чеп, сарбаз.

**Хандыктын түзүлүшү, кыргыздар менен мамилеси.** XVIII к. башында Бухара эмирлигинен болунуп, Фергана өрөөнүндө өзүнчө, көз каранды эмес ээлик түзүлөт. Кокондогу жаны башкаруучу династиянын негиздөөчүсү мин уруусунан чыккан өзбек феодалы Шахрух бий болгон. Аны 1709-жылы чоң салтанат менен ак кийизге салышып хан көтөрүшкөн. Хандыктын кал-


кы өзбек, тажик, кыпчак жана кыргыздардын көчмөн жана отурукташкан урууларынан турган. Кокон хандыгы түзүлгөнгө чейин Фергана өрөөнүн Кокон аймагында Шахрух бий, Кожент аймагында Акбото бий бийлеген. Кыргыздардын Наманган, Анжиян тарабында кыпчактардын ээликтери болуп, алар бири-бири менен тыгыз байланышта болушкан. XVIII к. башында Шахрух бийдин ээлигине Наманган аймагы кошулат. Коженттин башкаруучусу Акбото бий менен мамилесин жакшыртып, Шахрух бий кызын күйөөгө берген. Анын кызына үйлөнгөн Акбото бий Шахрухтун баласын чакыртып ага ээлигин башкарууга ишенип берген. Кийин бийлиktи эңсеген Шахрухтун баласы Акбото бийди чыккынчылык менен өлтүрөт да, Кожент аймагы Кокон ээлигине өтөт. Ошентип Фергана өрөөнүндөгү жерлер Кокон ээлигине өтүп, анын аймагы кенеje берет.

Кокондун башкаруучулары кыргыз төбөлдөрү менен ала-када болуп, алардын ээликтериине өз алдынча кол сала алышкан эмес. Ал тургай өз ээликтериин кенейтүү үчүн кыргыздардан жардам сурал турушкан. Мисалы, түштүк кыргыздардын күшчү уруусунун башчысы Кубат бий Оро-Төбө мамлекетинин башкаруусуна каршы жортуул жасаган учурда, ал Кокон башкаруучусунун тен укуктуу союздашы катары чыккан. Аны Бухара жылнаамаларында «Эрдененин таянычы» деп аташкан.

Кокондук тарыхый булактарда Кубат бий «кыргыздардын падышасы» деп жазылган. Кубат бий өз уруулаштары менен Ферганада жана Тенир-Тоодо бир топко чейин көрүнүктүү роль ойногон. Ал өз атынан, Кокондун негизги союздашы катары Кытай императоруна кайрылуу катын жиберген. Кубат бий Фергана, Тенир-Тоо, Чыгыш Түркстанда кыргыз урууларын баш коштуруу багытында иш-аракет жүргүзүп, келечекте борборлошкон Кыргыз мамлекетин түзүүгө умтуулган. Бирок бул аракеттер ишке ашкан эмес. Буга уруулар ортосундагы чыр-чатактар, тышкы душмандардын ар кандай аракеттери себеп болгон.



Кокон сарайы.



Кокон сарбызы.

**Кокон хандыгынын күч алышы жана Түштүк Кыргызстанды басып алуусу.** Эрдене кыргыз урууларынын биригү аракети оңунан чыкпагандыгынан пайдаланып, Орто Азияда Кокон бийлигинин абалын чындоого киришет. Кокон хандыгы кыргыздар менен союзун бузуп, Кубат бий менен мамилесин үзөт. Эрдене кыргыз жергесин басып алуу учун түрлүү айла-амалдарды колдонот. XVIII к. 60-жж. түштүк кыргыз урууларынын өзүнчө бирикмеси болгон, аны адигине уруусан чыккан Ажы бий башкарған. Кокон башкаруучусу Ажы бий менен Кубат бийдин ортосуна от жагып, аларды кайраштырууга көп күч жумшаган.

Кыргыздардын ортосундагы чыр-чатақты амал менен пайдаланып, Эрдене бий 1762-жылы Өзгөнгө кол салат. Жергиликтүү элден куралган кол Ажы бийдин туусу алдында кандуу күрөшкө чыгышат, бирок күч тен әмес эле кыргыздар чегингенде, кокондуктар Ошту басып алыш, кыргыз колун тоо тарапка сүрүп таштайт. Кийин бул жерлерди боштуп алуу учун Ажы бий кол курап каршы чыгат да, женилип калып туткунга түшкөн. Кыргыздардын өз алдынчалыгын сактап калуусу кыйынга турду, анткени кокондуктардын кысымы улам күчөп, анын аскери, курал-жарагы жана уюштурулушу жагынан алда канча күчтүүлүк кылган.

Айыгышкан катуу салгылашуулардан сон алайлык кыргыздар да багынып берүүгө аргасыз болушкан, Кокон аскерлери ал жерлерге Кызыл-Коргон, Сопу-Коргон жана Таш-Коргон деген чептерди салышкан. Чон-Алай багындырылганданын батышында Дароот-Коргон чеби курулган.

Кокон ээлиги 1808-жылы хандык болуп жарыяланып, ошол убактан тартып Фергана өрөөнү Кокон хандыгы деп атала баштайт. Мурда Кокон мамлекетинин башчылары бий атагын алыш келсе, Алим бийдин башкаруусунан баштап хан деген титулга ээ болушат. Алим хандын тушунда кыргыздарга карата жортуул күч алган.

Алар Ташкентти басып алышкан, бул Талас, Жети-Суу-га басып кириүгө ылайыктуу өнүт түзөт. Бирок Кетмен-Төбөнү карата алган эмес.

Кокондуктарга каршы кыргыздар жан аябай күрөшкон, аларды Сатыке аттуу адам жетектеген. Бул аймакты басып ала албаган кокондуктардын аскер башчылары ар кандай амалдарды ойлошкон. Акыры Омор хандын тушунда, кыштын кыраан чилдесинде Кокон аскерлери Кетмен-Төбөнү басып алышкан, бул окуя 1821-жылы болгон эле. Ошентип Түштүк Кыргызстан аймагы Кокон хандыгына баш ийүүгө аргасыз болгон.

**Түндүк Кыргызстанды каратып алуу.** Кокондун башкаруучусу Мадалы хан түндүк кыргыз урууларынын – сарыбагыш менен солтонун ортосундагы чыр-чатақтардан пайдаланып, 1825-жылы Чүй өрөөнүнө Лашкер күшбек баштаган 4 мин адамдан турган кошуунун жиберет. Турмуш-тиричилекке жери ынгайлуу, берекелүү Чүй өрөөнүнө бекемделип алыш учун кокондуктар ошол эле жылы Аламудүн суусунун жээгине Бишкек чебин куруп, анда аскерлерин кармашкан. Чеп кыргыз баатыры Бишкектин күмбөзүнө катар, кыргыздардын мурдагы коргонуу чебинин урандыларынын үстүнө тургузулган. Кокондук бек бул жерден Ысык-Көл кыргыздарына хандын бийлигине баш ийүүнү, тиешелүү салык төлөп турнуу талап кылып кат жөнөтөт.

Бирок эркиндикти сүйгөн кыргыз уруулары баш ийүүдөн баш тартышкан. Бул кабарды уккан Мадалы хан бул аймактарды басып алуу учун согуш аракеттерин баштайт.

1831-жылы Ташкенттин акими Лашкер күшбеги аскерлери менен Чүй өрөөнү аркылуу Ысык-Көлдүн жээгине барат, экинчи тараптан Борбордук Тенир-Тоону басып алуу учун Ферганадан чыгып Көк-Арт ашуусун ашып Хаккула миң башынын кошууну жөнөйт. Хандын кол башчылары кыргыз урууларынын арасындагы ыркыздыкты билгичтик менен пайдаланышып, каршылык көрсөтүүлөрдү, оной-олтон эле басышат.

Ошентип кокондуктар Борбордук Тенир-Тоону, Ысык-Көл айланасын басып алышып, ал жерлерге Токмок, Куртка, Жумгал, Барскоон, Каракол ж.б. чептерин салышкан.

XIX к. ортосунда Кыргызстанда Кокон хандыгынын толук үстөмдүгү орногон.

### Инсан жөнүндө билип алгыла!

**Кубат бий – XVIII к. экинчи жарымында** Фергана өрөөнүндөгү жашаган кыргыз урууларынын төбөлү, кол башчы, күшчу уруусунан чыккан бий. Ал жунгар жана кокон басып алуучуларынан кыргыз урууларынын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргогон. Кубат бий уруулаштарынын арасында эр жүректүүлүгү жана каармандыгы, ак ниетиги, мээрмандыгы жана адилеттиги менен чоң кадыр-барькка ээ болгон.

Кокон дареги «Тарих-и Рахым-Хани» аны «кыргыздардын падышасы» деп атаган. Кубат бий жеке өзүнүн атынан Кытай императоруна кайрылуу жибере алган. Ал эми Көк тенциири падышачылыгынын башкаруучусу Кубат бийдин пикирин уккан, анткени анын Тенир-Тоонун саясий турмушундагы ордун билген.



 Жазып алып, эске тут:

**Бий** – көчмөн түрк элдериндеги Түрк жарылай чыккан мансаптуу адам; дубанды, аймакты бийлекен.

**Чеп** – Кыргызстандын аймагындагы кокон хандыгынын административдик борбору.

**Сарбыз** – Кокон жоокерлеринин аталышы.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кокон хандыгынын түзүлүшү жонундо айтып бергиле?
2. Акбото бий жана Кубат бий кандай адамдар экен?
3. Ажы бийдин эрдиги эмнеде?
4. Кокондуктар түштүк кыргыздарды качан, кантып басып алды?
5. Түндүк Кыргызстанды эмне үчүн кокондуктар оной ээлеп алды?

## § 27. Баскынчыларга каршы күрөш. Тайлак баатыр



**Негизги даталар:**

XIX к. 30-жж. – Түндүк Кыргызстандын аймагын Кокон хандыгынын басып алышы.

1838-ж. – Тайлак баатырдын каза болушу.



**Түшүнүктөр:** вилайет.

**Кокон хандыгынын эзүүсү.** XIX к. биринчи жарымында Кокон ээлиги Орто Азиядагы эн ири хандыктардын бириңе айланды. Анын аймагы Тенир-Тоодон Балхаш көлү менен Арал денизине чейин кенейип, калкынын саны да казактардын, кыргыздардын, өзбектердин, тажиктердин эсебинен көбөйген. XIX к. 30-жылдарынын орто ченинде кыргыздардын бардык уруулары Кокон хандыгынын бийлиги астында калат. Кокон мамлекети областтарга, вилайеттерге бөлүнгөн. Чакан шаарларга бектер, кыштактарга, чарбалык турмушка аксакалдар жетекчилик кылышкан. Ири урууларды манаптар, уруктарды бийлер башкарған. Кыргыз көчмөндөрүнүн арасында бийлер сот милдетин аткарышкан. Отурукташкан, дыйканчылык менен тиричилик өткөргөндөрдө сот бийлиги казынын колунда болгон. Сот ишин казылар шарыяттын, кыргыз бийлери элдин үрп-адатынын негизинде жүргүзүшкөн.

Өздөрүнүн үстөмдүгүн карман туруу үчүн кокондуктар кыргыздардын көчүп жүргөн аймактарында бир катар чептерди: Чүй өрөөнүндө Бишкек, Токмок, Мерке, Борбордук Тенир-Тоодо Куртка, Тогуз-Торо, Жумгал, Алайда Кызыл-Коргон, Дароот-Коргон чептерин тургузушкан. Бул чептер

Кокондук баскынчылардын аскердик, башкаруу жана соода жайлары болуп эсептелген.

Кыргыз эли кокондуктарга «түндүк зекет» (түтүн салыгы), «кой зекет» (кой салык), «хараж» (жер салыгы) түрүндөгү жана башка оор салыктарды төлөп турушкан. Жолдорду, бузулган көпүре жана чептерди бекер ондоо да алардын милдети болгон. Ислам динин жайылткан дин өкүлдөрүнө бөтөнчө салыктарды – «ушур», «битирлерди» төлөшкөн. Мамлекеттик салыкты чептин бектери, салык жыйноочулар салыктын өлчөмүн каалагандай көбөйтүп баюуну көз дөшкөн. Жер маселеси да оор болгон, Түштүк Кыргызстанда кыргыздардын жакшы жерлери тартылып алынып, алар too тараапка сүрүлгөн. Хандын бийлиги күч менен кармалып турган. Мындай эзүүгө чыдабаган эл өз эркиндиги жана боштондугу үчүн ар дайым күрөшүп келген.

**Тайлак баатыр.** Кыргыз жергесин басып алууда чон күч менен келе жаткан Кокон аскерлерине кыргыздар оной-олтон эле багынып берген эмес. Алардын каршылык көрсөтүү аракети ошондо эле башталган. Өзгөчө Нарын өрөөнүндөгү саяк жана черик уруулары катуу каршылык көрсөтүшкөн. Булардын башында – бир туугандар Тайлак баатыр менен Атантай турган.

Хаккуланын 7 мин колуна каршы, кыргыздардын кошууну түзүлүп, кармашка чыккан. Чечүүчү салгылашта өз жерин коргоочулар женилип калат да, алардын башчылары Тайлак баатыр менен Атантай туткунга алынат. Бирок Кокон ханы эл арасында булардын кадыр-баркы жогору экенин сезип, көп узабай туткундан башлотот. Өз уруулаштарынын өтө оор эзүүдө калышы, Тайлак баатырдын кайрадан эркиндик үчүн күрөшкө чакырган. Тайлак баатыр жигиттери менен Нарын өрөөнүндөгү Кокон хандыгынын тиреги Куртка чебин алууга жөнөйт.



Тайлак баатыр.



Куртка чеби. Нарын ороону.

Күртка чеби Нарын суусунун он жээгингидеги тик жардың башына курулган, анын үч тарабы топурактан урулган бийик дубал менен курчалган. Чептин эки дарбазасында замбиректер турган, тегерете кароол, атуучу тешиктери бар мунарасы болгон. Ичинде бектиң үйү, аскерлер туруучу жатак жер, салык чогултулган кампа, мечит жана зындан (турмо) жайгашкан.

Тайлак баатыр чепти курчоого алганда анда анжияндық кыргыздардан топтолгон (арасында 50 гана өзбек болгон) 200 атчан сарбаз болгон. Чептин беги коркок, кадыр-баркызы Ташмат деген адам болгон.

Чепти курчоо көпкө созулган эмес, чептеги кыргыздар дароо эле Тайлак баатыр тарабына отүп кетет. Ташмат болсо эптеп качып чыгып, Коконго карай качат.

Кокон чебинин кыргыздар тарабынан талкалантганын уккан хан Тайлак баатырдын күрөшүн токтолтуу максатында көрүнүктүү кол башчы Арап баатырды 500 сарбаз менен жөнөтөт. Тайлак баатыр жигиттери менен Тогуз-Тородогу Бычан деген жерде Араптын колу менен беттешип женип чыгат. Кокондуктар 400дөн ашык сарбазынан ажыраптакачканда Тайлак баатыр аларды белде кууп жетип, жекеме-жеке сайышта Арапты өлтүргөн. Ошол жер «Араптын бели» деп аталып калган. Алышып алы жетпеген кокондуктар Тайлак баатырды жок кылуу үчүн айла-амалдарды ойлоно баштashкан.

**Тайлак баатырдын каза болушу.** Тайлак баатырдын көзүн тазалоо үчүн кокондуктар Көр Аким деген тыңчыны дарыгер катары, нарындык кыргыздарга жөнөтүштөт. Ал үч жыл бою Тайлак баатырдын элинде жашап, табып катары таанылып, ишенимге кирген. Бир жолу Тайлак баатыр чоң той берип, тамаша курат. Ордо атып жатып башы ооруп кеткендиктен табып чакыртат. Арамза оюн ишке ашыруу үчүн ынгайлуу учурду күтүп жүргөн Көр Аким дароо жетип келет. Баатырдын башына бузук кан толуп кетиптир деп элди ишенидирип, табып Тайлак баатырдын башынан кан алат. Аккан канды ал кайра токтото албайт. Баатырдын алы кетип, көзү жумулуп баратканын көрүп, табып өз ишин аткардым деп качып кетет.

Ошентип кокондуктардын жана башка душмандардан элди коргоп турган Тайлак баатыр 1838-жылы дүйнөдөн кайтат. Тайлак баатырды Күртка суусу Нарын дарыясына куйган жерге көмүштөт. Кийин анын бир тууганы Атантайды да ошол жээкке коюшат.

### Муну билип алгыла!



Нарын дарыясынын оң жээги менен өрдөп бараткан азыркы кездеги жолоочу кыргыз күмбөздөрүнүн тобун көрөт. Ошол күмбөздөрдүн нак ортосунда сын-сыпаттуу, өзүнчө бир башката жасалгаланган кош күмбөз турат.

Ал кыргыздардын баатыр уулдары, эки бир тууган Тайлак менен Атантайдын күмбөзү. Салынганынан бери 150 жылга созулган убакыт өткөнүнө карабастан Тайлак менен Атантайдын күмбөзү занкайып сүрдүү көрүнгөн, өзүнчө бир архитектуралык курулуш. Кыргыз эли мындаи баатырлары менен дайым сыймыктанып келген.

### Жазып алып, эске тут:

**Вилаайет** – Кокон мамлекетиндеги областтын аталышы.

### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кокон хандыгы басып алган аймагын кандай башкарған?
2. Кыргыздарга салынган салыктар кандай болгон?
3. Чептер эмнеге курулган деп ойлойсунар?
4. Тайлак баатыр кандай күрөш жүргүзгөн?
5. Эмне үчүн кокондуктар кандай да болбосун баатырды өлтүрүүгө аракет кылышкан?

### § 28. Кокон хандыгындагы так талашуулар

#### Негизги даталар:

1842-ж. – Кокондо Шераалынын хан болушу.

✓ Түшүнүктөр:                   мин башы.

**Так талашуу чырлары, кыргыз бийлеринин ага катышы.** Кокон хандыгынын ээлеген аймагы, калкынын курамы боюнча Түркстан чөлкөмүнүн дээрлик бардык бөлүгүн камтыган. Андыктан хандыкта жашаган бардык элдердин өкүлдөрү хандыктын коомдук саясий турмушуна ишкердүү аралашкан. Бийликтин эн жогорку тепкичинде хан турган, андан кийин биринчи бийлик оруну мин башыга, экинчи орун күшбегине, андан сон парваначы (датка) жана башкаларга туура келген. Аталган бул бийлик орундары хандыкта кыргыз, өзбек, кыпчак элдери тарабынан бөлүштүрүлүп келинген. Бийлик үлүштөрүн бөлүштүрө келгенде кыргыздар менен кыпчактарга мин башылык, амирляшкердик, аталаык, датка, наиб, ынак орундары туура келген.

Кыргызстанды кокондуктар басып алгандан кийин кыргыз уруу башкаруучулары хандын **PDF Compressor Free Version** чөйрөгө өтө тез аралашып кетишет. Кокондук башкаруучулар аларды өздөрүнө тартып, душмандарына каршы күрөштүү алардын колдоосуна жетишүү үчүн жан талашып аракет кылышкан. Ушул максатта кыргыз төбөлдөрүнө кызмат орундарын, ар кандай сыйлык-тартууларды аяшкан эмес. Коконду башынан аягына чейин бардык убактарда өзбектердин бир гана Мин деген династиясы башкарған. Бирок XIX к. ага бир кыйла кыргыз каны аралашып кеткен. Себеби кыргыздар менен мамилелерин чындоо максатында Мин династиясынан чыгышкан хандар кыргыздардын таасирлүү адамдары менен куда-сөөк болуп, туугандашууга аракет кылышкан.

1842-жылы Коконду башкарып калган Шераалы хандын энеси кыргыз кызы болгон. Шераалы өзүнүн өмүрүнүн көп жылдарын таластык кыргыздардын арасында өткөрүп (буға Кокондогу так талашуу чырлары себеп болгон), Жаркынай деген сулуу кыргыз кызына үйлөнген. Анын балдары Маллахан менен Кудаяр-хан кыргыздарга жээн болушкан. Экөө тен кыргыз жайллоо-кыштоолорунда чоңойгон.

Кокон мамлекетиндеги тез-тез алмашылып туруучу хандыктардын убагында айтылуу кыргыз бийи Нұзұп жана кыпчак Мусулманкул кезегинде чон роль ойношкон.

**Нұзұп аталык.** Эсенбай уулу Нұзұп – Кокон хандыгында кыргыз бийлеринен бириңчилерден болуп «мин башылык» даражага жеткен, аскер башчы болгон. Ал дайыма Кокон хандыгынын ички иштерине катышып келген. Омор хандын тушунда ал катардагы жоокерден «жұз башылык» даражасына чейин жеткен. Кийин мамлекеттин тышкы иштеринде аралашып белгилүү күчкө ээ болгон. Ал Оро-Төбө, Карагатин жана Алай аймактарында тынчтыкты орнотуп, Бухара хандыгы менен болгон чек ара маселесин жөнгө салған. Бул эмгектери үчүн «датка» даражасын алган. Нұзұптын демилгеси менен кыргыздар ордодогу бийликті колго алыш



Кокон хан сарайы.



Кудаяр хан.

турушкан. Нұзұптын түздөн-түз таасири астында кыргыздардын өкүлү Шераалы ак кийизге салынып, хандыкка көтөрүлөт. Нұзұп бий Шераалы хандын буйругу менен Кокон мамлекетинин «мин башылык» кызматына дайындалат. Нұзұп ордонун негизги иштерин өз колуна алган, ошол мезгилдеги мамлекеттеги әң таасирлүү адам болгон.

**Мусулманкулун бийлиги.** Кокон хандыгындагы кыргыз менен кыпчактардын таасирлүү төбөлү, хандыкта аталык наамына чейин жеткен анжияндык кыпчактардан чыккан Мусулманкул чон роль ойногон. Мусулманкул менен Шады датка ордодо кутум уюштуруп, Нұзұп бийдин курман болушуна себепкер болушкан. Мусулманкул Шераалы хандын бийлигин толук өз колуна алат. Бирок буга каршы топ чыгышы, Шераалы ханды өлтүрүшүп, такка Алим хандын уулу Шах-Мурадды отургузушат.

Көп өтпөй Мусулманкул күч топтот хандык ишке кийилишип, Шах-Мурадды тактан кулатып, Шераалынын Жаркын айымдан төрөлгөн тун уулу 14 жаштагы Кудаярды хан көтөрөт. Өзүн аталык жарыялап, мамлекеттик бийликті толук колго алган.

Жаңы хандын тушунда бийлик Мусулманкулун кыргыз, кыпчак төбөлдерүнөн турган тобунун колуна өттү. Бул арада көптөгөн окуялар болду. Мусулманкул Кетмен-Төбөлүк кыргыздардын кызына үйлөнүп, Кудаяр ханга өзүнүн кызын алыш берет. Кудаяр чоноюп эр жеткендөн кийин гана дагы бир кыпчак ташкенттин күшбеги Нурмухамеддин жардамы менен кайнатасынын бийлигинен аран кутулат.



Жазып алыш, эске тут:

**Мин башы** – аскер кошуунунун кол башчыларынын бири, анын колу мин аскерден турган.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кокон хандыгында бийлик даражалары кандай болгон?
2. Кыргыздар мамлекеттик жогорку бийликтөө кантит ээ болушкан?
3. Нұзұп бий менен Мусулманкул жөнүндө әмнө билдинер?
4. Кокондогу бийлик чыр-чатағына әмнелер күбө болорун тактап чыккыла.

## V ГЛАВА. КЫРГЫЗСТАН РОССИЯНЫН КУРАМЫНДА

PDF Compressor Free Version

### § 29. Кыргызстандын Россия менен алгачкы байланышы

1

#### Негизги даталар:

1785-ж. – Биринчи кыргыз элчилеринин Россияга жөнөтүлүшү.

1787-ж. – Екатерина IInin жооп катынын келиши.

✓ Түшүнүктөр: **курултай, элчи.**

**Кыргызстандын XVIII к. аягындагы саясий абалы.** XVIII кылымдын аягында Кыргызстанда саясий кырдаал өтө оор болгон. Ошол мезгилдеги жоокерчилик заман, уруулук түзүлүш, ич ара жоолашуу бөлүнүп-жарылуу күчөп Кыргыз эли бирдиктүү бир мамлекетти түзө алган эмес. Анын үстүнө тышкы абал да оордошкон. Адегенде Түштүк Кыргыз уруулары жердеген аймакты Кокон хандыгынын басып алыши, алардын биригүүсүнө чек коюп, айласыздан кокон букара-лыгына өтүүгө мажбураган.

Түндүк Кыргызстандагы уруулардын да башы бирикпей ар бир өрөөндөгү уруунун өз манабы башкарып, биригүү ниети болгон эмес. Уруулардын башы бирикпей бөлүндү болуп турган абал, тышкы душмандарга оной жем болууну күчтөкөн. Бытырандылыктан пайдаланган Кокон хандыгы уруулардын ортосуна от жагуу ыкмасын колдонуп, кыргыздарды өзүнө баш ийдирүү аракетине өттү.

Чыгыш Түркстан тарапта кытайлар жеризиге көз артып, басып алууну көздөгөн. Бир кезде тышкы душмандарга каршы күрөштө биригип келген казак башкаруучуларынын кыргыз жерине кол салуулары күчөгөн. Ошентип XVIII к. аягында кыргыздарда ички биримдиктин жоктугунан улам, тышкы душмандардын күч алыши, кыргыздарды бул абалдан чыгуунун жолдорун издөөгө аргасыз кылды.

Оз элинин мындан аркы тагдырын ойлогон, Чүй боорундагы сарыбагыш уруусунун бийи, Атаке баатыр күчтүү бир мамлекеттин бийлигин таануу максатын көздөп, бүт түндүк урууларынын башчыларын чогултуп курултай өткөрүүнү чечет.

Курултайга – Талас, Чүй, Ысык-Көл, Кочкор, Жумгал, Нарын, Ат-Башы, Тогуз-Тородо жашаган уруулардын өкүлдөрү келишкен. Бул курултайда улуу бийлер тарабынан ар кандай ойлор, кенештер айтылып, акыркы сөзү Атаке

баатыр алышп: – «Өзүнөр көрдүнөр, ардактуу жүрт башчылары, кай жагынан алба, орустар менен кол кармашпасак болбой калды. Ак падышанын букаралыгын алалы. Колдун бир манжасынан эч нерсе келбейт, ал эми беш манжа муштум болуп түйүлсө өзүнчө бир күч. Эгер кырк уруу кыргыз душманга бир муштумдай түйүлсөк, ким бизге даай алат? Сиздер макул болсонуздар, Ак падышага элчи жонотолу!».

Атаке баатырдын пикирин баары колдошуп, акыры Россияга элчи жиберүүгө камданышкан.

**Россияга элчилерди жөнөтүү.** Алыссы өлкөгө элчи болуп барууга, тил билген көп жер кыдырган, белгилүү соодагер Абдырахман бармак болот.

Абдырахман Кучак уулу Россиянын Астрахань губерниясында жашап, Ата Мекенине келгенден кийин Ташкенде соода кылган, андан кийин Атаке бийге кызматка өтүп соода кербендериинин башчысы болгон. Аны кыргыз көчмөндөрү жакшы билишкен, ал чынчылдыгы, сылыктыгы жана соода иштеринде акыйкаттуулугу үчүн кадыр-баркка ээ болгон. Анын үстүнө ал сабаттуу болуп орус тилин билген.

Жаштыгына карабай зирек өскөн Шергазыны аны менен кошо жиберүүнү чечишкен. Алар жолго 1785-ж. жазында аттанышкан. Екатерина IInin жеке өзүнө багышталган катты эки ат, илбирс менен сүлөөсүн терисин, ага кошуп түрү укмуш араб кулду тартууга алышкан.

Петербургда элчилерди Екатерина II өзү кабыл алган. Атаке бийдин катын угуп, ыраазы болгон ханыша ага 800 сом күмүш тенге, Абдырахман Кучаковго 100 жана Шергазыга 25 сом күмүш тенге бердирген.

1787-ж. ханыша айым Атаке бийге кат жолдоткон, анда бийдин достук жөнүндөгү сунушу кабыл алынганын билдиригендеген жана «орус соодасын кенейтүүгө жардамдашуусун» өтүнгөн.



Абдырахман  
Кучак уулу.



Падыша айым  
Екатерина II.

Россияга элчилик милдетин отөгөн Абдырахман Кучак уулу Кыргызстанга кайтпай калган. PDF Compressor Free Version не келип жеткенде 1789-ж. 20-иүнчөндө мечитте намаз окуп жаткан жеринде каза болот. Аны тосуп барган уулу Сатынбай менен элчи Шергазы анын соөгүн элине алыш келип, бардык ырым-жырымын жасап узатышкан.

Тенир-Тоодон Россияга барган биринчи элчиликтин милдети ийгиликтүү аяктаган.

Натыйжада, кыргыздардын Россия менен байланышына негиз салынган.

### Инсан жөнүндө билип ал!

**Атаке баатыр Тынай бий уулу** – XVIII к. экинчи жарымында Чүйөрөөнүндегу сарыбагыш уруусунан чыккан бий. Жаш кезинде кыргыздардын, казактардын жана кыпчактардын арасында жунгарлар менен күрөшүүдөгү эр жүрөктүүлүгү менен даңкы чыгып, «баатыр» деген ардактуу атакка ээ болгон.

Орус булактарында кыргыздар жөнүндө мындан деп жазылышкан: «аларда эч кандай хан жана султан жок, болгону бир гана князы же бийи, Атаке гана бар. Ал, алардын бардык ордопоруна башчылык кылат, ал тоолордо өз эли менен бирге көчүп жүрөт».

Бий көп жылдар бою Кокон хандыгына каршы турган. Кокондуктарга жана башка тышкы душмандарга каршы күрөштө кыргыздарды колдой турган күчтүү союздаш издеп, Атаке баатыр Россия менен союз түзүүнү чеккен.

Сарыбагыш уруусунун жол башчысы. Атаке баатыртарынча Россия менен достук мамилелерин орнотуунун демилгечиси катары кирген.



### Жазып алыш, эске тут:

**Курултай** – түрк элдериндеги жалпы элдик жыйындын атышы.

**Элчи** – бир мамлекеттин башка бир мамлекет менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчү ишенимдүү өкүлү.

### Суроолор жана тапшырмалар:

1. XVIII к. аягында кыргыздардын саясий абалы кандай болгон?
2. Эмне учун кыргыздар Россия мамлекетин тандап алышкан жана ал өлкө менен байланышуу кандай окуядан кийин чечилген?
3. Алгачкы элчиликти кимдер жетектеген жана ал кандай аяктады?
4. Атаке баатыр жөнүндө эссе жазгыла.

## § 30. Түндүк Кыргызстандын Россияга каратылышы


### Негизги даталар:

- 1842-ж. – Ормондун түндүк кыргыздарда хан көтөрүлүшү.
- 1847-ж. – Казак султанинын кыргыздардан женилиши.
- 1855-ж. – Бугу уруусунун орус букаралыгына өтүшү.

✓ **Түшүнүктөр:** «Ормон окуу».

Оз алдынча кыргыз хандыгынын түзүлүшү жана кулашы. **Ормон хан**. XIX к. биринчи чейрегинде Түндүк Кыргызстанды жердеген сарыбагыш, саяк, бугу, солто урууларынын ортосундагы чыр-чатактар күч алыш, Кокон хандыгынын бул аймактарды басып алуусуна жол берди. Андан кийин да бир тууган элдин ортосундагы согуш жүрүп, эл кийла жапа чекти. Ушундай жагдайда сарыбагыштардын чоң манабы Ормон – Атакенин урпагы кыргыз урууларын биркитирип, хандык жарыялоого аракет жасайт.

1842-ж. жайында азыркы Балыкчыда түндүк кыргыз урууларынын курултайы чакырылат. Абалдын оордугун элге айтып жеткирген Ормон курултайда: «Биз бирикпесек кыргыз болбой калабыз. Бир муштумга түйүлөлү. Кокондун ханы бар, Кашкардын кожосу бар, Казактын султани бар. Биз болсо, ар кимибиз өз уруубуздун арсыз намысын тутуп, чачырап, бириге албай жүрөбүз. Минтип жүре берсек, эл-жебрибизди жоготуп алабыз. Биз да биригели. Өзүбүзгө хан шайлап алалы. Ханды эл шайлайт. Ошон учун ушул курултай чакырылды» – деп кайрылат. Калыгул, Ажыбек баатыр, Жантай, Төрөгелди, Боромбай, Жангарачтар чыгып, хандыкка Ормон гана татыктуу дешкен. Эл макул болуп, сарыбагыш уруусунун чоң манабы Ормон Ниязбек уулуна ай тамгалуу кызыл кымкап менен тышталган кызыл тебетей кийгизип, хан шайлашкан. Ормон хан ордосун Байсоорунга орноткон. Хандын тамгасы, мөөрү болгон. Ормон хан болуп шайлангандан кийин, көз карандысыз өзүнчө мамлекетти түзүүгө аракет-



Ормон хан.



Боромбай.

тенген. «Ормон окуу» деген мыйзамын чыгарып, натыйжада уруулар ортосундагы согуштар токтоткан болгон.

Кыргыздардын бул аракети Кокон хандыгын чочулаткан. Алар Мусулманкул аталык баш болгон 5000 аскерин жиберген. Муну уккан Ормон хан Жантай менен бирдикте кол баштап душманды тосуп чыккан. Кармашуу бир жумага созулуп, Мусулманкул кайра чегинүүгө мажбур болот. Ормон хандын негизги максаты – кыргыз жерин башкаларга ээлетеи, көздүн карегиндей сактоо, чек араны кеңейтүү болгон. Анын доорунда түндүк кыргыздар биримдикке жетишкен. Бул өзгөчө казак султаны Кенесары Касым уулу кыргыз жерин басып кирген 1845-ж. ачык көрүнгөн. Ормон хандын аскер ишин мыкты билгендиги, элдин ынтымагынын күчү аркылуу Токмокко жакын жерде 1847-ж. кактаат талкаланып, максаттары ишке ашкан эмес.

Кыргыздардын кадыр-баркы көтөрүлүп, Ормон хандын кыргыз уруулар арасында таасири күчөн.

Ормон хан каардуу жана өз алдынча адеп-ахлакка ээ адам болгон. Ал өз билгенин бербейт деп бугу манабы Боромбайга күнөө артат. Ал эми кокондуктардын тымызын чагымдары мурда ынтымактуу сарыбагыш менен бугунун ортосундагы кагыльшууга алып келген. Бул кармаштын биринде 1854-ж. Ормон хан каза болгон. Бул Кыргыз хандыгына онбогондой доо келтирген. Сарыбагыштардын бугуларга болгон чабышы күчөн. Бул согуштар Түндүк Кыргызстан Россиянын курамына киргенге чейин токтогон эмес.

**Түндүк кыргыз урууларынын Россияга баш ийиши. Боромбай.** Алгачки Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнө сарыбагыш менен бугу урууларынын ортосундагы чыр-чатарак кесепетин тийгизди. Мындан тышкary тышкы душмандарбыз да кыргыздардын көз каранды эмес бирдиктүү мамлекет болушун каалашкан эмес. Кыргыз хандыгынын ыдырашы менен Россия падышачылыгынын кыргыз жергесин, өзүнө каратуусуна ынгайлуу шарттар түзүлгөн. Сарыбагыштардын кыйраткыч соккуларына кабылган бугу уруусу Россиянын букаралыгына өтүп, баш калкалоону көздөдү. Бугу уруусунун манабы Боромбай Бекмурат уулу жиберген элчи Качыбек Шераалы уулу Омск шаарында 1855-ж. 17-январда өз уруусунун Россиянын букаралыгына өткөндүгү жөнүндө куран кармап ант берди. Кыргыздардан биринчи болуп бугу уруусунун өз эрки менен Россияга өтүшүү, орустардын Чүй өрөөнүн, Борбордук Тенир-Тоонун, Кетмен-Төбө менен Таластын калкын өзүнө тартуусуна жол салды. Мерчемдүү жерлерге чеп салган орустар, күч кубатын топтолп Чүй өрөөнүнө

журуштөрдү жасашы, алардын кокондуктар менен кагылышуусуна алып келди.

**Байтик, Шабдан баатырлар.** Россиянын аскердик күчү, кыргыз уруу манаптарынын Кокон бийлигинен баш тартып, орустарга ык алуусуна түрткөн. 1862-жылы Кокон бийлигиге каршы солто уруусунун манабы Байтик Канай уулу ачык күрөшкө чыккан. Ал Чүй өрөөнүндөгү Кокон хандыгынын таянычы болгон Бишкек чебин орус аскерлери менен бирге талкалаган. Солто уруусу орус букаралыгын кабыл алган. Байтик баатыр өзүнүн 200 жигити менен орус аскерлерине кошуулуп Кокон чептерин алууга катышкан. Кызматы жогору баалап, орус бийлиги ага аскер чинин берип, орден менен сыйлаган.

Ошол эле учурда мурда Кокон хандыгына кызмат кылган, бирок абалды туура байкаган сарыбагыштардын улуугу Жантай уулу Шабдан орус бийлигине кызматка өткөн. Ал өз аскерлери менен Токмок чебин кокондуктардан бошоткон. Солтолов сяяктуу эле сарыбагыш уруусу да Россия букаралыгына өткөн. Кетмен-Төбө менен Борбордук Тенир-Тоону орустардын каратып алуусунда Шабдан баатыр чон кызмат көрсөткөн. Падышага көрсөткөн ак кызматы үчүн аскердик наамга жана сыйлыктарга татыктуу болгон.


Кыргыздардын кээ бир манаптары олку-солку болуп, Россия менен мамилелеге анча ынанган жок. Алардын айрымдары күтө турууну чечиши, ал эми кээ бирлери падышанын аскерлерине каршылык көрсөтүп касташууга чейин барышты. Алсак Борбордук Тенир-Тоодо орустарга Осмон менен Уметаалы катуу каршылык көрсөтүшкөн.

Бирок мыкты кураданган, даярдыгы шайма-шай аскерлөргө каршы туроо, алардан өз жерин коргоп калуу мүмкүн эмес болуучу.

Натыйжада 1855–1868-жылдарга чейин Түндүк Кыргызстан Россиянын карамагына кээси өз эрки менен кирсе, кээ бирлери күч менен киргизилди.



Байтик баатыр.



Шабдан баатыр.



### Тарыхый булак менен таанышуу.

Омскиде Качыбек Шераалы уулунун Бугу уруусунун атынан ант берүүсү.

«... Мен, эч бир мамлекетке баш ийбеген байыркы кыргыздардын ордосундагы бугу уруусунун манаптарынын, бийлеринин жана башка урук башчылары менен аксакалдарынын атынан келген киши катары бугу уруусунун ишенимдүү, ниеттеш, тил алчаак жана түбөлүк букара болуп, улуу мартабалуу падышанын уруксаты жана жарлыгы болмоюн башка өлкөнүн кызматына кирбей турганыма, кудуреттүү Кудай алдында касам ичип, ант берем...».



### Жазып алып, эске тут:

*Ормон окуу* – Ормон хандын мыйзам жыйнагы.



### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Ормон деген ким жана кыргыз хандыгынын түзүлүшү кандай озгочолукко ээ болду?
2. Сарыбагыш жана бугу чабышынын кесепети кандай болду?
3. Боромбай орустарга оттүү аракетин кандай жүргүздү, ал эмне менен аяктады?
4. Түндүк Кыргызстан Россияга толугу менен кочан кошуду?

## § 31. Түштүк Кыргызстанды Россиянын басып алышы



### Негизги даталар:

1865-ж. – Ташкентти орустардын басып алыши.

1873–1876-жж. – Полот хандын көтөрүлүшү.

1876-ж. – Кокон мамлекетинин кулашы, Алай кыргыздарынын Россияга каратылышы.



**Түшүнүктөр:** датка, аталык.


**Кокон хандыгынын начарлашы. Алымбек датка. Алымкул аталык.** XIX к. ортосунда Кокон хандыгынын абалын тынымсыз кайталанган козголондор, хандардын тез-тез алмашылып турушу бийлиktи алсыратты. Орус аскерлеринин Фергана өрөөнүнө жана Түштүк Кыргызстанга басып кириүүсүн женилдetti. Баштагыдай эле бул мезгилдерде да кыргыз төбөлдөрү ордодогу ар кандай иштерге катышкан. Кокон хандыгында так талашкан ханзаадалар дайыма Ош, Алай аймагындагы кыргыз төбөлдөрүнө таянып өз максаттарына жетип турушкан. Алсак, 1858-ж. Мала бектин такка отурушuna кыргыз билермандары Алымбек менен Алымкул чоң

жардам берген. Алымбек Асан уулу өз мезгилиnde Алай кыргыздарынын башында туруп Кокон хандыгына баш ийбей тен ата болгон, анын кадыр-баркынын жогору экенин сезген Кокон ханы ага датка наамын берген эле. Мала хан көрсөткөн кызматы үчүн аны Аңжиян аймагынын акими кылган. Алымбек датка кийин хандыкта улуу вазирлик мансабына чейин жетип, хандыктагы козголондун биринде курман болгон. XIX к. экинчи жарымында түштүк кыргыздардын төбөлү Молдо Алымкулдун хандыктагы таасири өскөн. Алымкул бала чагында мусулман мектебинен билим алып, кийин Аңжиян, Кокон медресесинде окуган, билимдүү жана аскер ишин мыкты өздөштүргөн улуу инсан болгон. Кезегинде Мала ханга жардам көрсөтүп, сыйга ээ болсо, 1863-жылы 12 жашар Султан Саидди хан көтөрүүде активдүү роль ойногон. Көптүү көрүп такшалган, саясиy ишмер Алымкул еспүрүм хандын башкы кенешчиси – аталык мансабына дайыналат. Эми Кокон хандыгында бийлик кыргыз-кыпчак билермандарынын колуна откөн. Бул мезгилде орустар Борбордук Азияга ақырындалп кирип келе жаткан. Орус төрөлөрү хандыктагы негизги шаар Ташкентти басып алууга каттуу даярдык көрүшкөн. 1865-жылы Ташкентке Алымкул аталык кол башчылык кылган көп аскер келип, орустар менен кандуу кармаш башталган. Кыргыз-кыпчак кошундары жан аябай кармашкан, бирок, согушта Алымкул аталык окко учуп каза болгондо, алар майдан талаасын таштап, шаарды коргоосуз калтырышкан. Ташкентти орустар ээлеп, басып алынган аймактарда Түркстан обласы түзүлгөн.

**Полот хандын көтөрүлүшү.** Ташкент орустардын кол алдына оттүү. Ошондон тарта Кокон хандыгынын бийлиги Фергана өрөөнү жана Алайдагы кыргыз конуштары менен гана чектелип калат. Бул болсо ханды калган элден алык-салык алуусун көбөйтүүгө аргасыз кылат. Сарайдагы чыр-чатактар, хандардын так талашуусу жана эзүүдөн жакыранланган элдин нааразылыгы күчөгөн. 1873–1876-жылдары Кокон



Алымбек датка.




Алымкул аталык.

хандыгына каршы Исхак Хасан уулу жетектеген көтөрүлүш чыккан. Бул кыймыл тарыхта элдик болуп, Кокон көтөрүлүшү, Полот хандын көтөрүлүшү деген аттар менен белгилүү болгон. Көтөрүлүш Фергананын бүт аймагын камтыган, ага кыргыздардан башка өзбек, тажик элдери катышкан. Көтөрүлүштүн жүрүшүндө Исхак Хасан уулу, Полот хан деген атка ээ болгон. Кокон хандыгы бул көтөрүлүшчүлөргө туруштук бере алган эмес, Кокон ханы орус бийлигинен башкалкоо сураганга мажбур болгон. Көтөрүлүшчүлөр Кокон шаарын ээлеген. Дал мына ушул мезгилде орустар Кокон хандыгын толук басып алууну көздөп көтөрүлүшчүлөргө каршы ачык чыккан. Полот хан баштаган көтөрүлүшчүлөргө орус аскерлерине каршы кармашууга туура келген. Мыкты даярдыктагы орус аскерлери көтөрүлүштү мыйкаачылык менен басып, Полот ханды туткундап 1876-жылы 1-марта дарга асат. Ошентип орустар тарабынан бул көтөрүлүш кандуу басылып, Кокон хандыгынын кулашына алып келген.

**Алай кыргыздарынын Россияга карашы. Курманжан датка.** Ферганадагы көтөрүлүштү баскандан кийин Россия, Кокон мамлекетин жооп, ал ээлеген аймакты, Фергана облусу деп аттайт. Жаны Фергана облустун башкаруу, орус аскер башчысы Скобелевге ыйгарылат. Ошол мезгилде Түштүк Кыргызстандын тоолуу аймактары, атап айтканда Алай или багынып бере элек болуучу. Бул тараптарды каратуу максатында орус аскерлери жөнөтүлгөн. Алымбек датка хан ордусундагы козголондон кайтыш болгондон кийин, Алай ороөнүн аялы Курманжан башкарып калган. Курманжандын иш билгилигин, ақылмандыгын, кыргыз урууларын ынтымакта кармагандыгын Бухара эмири жогору баалап, ага «датка» деген наамды ыйгарган эле. Өз кезегинде Курманжан датка Кокон хандыгына баш ийбей көз карандысыздыгын сактап, кадыр-баркы менен эл арасында урматка ээ болгон.



Исхак Хасан уулу.



Курманжан датка.

Алымбек датка менен Курманжан датканын балдары кол курап, жерине кирип келген орус аскерлерине каршы күрөш башташып, орус аскерлеринин Алайга кирүүсүн токтотууга аракеттенишкен. Курманжан датка орустардын кол салуусунан сактанып, Кашкар чек арасы жактагы Көк-Суу ороөнүнө көчүп кетип, көп отпой Алайга кайтып келет. Курманжан датка Чон Алайда генерал Скобелев менен жолугушат. Анда Курманжан датка орустарга каршы туруу пайдасыз экендигин көрүп, өз элин бөөдө кыргынга учуратпоону көздөп, орус букаралыгына откөндүгүн билдириген. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө орус генералы Курманжан датканын акылына, кыраакылыгына таң берип аны «Алай ханышасы» деп баалайт. Ошентип Алай ороөнү Курманжан датканын жетекчилигинде Россия бийлигине отöt.

**Жазып алып, эске тут:**

**Датка** – Кокон хандыгындагы ири феодал төбөлдорүнө берилген аскердик, акимдик чин.

**Аталаык** – откөн кылымдагы Орто Азияда жаш ханзаадаларды тарбиялоочу жогорку мансаптын аты.

**Суроолор жана ташырмалар:**

1. XIX к. ортосунда Кокон хандыгынын абалы кандай эле?
2. Кокон хандыгында Алымбек, Алымкулдар кандай роль ойногон?
3. Полот хандын көтөрүлүшүнүн себеби, анын натыйжаласы?
4. Түштүк Кыргызстандын Россияга караташыны кандайча аяктауды?

**§ 32. Улуттук-боштондук үчүн күрөш****Негизги даталар:**

1989-ж. – Аңжиян көтөрүлүшү.

1916-ж. – Улуттук-боштондук көтөрүлүш.



**Түшүнүктөр:** колония, жобо.

**Падышалыктын колониялык саясаты.** Россия империясы Кыргызстанды толук каратып алгандан соң, ал жерлерде өзүнүн башкаруу тартибин киргизген. Кыргызстандын аймагы Түркстан губернаторлугуна караштуу облустарга кирип, ал эми облустар уездерге бөлүнгөн, уездерге болсо болуштуктар баш ийген. Караташып алган жерлерде башкаруунун өзгөчө жоболору иштелип чыккан. Ал боюнча облус жана уездерди орус аскер төбөлдөрү, ал эми болуштук менен айылдарды жергиликтүүлөр башкарууга тийиш болгон.

Болуштук орундарга шайлоо өткөрүшүп, эл шайдагандарға кың этпей баш ийүүгө тийиш эле. Неболор болонча жергиликтүү элдин бардык укуктары чектелген. Кыргызстанда жашаган көчмөн калктын жерлери мамлекеттик жерлер болуп саналган. Бул иш жүзүндө кыргыздардын байыртадан бери ээлеп келген кыштоолорун, жайыттарын Россия империясы каалаган учурда тартып алып, аларды жерсиз калтыра алат деген мыйзам эле. Бүт Кыргызстан аймагындагы жерлер тартылып алынып, аларга орустардын бийлигинин таянычы болгон келгинтерди жайгаштыра башташкан. Ошентип орус кыштактары биринен сала бири пайда боло баштады. Алар кыргыздардын суу баскан жакшы жерлерин ээлеп, жергиликтүүлөрдү эзүүгө өткөн. Россия империясы салыктардын санын көбөйтүү менен элдин жакырчылыгын күчтөкөн. Натыйжада Россияяга карагандан баштап кыргыздардын укуктары чектелип, колониялык үстөмдүктүн баш көтөргүс бийлигине дуушар болушкан.

**Анжиян көтөрүлүшү.** Россия империясынын колониялык саясатынан азап чегип, чыдамы түгөнгөн Фергана өрөөнүнүн калкы 1898-ж. боштондук күрөшкө чыккан.

Күрөшкө Фергана өрөөнүнүн кыргыз, өзбек, тажик жана башка элдери катышып, анын башында Мадали эшен турган. Ал элге кенири таанылган, Меккеге барып ажы болуп келген кадыр-барктуу адам болгон. Элдин көтөрүлүшкө чыгуусуна: «Орустардын элге арак-шарапты, бузукулукту жайылтканы, мечит, медреселерди жаптырышы, элди шарыят жолунан чыгаруунун аракеттери себеп болду», – деп түшүндүргөн. Элдик көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири Ферганадагы негизги байлык пахтанын Россияяга ташылыши, элдин эзилиши жана жакырдануусу болгон. Күрөш 1898-ж. 17-майда Мин-Дөбө айылында башталып, куралданган эл Анжияндағы орус аскер турагына кол салган. Көтөрүлүшкө 1500 ашык адам катышып, толкундоолор башка уездерде да чыккан. Бирок, жергиликтүү элдердин орус колонизаторлоруна каршы бул күрөшү бир жумага жетпей басылып, негизги же-текчилири дарга асылып, 500ден ашык адам Сибирге сүргүнгө айдалган. Алардын ичинде жалган жалаа менен камалган атактуу акын Токтогул Сатылганов да болгон. Жазага тарылгандардын 257си кыргыздар эле. Орустар Мин-Дөбө кыштагын жер менен жексен кылып, анын ордуна орус кыштагын тургузушкан. Орус бийлигинин бийлиги күчөй берген. Женилип калса да, Анжиян көтөрүлүшү падышалыкка каршы алгачки улуттук-боштондук күрөш катары тарыхка кирген.

**1916-жылдагы Улуттук-боштондук көтөрүлүш.** Россия империясынын колониялык зордук-зомбулуугуна каршы эн ири күрөш 1916-жылы болгон. Кыргыздар менен казактар жашаган аймактардан орус келгиндерине жер кесип берүү күчөгөн. Падышалык бийлик төбөлдөрү согушка шылтоолоп алык-салыктын көлөмүн кескин көтөрүшкөн. Анткени, Россия биринчи дүйнөлүк согушка катышып жаткан эле. Элдин жакырдануусу күчөгөн, ал аз келгендисип, 1916-жылы 25-июнда жергиликтүү элдерди согуштук-оорук иштерине чакыруу жөнүндө падышанын буйругу жарыяланган. Аңыз да кыжыры кайнап турган эл көтөрүлүшкө чыккан. Адегенде 1916-ж. 4-июлда Кожент шаарында башталган күрөш, бүткүл Түркстан аймагына тараган. Көтөрүлүштүн күч алган жери Түндүк Кыргызстанда болду. Август айынан баштап орустар менен кармашуу Чүй, Ысык-Көл, Нарын аймактарында башталган. Октябрь айына чейин созулган бул күрөштүн башында эр жүрөк билермандар турду.

Кеминдик кыргыздарда Шабдан уулу Мөкүш хан көтөрүлсө, Ысык-Көлдө Батыркан Ногой уулу, ал эми Борбордук Тенир-Тоодо Канат Ыбыке уулу хан көтөрүлгөн. Көтөрүлүшчүлөр орус аскерлеринин чабуулунун мизин бир нече жолу кайтарышкан. Көтөрүлүштүн күч алышынан чочулаган падышалык атайы жакшы куралданган жазалоо аскерлерин жөнөткөн. Жазалоочу бул аскерлер начар куралданган элди ырайымсыз кыргынга алышып, айылдарды өртөшкөн. Эл жан айласы кылып, Ата Журтунан качууга аргасыз болгон, ошентип кеч күздө көтөрүлүшчүлөр Кытайга качкан, бул тарыхта «Үркүн» деп аталып калды. Көтөрүлүшкө катышкан калктын 150 миндейи кырылган. Көтөрүлүшкө чыккандардын согуштук даярдыгы жок эле, куралжарак жетишсиз болгон. Падышалык аскерлердин куралдашынын артыкчылыгы, алардын женишин камсыз кылды. Женилип калса да кыргыз элинин Ата Журтту бошотуу учун, эркиндик үчүн күрөшкө чыгышы эн чон маанигэ ээ. 1916-жылдагы кайгылуу окуя – кыргыз элинин XX к. башындағы улуттук-боштондук кыймылынын эн ириси. Ал элдин эсинде «Үркүн» деген ат менен түбөлүк сакталып калды.



Жазып алып, эске тут:

**Колония** (лат. *Colonia* – жайгаштыруу) – бөтөн элдин жергиликтүү калктын бош же отурукташкан жерлерине зордук менен көчпү келип отурукташусу.

**Жобо** – Орусия падышасынын колониялык аймактарына таандык мыйзамы.



### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Падышалыктын колониялык саясаты кандай жүргөн?
2. Анижиян көтөрүлүшүн ким жетектеген жана себеби эмнеде?
3. Улуттук-бонитондук көтөрүлүш кандай жүргөн?
4. Көтөрүлүштүн натыйжасы кандай болду?

PDF Compressor Free Version

### § 33. Кыргыз элиниң маданияты

**Даназалуу манасчылар, ақындар.** XIX к. жана XX к. башында көчмөн турмушта жашаган кыргыз элиниң оозеки чыгармачылыгы – манасчылыгы, ақынчылыгы, музыкасы зор өнүгүүгө ээ болгон.

Келдибек, Бекмурат, Тыныбек, Чоюке, Сагымбай, Саякбай сыйкуту залкар манасчылар «Манас» эпосун айлап, жылдап айтышып, элдин жарпын жазып, эпосту өсүп-өөрчүтүп келишкен. Жарым миллион саптан турган «Манас» эпосун жанылбай, зор чеберчиликте айтуу зор талантты талап кылган. Ошондой таланттар дүйнө элдеринин арасынан кыргыз элинде гана жараган.

Бул мезгилдерде кыргыз элинде ақынчылык өнөр да өнүккөн. Калыгул Бай уулу менен Арстанбек Буйлаш уулу бир эле учурда өткөнду, өз заманын, келечекти таамай чагылдырыган терен мазмундуу ырларды жаратышкан. Калыгул «Тар заман», ал эми Арстанбек «Акыр заман» деген ырларында орустардын келишин алдын-ала айтышып, ал учурда заманын бузулаарын, замандын келечеги эмне болоорун таамай айта алышкан. Бири-бириinin чыгармаларын толуктаган бул ырларынан улам, алар заманчы ақындар деп аталышкан.

XIX к. кыргыз элиниң маданиятындагы дагы бир өзгөчөлүк жазгыч ақындардын жарагалышы. Андай ақындарга Молдо Нияз, Молдо Кылыш жана Тоголок Молдо кирген. Араб арибинин негизинде өздөрүнүн чыгармаларын жазышкан. Булар билимдүү инсандар болгондуктан, аларга Молдо деген кошумча аттар ыйгарылган. Молдо Нияздын «Санат» ырлары бизге чейин жетти. Ал эми Молдо Кылыш 1911-ж. Казань шаарында «Зилзала» деген ыр китебин чыгарган.

**Алгачкы тарыхчылар жана агартуучулар.** Кыргыздардын алгачкы тарыхчысы жана агартуучусу – Османаалы Сыдык уулу болгон. Ал Кочкордо чон манаптын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Анын агасы Жаркынбай молдо болгон, андан таалим алган. Кийин Османаалы Үч-Турпандагы, Бухарадагы, Уфадагы билим борборлору болгон медреселерде окуган. Ал кыргыз тарыхын чогултуп, жазууга киришкен. Эн алгач кыр-

гыз тарых китебин басмадан чыгарган. 1913-ж. Уфа шаарында «Кыскача кыргыз тарыхы» кийинчөрээк «Шабданга багытталган кыргыз тарыхы» деген китеpterин чыгарган.


«Жүрөгүндө оту бар жигиттерге тарыхты билүү керек жана ал – көп этибар кылынуучу бир илим», – деп тарыхка этият мамиле кылууга чакырган.

Османаалы Сыдык уулу мектептерде сабак берип, өз убагында сабатсыздыкты жоюуга чон салым кошкон.


Кыргыздын дагы бир ири тарыхчысы – Белек Солтоноев Чон-Кемин өрөөнүнөн чыккан. Жети-сегиз жашынан кат тааныган. Кара-Колдо орус мектебинде, кийин Бишкектеги баг-банчылык мектепте окуусун уланткан. 1890-ж. тартып Кыргыз тарыхын жазуу үчүн маалымат топтогон. Анын «Кызыл кыргыз тарыхы» эмгеги кол жазма түрүндө сакталып калган. Белек Солтоноев 1916-ж. Атаке болуштугунун болушу катары шайланган, Улуу Үркүн маалында Кытайга жылбыр барып, 1917-ж. кайтып келген. Агартуу, илимий кызматтарда иштеген. Эмгегинде эн байыркы замandan 1917-ж. чейинки доорду камтып, мусулмандык салттуу тарыхий маалыматтарды, кыргыз санжырасын, уламыштарды, европалык илимпоздордун эмгектери менен айкалыштырып жазууга аракеттенген.

Кыргыздандын Россияга каратылышы менен Волга жана Уралдагы мусулман түрк маданияты менен Ала-Тоо калкынын карым-катнашы күч алган. Татар менен башкыр агартуучулары «жаны усул» ыкмасы менен кыргыздардын сабатын ачууга көмөк кошушкан. Кыргыздардын арасында да агартуучулук кыймыл жанданган.

**Материалдык маданият.** Кыргыздардын Россиянын курамына киришине байланыштуу XX к. экинчи жарымында кыргыздардын материалдык маданиятында белгилүү бир өзгөрүүлөр болуп өткөн. Орустар жана башка элдер менен



Молдо Кылыш.



Белек Солтоноев.

болжон байланыштын негизинде турак-жай, кийим-кече, турмуш-тиричилик булудардын жаңылыктар пайда болгон. Бирок кыргыз эли өзүнүн салттуу маданиятын сактап өнүктүрүп келген. Кыргыз элинин кол өнөрчүлгүндө кийиз басуу эн мыкты өнүккөн. Оюу түшүрүлгөн кийиздери, шырдак, ала кийиздер көркөмдүгү, түс салуусунун жогорку чеберчиликте жасалганы менен айырмаланган. Кыргыз усталары тери ни иштетүүнүн эн жогорку чеберлери болушкан. Иштетилген териден үй тиричилигине колдонулуучу көптөгөн буюмдар: идиш аяктардан, курлардан, ат жабдыктардан баштап килемчелер, ар түркүн кийимдер жасалган. Кайышчы чеберлер кайыш буюмдарын күмүшкө карматылган металл менен кооздошкон. Кыргыздарда темир устачылык, зергерчилик, токуучулук, саймачылык, жыгач кармоочулук, чий согуу сыйктуу үй өндүрүшүнүн түрлөрү бир кийла өнүгүүгө же-тишикен. Кыргыздардын көркөм саймалары, килемдери жана оймолуу шырдактары, ала кийиздери, кийим-кечелери көркөмдүгү, кооздугу менен айырмаланып, маданиятын жогору өнүгүшүн айгинелеген.



## VI ГЛАВА. КЫРГЫЗСТАН СОВЕТ БИЙЛИГИНИН МЕЗГИЛИНДЕ

### § 34—35. Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу

#### Негизги даталар:

1917-ж. февраль – Россияда падышалык бийликтин кулашы.  
1917-ж. октябрь – Россияда жумушчу-дыйкандар Советинин бийлигинин орношу.  
1917–1920-жж. – Жарандык согуш мезгили.

✓ Түшүнүктөр: революция, жарандык согуш, басмачылык.

**Падышалык бийликтин кулашы, жаңы саясий уюмдардын түзүлүшү.** Кыргызстанда Россия империясынын катуу саясаты өзгөчө 1916-ж. окуядан кийин күчөгөн. Элдин кырылуудан сактануу үчүн Кытайга качышы, жерлеринен ажырашы, чарбанын толук бүлгүнгө учурашы менен коштолуп жашоотиричилик өтө оор болду. Ошол мезгилде Россиянын өзүндө да абал оор болуучу, падышалык запкыдан тажаган карапайым орус элинин бийликтке каршы нааразылыгы күчөгөн эле. Орус элинин бийликтке каршы күрөшү 1917-ж. февралда башталып, падышанын тактан кулашы менен аяктаган.

Падышанын бийликтен кулаганы менен Россияда элдин тилегин орундаатуучу жаңы бийлик түзүлгөн эмес. Ири байлардын өкүлдөрүнөн турган Убактылуу өкмөт орноп, мурдагы эле падышалык саясатты жүргүзгөн. Жер-жерлерде бийликтеке мурдагы эле падышанын жан-жөкөрлөрү отуруп, элдерге улуттук эркиндик, тендик берилген жок. Кыргызстанда абал өзгөргөн эмес. Жер колонизаторлордун, жергиликтүү байлардын колунда болуп, кыргыз кедейлери мурдагы эле азаптуу турмушта жашаган. Кытайга качкан кыргыздар: «Падыша кулаптыр, эркиндик берилипти», – деген сөздөрдү угуп, Ата Журтуна кайта баштashкан. Бирок күткөн азаттык жок, өз жерлерине ээ боло албай, жергиликтүү орус төбөлдөрүнөн оор запкыларды жешти.

Ошентип, Убактылуу өкмөт кыргыздарды улуттук эркиндикке чыгарган жок, падышалыктын колониялык саясаты улантылып, көтөрүлүшкө катышкан элди куугунтуктоо улантылды.

Россиядагыдай эле Кыргызстанда 1917-ж. марта наан баштап жумушчулар көп топтолгон аймактарда, жумушчулар совети жана башка саясий уюмдар түзүлө баштады. Алар

#### Инсан жөнүндө билип ал!



**Саякбай Карапалаев** (1894-ж. Ысык-Көлдөгү Тоң районунун Ак-Өлөң айылында туулган. 1971-ж. Бишкек шаарында каза болгон) – чоң манасчы, эпостун толук айтуучусу. Көлдүк манасчы Чоюке Өмүр уулун ээрчип «Манас» айтууну үйрөнгөн.

1932-ж. Фрунзеге келип «Манас», «Семетей», «Сейтек» бөлүмдерүн айтып жаздырган. Саякбайдын айткан «Манас» эпосу 500 553 сап ырдан турат. 1963-ж. Москвада өткөн эл аралык конференциянын катышуучуларына «Манас» айтуу менен ал эпосту дүйнө элине тааныткан. Улуу манасчы Саякбайды жазуучу жана эпосту изилдөөчү М. Ауэзов «ХХ кылымдын Гомери» деп атаган.



#### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Манасчылар деген кимдер жана манасчылык деген эмне?
2. Заманчы ақындардын өкүлдөрү кимдер экен?
3. Тарыхчылар жана агартуучулар жөнүндө айтып бергиле!
4. Материалдык маданият кандай өнүккөн экен?

улуттук эркиндик, Убактылуу бийликтин азабынан кутулуу, кедей-кембагалдардын кызыкчылыгы **PDF Compressor Free Version** көздөшкөн.

Казак-kyргыздардын алдынкы билимдүү атуулдары «Алаш» партиясын түзүшкөн, анын максаты келечекте казак-kyргыз улуттук мамлекетин түзүү эле. Анын Кыргызстандагы бөлүмүн Абдыкерим Сыдыков жетектеп, ошол кездеги алдынкы билимдүү адамдар – Иманаалы Айдарбеков, Ишенаалы Арабаев, Касым Тыныстановдор мүчө болушкан.

Кедей-кембагалдардын кызыкчылыгын коргоо, калктын аң-сезимин көтөрүү, алардын жашоо шартын жакшыртуу максатында Кожомурат Сарыкулаков башында турган «Букара» союзу түзүлгөн.

Жалпы эл арасында улуттук боштондукка чыгуу, өз жерине ээ болуу, элдин турмушун женилдетүү, максаттарын көздөгөн жана жашап жаткан бийликтин адилетсиздигине нааразылык билдириген иш-аракеттери күч ала баштаган.

**Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу.** Убактылуу өкмөткө каршы, Россиядагы кедей-кембагалдарды колдогон большевиктер партиясы 1917-ж. 25-октябрда төңкөрүш жасады, ал тарыхта Улуу Октябрь Социалистик Революциясы деп аталып калган. Убактылуу өкмөт кулады, тарыхта биринчи жолу жумушчу-дыйкандардын бийлиги орноп, анын өкмөтү – Эл комиссарлар Совети түзүлдү. Бул өкмөт каратайым элдин көксөп келген тилегин өз мыйзамдары менен ишике ашыра баштады. Тынчтык жана Жер жөнүндөгү декреттер (мыйзамдар) кабыл алынды. Тынчтык жөнүндө декретте адилеттүү демократиялык тынчтык жөнүндө сүйлөшүүлөрдү токтоосуз баштоо, согуштан чыгуу, Жер жөнүндөгү декретте помещиктик же бай-манаптык жер ээлөөнү жоюу, жерлерди дыйкандарга берүү караган. Большевиктердин эл арасында кадыр-баркы көтөрүлдү. Кыргызстанда да большевиктердин жетекчилигинде советтер түзүлө баштады. Совет бийлиги жумушчулар көп топтолгон Сүлүктү жана Кы-



К. Сарыкулаков.



М.В. Фрунзе.

зыл-Кыяда 1917-ж. декабрда орногон. Андан кийин Жалал-Абадда, Ошто бийлик советтердин колуна өткөн. Түндүк Кыргызстанда 1917-ж. декабрда Таласта, 1918-ж. Пишпекте, андан кийин Нарын, Ысык-Көлдө жаны бийлик бекемделген. Жаны бийлик Кыргызстанда 1918-ж. ортосуна чейин орноп, карапайым калктын кызыкчылыгын коргоого киришкен.

**Жарандык согуш, Совет бийлигин коргоо.** Совет бийлигинин жениши, большевиктердин иш-аракеттери мурдагы башкаруучулардын, бай манаптардын каршылыгын туудуруп алар кандай гана болбосун жаны бийлики жок кылууну көздөштү. Бул тирешүү жарандык согушка алыш келди. Бир тарабы кедей-кембагалдардын кызыкчылыгын коргоп, аларга эркиндик, тендик, жер берүү максатын көздөсө, экинчи тарап мурдагы падышалыктын өкүлдөрү өздөрүнүн бийлигин жана мүлкүн сактап калуу менен эски бийлики кайра орнотууну көздөгөн. Жарандык согуш 1918-ж. экинчи жарымынан тартып 1920-ж. чейин болгон.

Кыргызстанда Совет бийлигине каршы күрөш басмачылык кыймыл менен башталган. Буга мурдагы байлар, колониячыл өкмөттүн чиновниктери жана дин өкүлдөрү кирген. Алардын негизги кошууну карапайым адамдардан түзүлгөн, ага жер-жерлердеги алгачкы совет бийлигинин улут саясатындағы жана диний көз карашындағы кемчиликтер бирден бир себеп болуп берген. Басмачылык өзгөчө Кыргызстандын түштүгүндө күчөп ага Калкожо, Аман Палван, Мадаминбек аттуу кор башчылар жетекчилик кылышкан. Ал эми түндүктө жергиликтүү бай манаптар менен орус кулактары ар кандай козголондорду уюштурушкан.

Совет бийлигинин биринчи милдети каршылаштарды жок кылып, бийлигин сактап калуу болду. Ал учун Кыргызстанда Кызыл Армиянын отряддары түзүлгөн. Алгачкылардан болуп, 1-Пишпек полку уюштурулду, анын катарына орустар, украиндер кирген андан тышкары, кыргыз жана башка улуттардын өкүлдөрү да болушкан. Тунгуч уюшулган Пишпек полкунун командири революционер Я.Н.Логвиненко болгон. Кызыл Армиянын аскерлери өз милдеттерин так аткарышып Беловодск, Пржевальск жана Нарын шаарындағы козголондорду басууда жана түштүктөгү басмачыларды талкалоодо чон эрдиктерди көрсөтүштү. Кызыл Армиянын катарына өтүп, эрдик көрсөтө алган кыргыз атуулдарына Совет бийлиги тарабынан ишеним көрсөтүлүп, алар кызыл командирликке дайындалышкан. Алар милдеттерин так аткарышып Сулайман Күчүков, Арстанаалы Осмонбеков, Иса-

бек Бектемировдор күжүрмөн сыйлыктарга татыктуу болжакан. Жарандык согушту бирото. PDF Compressor Free Version  
станда Совет бийлигин чындоо максатында 1919-ж. 14-августа Түркстан Фронту түзүлөт. Анын башкы командири болуп жердешибиз М.В. Фрунзе дайындалат. М. В. Фрунзенин буйругу менен Жети-Суудагы кыргыз-казактардан Өзгөчө кыргыз атчандар бригадасы түзүлгөн, анын командири А.Осмонбеков болгон.

Большевиктер Түркстандын жергиликтүү калкынын колдоосуна ээ боло баштаган. Басмачылардын күч-кубаты на-чарлады. Көптөгөн козголондор Кызыл Армиянын күчү менин басылды. Совет бийлигине ишенген жалпы элдин колдоосунун натыйжасында 1920-жылдын аягында Кыргызстанда жарандык согуш аяктап, Совет бийлигин куруу башталды.

Жазып алып, эске тут:

**Революция** (лат. *revolutio* – төнкөрүш) – жашап турған бийликтин түп тамырынан бери өзгөрүшү.

**Жараптык согуш** – бир мамлекеттін ичиндеги жараптардың ортосундагы келишпесттіктен келип чыккан согуш.

**Басмачылык** – (түрк. басмак-кысымга алуу, кордук көрсөтүү) – Кыргызстандагы Совет бийлигине каршы чыккан кыймыл.

## Инсан жөнүндө билип алғыла!

**Арстанаалы Осмонбеков** – Түркстанда жана Кыргызстанда Совет бийлигин чындоого активдүү катышкан. Наманганда орус-жергиликтүү мектебинде окуган. Бириңчи дүйнөлүк согушта оорук жумушуна алынып, согушка каршы күрөшкө катышкан. 1919-жылы намангандык кыргыздардын ыктыярдуу атчандар дивизионуна командир болуп, басмачыларга каршы күрөшкөн. Эр жүрөк командир катарында жана басмачылыкты талкалоодо активдүүлүгү учун, Кызыл Туу ордени менен сыйланган.



? Суроолор жана тапшырмалар:

1. Падышачылык кулагандан кийин кандай бийлик оқум сүрүп, ал кандай саясат жұргұзғон?
  2. «Алаш» жана «Букара» кандай максаттарды қөздөгон экен?
  3. Совет бийлиги әл мұдоосүн аткарған кандай мыңзамдарды чыгарған?
  4. Кыргызстанда жарандық согуш әмне үчүн болғон?
  5. Совет бийлиги кандайча корголду?

## § 36 – 37. Экономика дағы социалисттік курулуштун башталышы

### Негизги даталар:

1921-1922-жж. – Түндүк Кыргызстандагы жер-сүү реформасы.  
1927-1928-жж. – Түштүк Кыргызстандагы жер-сүү реформасы.  
1925-ж. – Кыргызстанда «Интергельпо» кооперативинин түзүлүшү.

**Түшүнүктөр:** реформа, отурукташтыруу, колхоздоштуруу.

## Жер-сүү реформасы жана кочмөн элди отурукташтыруу.

Россияда жарандык согуш совет бийлигинин жениши менен аяктагандан кийин, өкмөт 1917-ж. эле кабыл алынган Жер жөнүндөгү декретti ишке ашырууга киришкен. Бардык аймактарда жер помещиктердин жана дин өкүлдөрүнүн менчиктеринен тартылып алынып, дыйкандарга берилген. Жерге ээ болгондорго өкмөт эмгек шаймандарын жана үрөөн дөрдү бекер беришли. Совет бийлигинин мындай жер жөнүндөгү иш-аракети элдин кенири колдоосуна ээ болду.

Кыргызстанда башкы маселелердин бири жер-сүү болуп эсептелген. Падышалык мезгилде кыргыздардын дыйканчылыкка жарактуу жерлери тартылып алынып, атайы көчүрүлүп келинген орус дыйкандарына бөлүштүрүлүп берилген. Кыргызстандагы совет бийлигинин милдети орус кулактарынын, ошондой эле жергиликтүү бай-манаптардын жерлерин алышп, кыргыз жана башка улуттун кедей кембагалдарына бөлүштүрүп берүү болуп эсептелген. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстандын түндүк аймактарында 1921–1922-жылдары жер-сүү реформасы жүргөн. Мурдагы кыргыздардын жерлериңе отурукташкан келгин дыйкандардын жана казак-орус байларынын мүлкү ортого алышып, алардын жери кыргыз дыйкандарына бөлүнүп берилген. Орус кыштактарынын ордуна, отурукташкан кыргыз айылдары пайды болгон.

Түштүк Кыргызстан аймактарында басмачылык кыймылды жоюлгандан кийин 1927-1928-жж. жер-суу реформасы жүргүзүлгөн. Аларда да бай-манаптардын жерлери тартылып алышып, жерсиз жана жери аз дыйкандарга белүп берилип, эмгек шаймандары бекер таратылып, аны менен бирге салыктан бошоттуу ишке ашырылган. Бул реформалардын жыйынтыгында кыргыздардагы көчмөн жана жарым көчмөн чарбалар отурукташтырылды. Акырыйындык менен жерге ээ болгон дыйкандарды колективдүү чарбага өткөрүү жүрдү. Коллективдүү чарба – бул жеке чарбаны жооп, жер үлүштөрү, эмгек шаймандары, уроң, унаа ортого жыйналып эмгек кү-

ралдарын бириктириүү дегендикке жаткан. Алгач дыйкандар коммуна, артелдерге бириктирилген. Бирок оның тарбиятшык бирикмелердин пайда болушун шарттаган. Совет мамлекетинин мындай иш-аракети айыл чарбасын көтөрүүнү камсыз кылган.

**Өнөр жайдын өнүгүшү.** Совет бийлигине чейин Кыргызстандын аймагында кен иштетүү, өзгөчө таш көмүр казып алуу, андан тышкары чакан пахта тазалоочу, тери иштетүүчү, май чыгаруучу ишканалар болгон. Жарандык согуш мезгилинде мунун баары кыйраган эле. Совет бийлиги табигый кен байлыктарды иштетүү, элге керектүү нерселерди чыгаруучу чакан ишканаларды куруу, аларда жумушчулардын санын көбөйтүү максатын көздөдү. Бул максаттарды ишке ашырууда 1925-жылы Кыргызстанда «Интергельпо» (Өз ара жардам) деген кооперативдик уюм түзүлгөн. Чехословакиядан келген адис жумушчулар өздөрү менен кошо ар кандай шаймандарды ала келген. Кооперативде 14 улуттун өкүлү иштеп, тез арада нооту фабрикасы, булгаары заводу, электростанцияларды, мастерскойлорду курушкан. Өнөр жай ишканалардын андан ары кенеишишинде 1926-ж. башталып 1930-ж. бүткөн Түркстан-Сибирь темир жолу чоң мааниге ээ болгон. Ал аркылуу машиналар, станоктор, жабдуулар, металл ж.б. ташылып келинип турган. Совет бийлиги чындалган сайын Кыргызстанда өнөр жай өнүгүүсү ыкчамдап беш жылдык план боюнча иштөө жолго коюлган. Кыргызстанда биринчи беш жылдык план боюнча 1928–1932-жылдарда 40тан ашык ири ишканалар курулган. **Беш жылдык план – бул мамлекет тарабынан белгиленген беш жыл ичинде буткөрүлө турган иш-чаралар.**

**Колхоздоштуруу.** Жер-сүү реформасы жана отурукташтыруунун негизинде жеке чарбалар, орто дыйкандар чарбалары, колективдүү чарбалар телчигип – айыл чарбасын көтөрүүдө ийгилик бат жараган эле. Совет бийлиги чарбасын мындай ар түрдүү өнүгүшүнөн баш тартып, аларды бир ири чарбаларга бириктириүү саясатын иштеп чыкты. Анын максаты мамлекет учун арзан айыл чарба продукциясын өндүрүүчү колхоздорду түзүү болгон. 1929-жылы жайында Сталин «туташ коллективдештирүү» ураанын жарыялады, демек аны аткаруу бийлиги тарабынан катуу көзөмөлдөнгөн. Сталиндин талабы менен колхозгоз кириү ыктыярдуу тартипте жүрбөй милдеттүүлүк менен коштолду. Көпчүлүк жеке чарбалар, орто жана бай дыйкандар бардык мүлкү менен колхозгоз кириүгө милдеттүү болушту, эгер кирбесе колхозгоз каршы чыккан катары мүлкүнөн ажыратылып, түрмөгө камал-

ган же чет жактарга көчүрүлгөн. Колхозго айдоо жерлери гана эмес, мурда жалпы пайдаланууда болгон жайыттар, то-койлор берилди. Колхоздорду колдоо үчүн мамлекет атайы иш-чараларды уюштурган, үй-жай курууга материал беришкен. Натыйжада жаны айыл-кыштактардын саны өскөн. Айдоо аянттарын көбөйтүү максатында ири каналдар элдин күчү менен курула баштаган. Жаны колхоздорду колдоо максатында совет мамлекети аларды техника менен камсыз кыла баштаган. Техниканы колдонуу эмгекти женилдетип, айдоо аянтын көнөйтүүгө, түшүмдү жогорулатууга мүмкүндүк берди. 1938-жылдары дыйкан чарбалардын дәэрлик бардыгы колхоздордо өткөн. 40-жылдардын башында Кыргызстанда отурукташтыруу жана колхоздоштуруу толук аяктаган.



#### Жазып алып, эске тут:

**Реформа** – коомдук турмушта ар кандай жанылыктарды киргизүү.

**Отурукташтыруу** – көчмөндүктөн туруктуу жашоо ынгайына оттүү процесси.

**Колхоздоштуруу** – СССРдин эмгекчил дыйкандарынын ыктыярдуу бирикме уюму. Ал коомдук өндүрүш каражаттарын ортого салып, ири социалисттик чарба жүргүзүү үчүн уюштурулган.



#### Муну билүү кызыктуу

Интергельпо (лат. Inter – өз ара. чех. гельпо – жардам) – 1925–41-ж. Кыргызстанда иштеген өндүрүш кооперативи. Чехословакияда коммунист жумушчулардын демилгеси менен 1923-жылы түзүлгөн. 1925–32-ж. Кыргызстанга Чехословакиядан бардыгы 1317 адам келип, алардын 390 адамы Интергельпонун мүчөсү болушкан. Кооперативдин жамааты борборуздада ишканалардын өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Алгачкы беш жылдыкта электр стансиясын, айыл-чарба шаймандарын, кыш, черепица, булгаары заводдордун, мебель фабрикасын ж.б. маанилүү өнер жай ишканаларын курган. Ошондой эле Түркстан-Сибирь темир жолунун, Чүй каналынын, Канттагы кант заводунун курулушуна катышышкан. Кыргызстандын өнер жай тармагынын өнүгүшүнө баа жеткис салым кошушкан.



#### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жер-сүү реформасынын максаттары кандай болгон?
2. Отурукташтыруу деген эмне?
3. Өнөр жайдын өнүгүшү кандай жүргөн?
4. Колхоздоштуруунун максаты эмнеде болгон?

### § 38. Улуттук мамлекеттүүлүктүн калыптанышы жана түшүнүүчү

1

#### Негизги даталар:

- 1917-ж. 2-ноябрь – «Россия элдеринин укуктарынын декларациясы» жарыяланды.
- 1924-ж. 14-октябрь – Кара-Кыргыз автономдуу областы түзүлдү.
- 1926-ж. 1-февраль – Кыргыз АССРи жарыяланды.
- 1936-ж. 5-декабрь – Кыргыз ССРи түзүлдү.

✓ Түшүнүктөр: **декларация, конституция.**

**Совет бийлигинин чыңдалышы, кыргыздардын мекенине кайтыши.** Россиядагы совет бийлиги тынчтык, жер ма- селесин чечүү менен мурдагы империянын колониясы болгон элдерге улуттук азаттыкты берүүнү да кенири жарыялашкан. 1917-ж. 2-ноябрда кабыл алынган «Россия элдеринин укуктарынын декларациясында» бардык элдердин төн укуктуулугу, өз таңдырын өздөрү эркин чечүү, өз алдынча мамлекет түзүү укугу жарыяланган. Анын негизинде 1918-ж. январда көп улуттуу Түркстан Автономиялуу Советтик Социалистик Республикасы түзүлдү. Бул өкмөткө жергилитүү элдердин окулдору кенири тартылып, алар совет бийлигинин андан ары чындалышына чоң салым кошушкан.

Кыргызстан аймагында совет бийлиги орногондон кийин 1916-ж. көтөрүлүште Кытайга качкан кыргыздардын мекенине кайтып келишине көмөк көрсөтүлүп, аларды жазалоо, куугунтуктоо деген токтолулган. Атайды түзүлгөн улут иштелири боюнча комитет улуттардын бири-бирине болгон ишенимин арттыруу, орус-кыргыз мамилелерин жакшыртуу иштерин жүргүзгөн. Ачарчылыкка учуралган кыргыздарга та- мак-аш берүү жайлары уюштурулган. Кытайда калып кеткен кыргыздарды көчүрүп келүү боюнча иш-аракеттер жүргөн. Совет бийлиги буларга чоң көнүл буруп, атайды каржат бөлүп, анын эсебинен акысыз мал, айыл чарба шай- мандары, боз үйлөр, курулуш материалдары берилген. Мекенине келген кыргыздарга айдоо жерлери жана жайыттар таратылган. Алар беш жылдык мөөнөткө салыктан боштулган. Бул камкордуктун бардыгы кыргыздардын Совет бийлигине болгон ишенимин арттырган.

**Кыргыздардын улуттук мамлекетинин түзүлүшү.** Борбордук Азияда Совет бийлигине каршы күрөшкөн күчтөрдүн тал- каланышы менен бул аймактарда жашаган калктарды улут-

тук-мамлекеттерге болүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Түркстан Автономдуу Социалисттик Республикасынын ичине кирген кыргыз, казак, өзбек, түркмөн, тажик элдеринин өз алдынча улуттук мамлекетинин түзүлүшүнө, 1922-ж. 30-декабрда пайда болгон Советтик Социалисттик Республикалар Союзу (СССР) түрткү болду. 1924-жылы 14-октябрда Борбордук Азия улуттук мамлекеттерге болунот. Анын негизинде Түркмөн ССРи, Өзбек ССРи, Казак АССРи, Тажик автономдуу областы жана РСФСРдин курамындагы Кара-Кыргыз Автономдуу областы түзүлгөн.

Кара-Кыргыз Автономиялуу областы чачыранды болуп бөлүнүп калган кыргыз калкын бир улуттук мамлекетке бириктiriди. Бул кыргыз элиндеги мамлекеттүүлүктүн түзүлүшүндөгү чоң тарыхый окуя болгон.

Кыргыз эли мамлекеттүүлүккө ээ болуп, өз өкмөтүн түзгөн. Областтык партиялык уюмдун башчылыгына Михаил Ка- менский жана Жусуп Абдрахманов дайындалган. Ревкомдун төрагалыгына Иманаалы Айдарбеков бекитилген.

1925-жылдан баштап Кыргыз Автономиялуу областы деп аталып, анын аймагына Фрунзе, Каракол, Жалал-Абад, Ош округдук аткаруу комитеттери, 72 болуштук аткаруу комитети, 437 айыл кенеши кирген. КАОнун облаткаруу комитетинин биринчи төрагалыгына Абдыкадыр Орозбеков шайланган.

Областтын калкы 800 мин адамдан турган, анын ичинде кыргыздар 63,5% түзгөн. Кыргыз эли келечекке умтулуп өз мамлекетин өнүктүрүүгө белсенип киришкен.

1926-жылы 1-февралда Кыргыз Автономдуу областын кайра түзүү каралып, Кыргыз Автономдуу Советтик Социалисттик Республикасы жаралат. Мунун түзүлүүсүнө кыргыз жеринин аймактык көндиги, чет өлкөлөр менен чектештиги, экономикалык абалы, калкынын саны себеп болгон. Ошентип, кыргыздардын мамлекеттүүлүгү андан ары жогорулап анын укуктары кенейет. Кыргыз АССРинин өкмөтү – Эл Комиссарлар Совети түзүлүп, анын төрагасы Жусуп Абдрахманов болгон.



Кыргыз ССРинин герби жана желеги.



А. Орозбеков.

**Конституциянын кабыл алыныши.** Кыргыз ССРинин түзүлүшү. Автономиялуу республиканын мамлекеттік бийлиги андан ары чындалды. Эки жылдан кийин 1929-ж. 30-апрелде Кыргыз АССРинин биринчи Конституциясы кабыл алынды. Ал Кыргыз Улуттук мамлекеттүүлүгүн мыйзамдаштырды. Кыргыз АССРи мамлекеттік бардык укуктарга ээ болгон. Кыргызстанда жашаган бардык элдердин төң укуктуулугу жарыяланып, алар өз тилинде билим алуу укугуна ээ болушкан. Кыргыз АССРинде мамлекеттік тил катары кыргыз жана орус тилдери эсептелген. Республиканын борбору – Фрунзе шаары болуп аныкталган.

Кыргызстандын андан аркы мамлекеттүүлүгүнүн өсүшүнө – Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Абыкадыр Орозбековдор чон салым кошушту. Алар Кыргызстандың коншу республикалар менен төң укукта СССРдин курамына киргизүү өтүнүчү менен СССРдин өкмөтүнө кайрылып келишкен. Натыйжада 1936-жылы 5-декабрда Кыргыз АССРи жарайланган.

#### Инсан жөнүндө билип ал!

 Жусуп Абдрахманов – 1901-жылы Ысык-Көлдөгү азыркы Жарынбаев айылында төрөлгөн. Мамлекеттік ишмер. 1911-жылы жергилиттүү орус мектебинде окуп, кийин Кара-Колдо жогорку башталгыч мектепти бүткөн. Өз мезгилиниң билимдүү инсаны болгон. 1916-жылы

эл менен кошо Кытайга качып, 1917-жылы кайтып келген. Андан кийин Совет бийлигинин куруулушуна чоң салым кошкон. 1920-ж. Москвага комсомолдордун съездине делегат болуп барып, В.И.Ленин менен сүйлөшүп, пикер алышкан кыргыздын биринчи атуулу. 1924-жылдан баштап Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнө чоң салым кошуп, анын түптөлүшүнө негиз салган. Мамлекеттік жогорку бийликтө иштеп, жалган жалаа менен камалган. 1938-ж. эл душманы деп атылып, 1958-жылы акталган.

#### Жазып алгыла:

Декларация – Совет өкмөтүнүн маанилүү чечими.  
Конституция – Мамлекеттеги эң негизги мыйзамы.

#### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Совет бийлигинин улут саясаты кандай болгон?
2. Совет бийлиги качын кыргыздарга кандай жардам берди?
3. Улуттук мамлекеттүүлүктүн түзүлүшү жонундо айтып бергиле?
4. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшү жонундо класстер түзгүлө.

#### § 39–40. Кыргызстан Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында

##### Негизги даталар:

1939-ж. 1-сентябрь – Дүйнөлүк экинчи согуштун башталышы.  
1941-ж. 22-июнь – Совет элине фашисттик Германиянын кол салышы.  
1945-ж. 9-май – Улуу Ата Мекендик согуштун бүтүшү.  
Улуу жениш.

**Согуштун башталышы, Панфиловчулардын эрдиги.** Совет элиниң тынч жашоосуна коркунуч туудуруп, бүт дүйнөнү басып алуу максатына умтуулган фашисттик Германиянын 1939-ж. 1-сентябрда Европадагы Польша мамлекетине басып кириүсү менен экинчи дүйнөлүк согуш башталган. Европанын көпчүлүгүн басып алган фашисттер күч-кубатын топтол, 1941-ж. 22-июнда чек араны бузуп, Советтер Союзуна басып кирди. Ошентип бир нече жылга созулган, кырчылдашкан согуш башталды. Совет өлкөсүнүн тынчтык өнүгүүсүн бузган билок окуя тарыхта Улуу Ата Мекендик согуш деп аталды. Кыргызстандын калкы бүт өлкөдөгүдөй эле, фашисттердин кол салуусун өз башына түшкөн кырсык катары кабыл алды. Согуш аракети жүрүп жаткан аймактардан алыс турганына карабастан Кыргызстан Ата Мекенди коргоо үчүн күжүрмөндүүлүктүү көрсөтүштү. Кары-жашы дебей согушка кетүү талабы менен аскер комиссариатына топтолуп жатышты. Аларды бир гана максат – Ата Жүрттү коргоо, душманга татыктуу жооп берүү бириктирген. Кыргызстандын аймагында аскер болуктору түзүлүп, согушка дыкаттык менен даярдалып, кан күйгөн батышка жөнөтүлүп жатты. Согуштун алгачкы эле күндөрүндө Кыргызстандан майданга аттанган жоокерлер эрдиктерди көрсөттү. Совет чек арасын бузуп кирип келген душмандар Брест чебинде каттуу каршылыкка учурашты. Бул чептин баатырлары бир ай бою тен эмес согушта душмандарга чепти беришкен жок. Алардын арасында Кыргызстандык жоокер В.И. Фруцев болгон. Бул окуя совет жоокерлерине патriotтук шык берген, фашисттер Европанын кээ бир мамлекеттерин бир күндө басып алса, бул чепти бир ай ала албай, кандай душман менен кармашууга туура келгенин түшүнүшкөн. 1941-ж. июляда Борисова шаарын коргоодо жердешибиз Николай Дмитриев көрсөткөн эрдиги үчүн кыргызстандыктардан алгачкы болуп эң жогорку сыйлыкка, Советтер Союзунун Баатыры деген наамга татыктуу болду.

Эбегейсиз күчкө ээ болгон фашисттер күзгө жуук Москвага жакындашат. Советтик жоокерлерге **PDF Compressor Free Version** Москвандын коргоо ыйык милдети жүктөлгөн. Кыргызстанда түзүлгөн кыргыз жана казак өкүлдерүнөн турган 316-аттычтар дивизиясы генерал-майор Иван Васильевич Панфиловдун командалыгында Москвандын коргоого катышты. Душмандын бир нече жолку чабуулун мизин кайтарышты. Салгылашууда алдынкы чекте жүргөн И.В.Панфилов дүйнөдөн кайтты. Анын эрдиги жогору бааланып Советтер Союзунун Баатыры наамы берилди. Өзгөчө тарых барагында 28 панфиловчу жоокерлердин эрдиги түбөлүккө жазылып калды. Алар тенсиз салгылашта душмандын мизин кайтарып, бирдиктүүлүктүү, кайраттуулукту, кебелбес туруктуулукту көрсөттү. Алар душмандын 50 танкасына каршы турушуп, 18 танкасын талкалашкан, душман максатына жетпей чегинүүгө аргасыз болгон. Көрсөткөн эрдиктери үчүн алар Советтер Союзунун Баатыры деген наамга ээ болушкан. Алардын катарында кыргызстандык Дүйшөнкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Шемякин ж.б. жердештерибиз болгон. Советтик жоокерлердин кайратман эрдиги аркасында Москва шаары корголуп, душман артка сүрүлгөн.

**Ч. Түлөбердиев, Д. Асанов, А. Садырбаевдердин эрдиктери.** Москвандын алдында чегинүүгө учуралган фашисттер ого бетер өчөшүп, бардык күчүн совет элине каршы жумшады. Согуштун кан күйгөн майдандарында башка боордош улуттар сыйктуу эле кыргызстандыктар да биринен сала бири эрдиктерди жаратып жатышты. Кыргыз элинин уулу Чолпонбай Түлөбердиев 1942-жылды жайда өлбөс-өчпөс эрдик көрсөттү. Ал кызмат отөп жаткан полктун алдына Дон дарыясын кечип отүп, душмандын он жәэктеги жайгашкан жеринен кууп чыгуу милдети коюлат. Жамғырдай жааган октун алдында дарыядан сузуп отүп, бул оор мидетти аткаруу 11 жоокерге жүктөлгөн. Алардын ичинде Чолпонбай Түлөбердиев да болгон. Жоокерлер кыйынчылык менен аскерлердин чабуулга өтүшүнө тоскоол болгон дзотко жетишпүг гранаталар-



ды ыргытышты. Бирок душман оқ атуусун токтотподу, ошондо Чолпонбай акырын алга жылып, дзоттун оозун өз денеси менен тосуп калды. Бул согуш тарыхындагы Кыргыз уулу жасаган биринчи эрдик эле. Душман женилип, аскерлер ийгиликтүү чабуулга оттү. Чолпонбай Түлөбердиевдин эрдиги жогору бааланып, Советтер Союзунун Баатыры деген наамга татыктуу болгон.

Сталинград жана Харьковдун жанындагы салгылашууда сержант Дайыр Асанов өзгөчө аскердик устattyкты жана эр жүрөктүүлүктүү көрсөттү. Ал танкаларды кыйратуучу артиллериялык полкто кызмат кылган. Сталинграддын алдында таамай атуу менен душмандын эки танкасын жок кылган. Ал эми Харьковдун жанындагы салгылашууда душмандын үч жолку чабуулун мизин кайтарып, замбиреги менен душмандын 8 танкасын, 6 бронемашинасын, көп сандаган оқ атуучу точкаларын жок кылган. Сержант Дайыр Асанов бул эрдиги үчүн Советтер Союзунун Баатыры деген наам алган.

Кавказ үчүн салгылашта болүктүн командири Акун Садырбаев душмандын кезеги менен ыргытылган 16 гранатасын эр жүрөктүүлүк менен тосуп алыш, аларды душманга кайра ыргытууга жетишкен. 17чи граната колунда жарылып курман болгон. Жолдоштору жардамга келгенге чейин өзү турган чекти душманга берген эмес. Баатырдыгы үчүн А.Садырбаев курман болгондон кийин Кызыл Туу ордени менен сыйланган.

**Согуштун акыркы мезгилиндеги эрдиктер.** Советтик жоокерлердин баатырдык күрөшү душмандын мизин кайтарып аларды алсыратты, алардын совет элини кулчулукка айланыруу максаты ишке ашпай калды. Кыргызстандык жоокерлер аскердик болүктөрдүн бардык тармактарында кызмат отөп, каармандыктарын көрсөтүштү. Алсак 1944-жылы Эстонияндагы аба салгылашуусунда кыргыз учкучу Исмайыл Таранчиевдин самолетуна оқ тийип күйө баштаган. Учкуч самолетун душмандын техникасы топтолгон жерге багытtagан, натыйжада душмандар көп жоготууга учуралган. И.Таранчиевге Советтер Союзунун Баатыры деген наам берилди. Согуш учурунда эркектер менен катар эле аялзаты да өздөрүнүн эрдиктерин көрсөтүшкөн, кыргызстандан согушка кеткен, Е.Пасько бомбалоочу авиациялык полкто кызмат отөп, самолету менен абага 780 жолу көтөрүлүп, душмандын тылына 93 тонна бомба таштаган. Кайраттуу, эр жүрөк учкуч Е.Пасько Советтер Союзунун Баатыры наамына татыктуу болгон.

Душманды толук жок кылуу максатында 1945-жылдын апрелинен баштап Берлин үчүн салгылашуу башталат. Бул

салгылаштарды Кыргызстандык жоокерлер Советтер Союзунун эки жолку Баатыры, учкуч, капитан талгат Бегелдинов жана Советтер Союзунун Баатыры, лейтенант Калыйнур Үсөнбеков жана башка эр азаматтарыбыз аскердик чыныгы каармандыктарды көрсөтүшкөн.

Совет элиниң кайратман баатырдыгы, жоокерлери биздин эрдиктеринин натыйжасында 1945-жылы 9-майда душман талкаланып, Берлинде фашисттердин уюгу жок кылышты. Улуу Ата Мекендик согуш майданында кыргызстандан чакырылган 380 мин жоокерибиз Ата Журтту коргон. Согуштагы эрдиктери үчүн 10 миндеген кыргызстандык жоокерлер орден, медалга татыктуу болсо 76 жоокерибиз Советтер Союзунун Баатыры, 38 жоокерибиз «Данк» орденинин толук ээси болушту. Алардын өлбөс-очпөс эрдиктери жүрөгүбүзгө сакталып, унтулбайт!



### Муну билүү кызынктуу

Кыргызстандын эмгекчилери, фронт менен дайым байланышта болуп, алардын эрдиктери менен шыктынап турган. 1943-ж. республикасыздын 700 миң кишиси кол койгон кат кыргыз жоокерлерине жиберилген. Анда: «Кыргызстандын уулу, сен душмандан бошоткон Кавказ менен Волганын шаарлары, Борбордук Россиянын шаарлары ысык-Көл, Соң-Көл, Ак-Сай, Талас жана Алай өрөөндөрүнде кыргыз тили менен кыргыз маданиятын, сенин ата-энендин өмүрүн, сенин эже-карындаштарыңдын өмүрүн, сен сүйгөн балдарыңдын өмүрүн сактары эсинде болсун...» – деп жазылган.



### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Согушту кимдер баштаган жана кандай максатты көздөшкөн?
2. Кыргызстандык жоокерлердин алгачкы эрдиктери жонундо эмне билдинер?
3. Улуу Ата Мекендик согуш жонундо эссе жазгыла.

## § 41. Тылдагы күжүрмөн эмгек



### Негизги даталар:

1941-ж. июнь – СССРде эвакуациялык Совет түзүлгөн.



**Түшүнүктөр: эвакуация.**

**Согуш мезгилиндеги өнөр жай.** Улуу Ата Мекендик согуштун учурунда, душман СССРдин экономикалык өнүккөн аймактарын басып алуу менен абалды кыйыннаткан. Согу-

шуп жаткан жерлердеги фронттун талабын канаттандырыш үчүн экономиканы согуштук нүкка буруу керек эле. Эл көркөтөөчү товарлардын чыгарган өнөр жайын, согуштук талапка ылайык кайра куруу эле. Кыргызстан өлкөнүн согуштук-чарбалык таяныч пункутуна айлантырылды. Өнөр жайы согуштук заказдарды өндүрүүгө өттү. Согушка байланыштуу катаал мызамдар чыкты, милдеттүү эмгек нормалары киргизилди. Негизги жумушчу күчүн аялдар жана жаш балдар түзүп калды. Бирок ага карабастан эмгекчил калк «Бардыгы фронт үчүн, бардыгы жениш үчүн!» деген чакырыктын алдында кажыбас кайраттуулуктарын көрсөтүштү. Батыштагы өндүрүштү жана калкты тылга эвакуациялоо үчүн 1941-ж. июнда атайы Совет түзүлдү. Кыргызстанга 38 ири ишкана көчүрүлүп келип, тез арада продукция чыгарууга өттү. Согуш өнөр жайы үчүн керек болгон кен байлыктарды иштетүү колго алынды. Согуш мезгилинде өтө көркөтүү сымап, сурьма, коргошун өндүрүлүп, согуштук техника жана ок дары чыгарууга жумшалып жатты. Женил өнөр жай тармактары жоокерлерге кийим-кечектерди тигүү жана жөнөтүү менен алектениди. Тамак-аш өнөр жайы согуштагы жоокерлерге миллиондогон банка консерва, кант, колбаса жана башка азык-түлүктөрдү көп өндүрүп, фронтко тынымсыз жөнөтүп турду.

Кыргызстанга согуш жүрүп жаткан аймактардан 200 мингечукул адамдар эвакуацияланып келди. Алардын көбүнчө завод-фабрикаларда иштей баштады. Көпчүлүк жаш балдар, кары-картандарды кыргыз эли өз боорундай кабыл алыш үй, кийим-кечек менен камсыз кылды. Согуш мезгилинде өнөр жайында иштегендөр зор кайраттуулукту көрсөтүштү жана согуштук талаптарды так аткарууга жетишиши.

**Айыл чарбасы фронт үчүн.** Согуш өзүнүн кесепетин айыл чарбасына да тийгизди, эр азаматтар фронтко аттанаип айыл-кыштактарда аялдар менен жаш балдар калды. Бүт оорчулук алардын мойнуна жүктөлдү. Алар күндүр-түндүр фронт үчүн эмгектенишкен. Жоокерлерди дан менен камсыз кылуу



Согуштук онор жай.



«Советтик Кыргызстан» танк колоннасы.

иш-аракеттери күч алды. Кыргызстандагы дан даярдоочу аймактарда «Эгиндин ар бир тоннасы – фашисттердин лагерине ташталган снаряд!» – деген чакырык өкүм сүрдү. Айылда эмгек күчү жетишпеди, техникалар иштебей кол эмгеги пайдаланылды, бул оор кыйынчылыктарды түздү.

Ушундай кыйынчылыктарга карабастан колхозчу дыйкандар майданды жана өлкөнү азық-түлүк менен камсыз кылуу, душмандын үстүнөн женишке жетишүү үчүн мүмкүн болгондордун баарын жасашты. Ар бир эмгек тармагында баатырлар жарапалды. Сокулук районундагы «Кызыл-Аскер» колхозунан кызылчачы Керимбүбү Шопокова жетектеген звеноосу 1942-жылы ар гектардан 684 центнерден ашык кызылча өстүрүп жыйнап алышкан. Кайратман эмгеги үчүн Керимбүбү Шопокова Социалисттик Эмгектин Баатыры наамын алган. Ошентип Дүйшөнкул Шопоков фронтто эрдик көрсөтсө, аялышында баатырдык эмгекти жаратты. Мындай эмгек каармандарды күн санап өстү. Аларга Чүй районунан кызылчачы А. Жолдошеваны, Сузак районунан пахтачы И. Исмаилована кошууга болот.

Дыйканчылыкта гана эмес мал чарбачылыгында да кайратман эрдиктер жарапалды, малдын башын көбөйтүү, эт төгүү иштеринде малчылар кайратмандык менен иштешти.

**Жалпы элдик жардам, согуштун кесепети.** Бүткүл өлкөдөгүдөй эле, согуш башталгандан тартып, Кыргызстанда да коргоо фондусу түзүлүп, каражат топтоо иши башталган. Кыргызстандын тылдагы эмгекчилири фронтко өнөр жайдагы, айыл чарбасынданда кайратман эмгектери гана эмес жееке каражаттары аркылуу жардам берүүгө активдүү катышышкан. Өздөрүнүн ал ахыбалынын кыйындыктарына карабастан карапайым калк фронтко, чогулткан байлыктарын, эмгек ақыларынын бир бөлүгүн, баалуу буюмдарын, алтын, күмүш жасалгаларын, азық-түлүктөрүн жөнөтүшкөн. Согуш жылдарында кыргызстандык жумушчулар, колхозчулар, кызматкерлер жана окуучулар өлкөнү коргоо фондусуна бардыгы болуп 189 млн. сом топтошкон. Кыргызстанда чогултулган каражаттарга 93 танк же 189 самолет курууга жетmek. 1942-жылы кыргызстандык эмгекчилирдин каражатына курулган «Советтик Кыргызстан» танк колоннасы Советтик Армиянын өкүлдөрүнө тапшырылган.

Совет элине жениш онойго турган жок. Согушта 27 миллиондон ашык адамдар курман болушту. Миндеген шаар, айыл-кыштактар, өнөр жай ишканалары талкаланды. Экономика оор зыян тартты. Ар бир үй-бүлө өз жакындарынан айрылды. Согуштун тагы көпкө чейин элдин эсинде калды.

### Муну билүү кызықтуу

Кыргызстандык эмгекчилер коллективдүү посылкаларды, жылуу киим-кечектерди жыйнап майданга жөнөтүшкөн. Блокадада калган Ленинград шаарына кыргыз эли 100 вагондон ашык азық-түлүк берген. Душмандан бошотулган райондордо малчыларбыз 130 миң баш бодо мал, кой жана эчкилерди жөнөтүшту. Ушунун баары калыптанып калган совет элини достуунун, боордоштугунун айкын мисалы болуп калды.

### Жазып алып, эске тут:

**Эвакуациялоо** – согуш мезгилинде Батыштагы онор жайдыктарын жана элдин кенири массасын Чыгышка көчүрүү.

### Суроо жана тапшырмалар:

1. Кыргызстандагы согуш мезгилиндеги онор жайлар жончидо айтып бергиле? Айыл эмгекчилери кандай кайратмандыкты көрсөтүшкөн?
2. Эвакуация деген эмне? Согуш кандай кесепеттерди алып келди?
3. Элдик жардам кандай жүргөн.
5. Ч. Айтматовдун согуш темасындағы чыгармалары боюнча эссе жазгыла.

### § 42. Эл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү (1946–1964-жж.)

#### Негизги даталар:

- 1946–1950-жж. – Эл чарбасын калыбына келтирүү мезгили.  
1953-ж. март – Сталиндик бийликтин аякташи.  
1950–1961-жж. – И. Раззаковдун Кыргызстанды башкаруусу

#### Түшүнүктөр: демократия, репрессия.

**Онор жайын тынчтык турмушка откорүү.** Улуу Ата Мекендик согуш совет элини ири жениши менен бүттү. Көптүкүттүргөн тынчтык иши башталган. Албетте, согуштук нүкка бурулган экономиканы тынчтык багытка багыттоо негизги маселе болуп калды. Согуш мезгилиндеги катаал тартип алынып салынды, жумушчулардын иштешине шарт түзүлө баштады. Бүлгүнгө учуралган чарбаны калыбына келтирүү үчүн согуштан кийин дароо беш жылдык план кабыл алынып, ал 1946–1950-жж. ичине алды. План боюнча талкаланган өнөр жайларды куруу, суу баскан шахтыларды, керектен чыккан жолдорду ондоо менен экономиканы тез арада өнүктүрүү каралган. Кыргызстан башка региондордо караганда, эл чарбасы алсырап кыйроого учуралган эмес. Согуш мезгилинде өнөр жай болуп көрбөгөндөй өскөн, негизги

милдет тынчтык продукциясын чыгарууга өтүү жана андан ары өнөр жай денгээлин көтөрүү болуп. Балыкчы түстүү металлургия, көмүр, нефти, машина куруу өнөр жайлары өнүктүү. Быстровка – Балыкчы темир жолу 1950-жылы пайдаланууга берилип, Кыргызстандын экономикалык өнүгүшүү чоң салым коштуу.

**Айыл чарбасын калыбына келтирүү.** Согуш Кыргызстандын айыл чарбасына көптөгөн кыйынчылыктарды алыш келген. Натыйжада калкты азык-түлүк менен камсыз кылууда, өнөр жай ишканаларын иштетүүдө кыйынчылыктар пайда болду. Колхоздордо жумушчу күчү жетишпеди, согуштун кесепетинен 1946-жылы болгону 66 минден азыраак гана эркектер болгон. Мунун натыйжасында айдоо аянттары кысарып, талаалардын түшүмдүүлүгү начарлаган. Бирок же ништен кийин Советтик Армиянын катарларынан бошонгандордун эсебинен колхоздордо жумушчу күчтөрү көбөйүп, техника калыбына келтирилип, айдоо аянттары кенеитилген. Ошого карабастан айыл чарбасы толук оноло алган эмес, ага көп убакыт талап кылынган.

Мамлекет тараптан айыл чарбасын көтөрүү үчүн акча каражаттары бөлүнө баштайды. Эмгекчилерди эмгекке кызыктыруу үчүн социалисттик мелдештер уюштурулат. Алдынкы өндүрүшчүлөрдү колдоо, алардын айлык ақыларын көбөйтүү каралат. 1947-жылы кызылчачы Зууракан Кайнаزارова пландан ашыкча түшүм алганы үчүн Социалисттик Эмгектин Баатыры болот. Мынтай каарман эмгек жолун улантуучулар күч алыш, беш жылдыктын ичинде Кыргызстанда 47 адам жогорку баатырлык наамдарга ээ болгон.

**Саясий турмуштагы өзгөрүүлөр.** 1953-жылы 5-марта 30 жылдан ашык убакыт бою өлкөнү башкарып турган И.В.Сталин дүйнөдөн кайтат. Сталиндин өлүмү менен өлкөдөгү катаал буйрукчул-акимчил система кыйраган. Бийликтеги Н.С.Хрущевдин келиши өлкөдө жаны саясий өзгөрүүлөр менен коштолду. Н.Хрущев СССРдеги етө катаал тартипти жооп, башкаруунун демократиялык түрүн киргизүүгө аракет кылды. 1950-ж. Кыргызстандын жетектөө ишине Исхак Раззаков дайындалган.

И.Раззаков Совет бийлиги орногондон бери республиканын жогорку партиялык бийлигинин жетектеген биринчи кыргыз болгон. Ал етө билимдүү, эл жерин сүйгөн чыныгы патриот эле. 1950–1961-жылдары Кыргызстан Компартиясын жетектеген. Анын максаты СССРде жүргүзүлүп жаткан реформаларга таянуу менен Кыргызстандын өз алдынчалы-

тын кенеитүү болгон. Натыйжада Кыргызстандагы 225 өнөр жай ишканаларын, союздук башкаруудан республикалык башкарууга өткөргөн. Бир кезде «Эл душмандары» деп репрессиялангандар акталды. Кыргыз интеллигенциясына көнүл болунүп, жогорку окуу жайлар ачылды. И. Рассаковдун демилгеси менен мектеп окуучуларына өзгөчө кенже класстарга күнүгө ысык тамак берүү уюштурулду. Орус мектептеринде кыргыз тилин окутуу киргизилди.

Бирок мындан өз алдынчалуулук, демократиялык өзгөрүүлөр көпкө созулган жок. Москвадагы бийлик төбөлдөрү республикалардын өз алдынчаларын жактырышпады. Бир катар жетекчилер, алардын жасап жаткан иш-аракеттери катуу сынга алынды. И.Рассаков ойлогон көп иштерин иш жүзүнө ашырууга үлгүрбөй кызматынан алынды жана өзгөчө «улутчул» катары Москвага алынды кетти.

Кыргызстанда өз алдынчалык токтотулду. Кайрадан Москвага баш ийүү, борборлоштурулган башкаруу бийлиги калыбына келе баштады.

### Инсан жөнүндө билип ал!

**Исхак Раззаков** – 1910-жылы азыркы Лейлек районундагы Хоросон кыштагында туулган. Эрте жетим калып Кожентте балдар үйүндө тарбияланган. Ташкент, Москва шаарларында жогорку окуу жайларынан билим алган. Көп жыл бою Өзбекстанда мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштеп ташалган. Иш билгилиги, көрөгөчтүгү жана терең ақылмандыгынын натыйжасында 1950-жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин жетекчиси болуп дайындалган. Бул мезгилдерде Кыргызстандын экономикасы жогорку деңгээлде өнүккөн. 1979-жылы Москва шаарында каза болгон. И.Рассаковдун «Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот», – деген сөзү түбөлүк элдин эсинде калды. И.Рассаков өз мезгилиндеги кыргыздын чыгаан улуу инсаны болгон.



### Жазып алгыла:

Демократия (гр. *demos* – эл, *kratos* – бийлик) – эл бийлигине негизделген саясий түзүлүш формасы.

Репрессия – мыйзамсыз соттоо, массалык атуу, калктын айрым бөлүгүн куугунтуктоо.

### Суроолор жана тапшырмалар:

- Согуштук экономиканы, тынчтык экономикасына өткөрүү дегенге кандай түшүндүн?
- Айыл чарбасын көтөрүү үчүн кандай иш-аракет болду?
- Сталиндин каза болушу менен коомдо кандай өзгөрүү болгон?
- И.Рассаковдун ишмердүүлүгү тууралуу эмне билдин?

### § 43. Кыргызстан «Өнүккөн социализм» мезгилинде (1964—1985-жж.)

1

#### Негизги даталар:

1964—1985-жж. — «Өнүккөн социализм» мезгили.  
1961-ж. — Т.Усубалиевдин Кыргызстан КП жетекчилигине келиши.  
1965-ж. — Эл чарбасындагы реформанын башталышы.

**Экономиканы реформалоо. Т.Усубалиевдин ишмердиги.** 1964-жылы Н.С.Хрущевдин бийликтен кетиши менен Л.И.Брежнев башында турган жаңы жогорку партиялык жетекчилик келди. Борборлоштурулган бийлик аппараты күч алды. Л.И.Брежневдин доору СССРде «өнүккөн социализм» катары тарыхта калды. Кыргызстанда да саясий өзгөрүү болду. 1961-жылдан тартып Кыргыз ССРиндеги партиялык мамлекеттик жетекчилик — Турдакун Усубалиевге откөн.


Ал 1985-ж. чейин Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин биринчи катчысы болуп республика-бызды жетекстеп турган.

Бирок Т.Усубалиев өзүнүн ишмердүүлүгүндө Москвадагы бийликтин айткандарын так аткарууну өздөштүрүүгө милдеттүү болгон. Ага эч кандай өз алдынчалуулук берилген эмес. Бардыгы жогору жактан башкарылып турган. 1965-жылы кабылданган реформа Кыргызстанда да алгач он на-тыйжаларын берди. Башка союздук республикалардай эле Кыргызстандын экономикасы тез өнүктүү. 1966-жылдан 1985-жылга чейин Кыргызстанда 150ден ашык ири ишканна ишке берилди. Машина куруу, түстүү металлургия, электроника, прибор куруу, гидроэнергетика тармактары ёсту.

Кыргызстанда чыгарылган продукциялар дүйнө өлкөлөрүнө экспорттоло баштаган. Кубаттуулугу жогору болгон Токтогул жана Күрпсай ГЭСи бүткөрүлдүү. Ал Кыргызстанда гана эмес Борбордук Азиядагы эл чарбасында чон роль ойногон. Бирок бул жетишкендиктерди кармап туруга мүм-



Т. Усубалиев.




Токтогул ГЭСи.

күндүк болбоду. Буйрукчул бийлик пландын аткарылышын талап кылуу менен өндүрүш продукцияларынын сапаты на-чарлады. Себеби ишканалар планды аткаруу гана максаттарын көздөп калды, ишке болгон жоопкерчилик томендөп, эмгек тартибин бузуулар башталды. Бийлик бул көрүнүштөргө каршы чара колдонгон жок.

**Айыл чарбасынын өнүгүшү жана кемчиликтөр.** Кыргызстан негизинен айыл чарба продукцияларын чыгарууга адис-тешип, «өнүккөн социализм» доорунда айыл чарбасына өзгөчө көнүл болүнгөн. 60-жж. ортосунан 80-жж. ортосуна чейин айыл чарбасын көтөрүү максатында мамлекет тарабынан ири суммадагы акча каражаты жумшалган. Алардын басымдуу бөлүгү айдоо жерлерин көбөйтүүгө жана алардын түшүмдүүлүгүн арттырууга, өндүрүштүү механизациялоого, айыл-кыштактарды кайра курууга жумшалган. Өзгөчө айыл чарбасын техника менен камсыз кылуу бир кыйла жогорулаган. Бул айдоо аянттарынын өз убагында айдалышына, түшүмдү коромжуга учурат-пай маалында жыйиноого шарт түзгөн. Эгин, пахта, картошка, кызылча, тамеки айдоо көбөйтүлүп жана алардын түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн жер семирткичтер сатылып алынган.

Республикадагы ири ГЭСтердин куруулушу менен айыл чарбасын электрлештириүүгө өбелгө түзүлдүү. Электр энергиясы ар бир айылга жетип, а түгүл малчылардын тоодогу сарайларына чейин тартылды. Сугат иштерин жакшыртуу максатында, ири суу сактагычтар, каналдар курулуп ишке киришти. Мамлекеттин азык-түлүктөрдү сатып алуу баасын жогорулатты. Колхозчулардын эмгек акысы көбөйтүлдүү. Бул аракеттин бардыгы айыл чарба продукциясын көп өндүрүүгө шарт түзгөн.

Жетишилген ийгиликтөр менен катар эле кемчиликтөр да орун алган. Баарынан мурда бийликтин буйрукчул-тес-көөлүк башкаруусу. Ар бир колхоздун мүмкүнчүлүгүнө кара-бай план берилиши, анын үстүнө алар мамлекеттен сатып алуучу техника менен жер семирткичтердин баасынын алар өндүрүгөн продукциялардан кымбаттыгы, акырындап аларды карызга батыра баштады. Айыл чарбасына жумшалган чыгымдар актабай калды.



Жаны типтеги айыл.

Айдоо аянттары.

**Айыл-кыштактардын социалдык турмушу.** Айыл чарбасындагы негизги күч, дыйкандарда жашоо абалы чөн өзгөрүүлөргө учурады. Колхоздор өндүргөн продукциясынын эсебинен киреше ала баштады. Колхозчуларга гарантияланган эмгек акы төлөө тартиби киргизилди. Мамлекет тарабынан карыларга, балдар үчүн жөлөк пул төлөө баштаган. Албетте, бул элдин жашоо-тиричилигин жакшыртууга алып келген. Жаны типтеги айыл-кыштактар көбөйгөн. Турак үйлөр жаны архитектуралык стилде салынып, көчөлөргө асфальт төшөлүп, көрктөндүрүү иштери алдыга жылган. Айыл-кыштактардагы калкты маданияттуу тейлөө максатында зангираган клубдар, китеңканалар, мектептер, бала-бакчалар, дүкөндөр жана медициналык мекемелер курулган. Эмгекчилердин эс алуу жана ден соолуктарын чындоо үчүн санаторийлер жана курорттор куралган.

Элдин жашоосун канааттандырган бардык маданияттуу жайлары бар айыл-кыштактар райондун борборуна же шаарга жакын аймактарда эле болуп, ал эми алысъы колхоздор мындай мүмкүнчүлүктөн куржалак калышкан. Үй-бүлө абалын жакшыртуу чектелген, колунан келгенине бир үй жана бир машина алууга гана уруксат берилген. Ал эми мамлекет баарын үй менен камсыз кыла алган эмес.

Гарантияланган эмгек акы берүү да өзүн актабады. Колхозчулар ай сайын иштесе да, иштебесе да айлык алып турушу, алардын ан-сезимине тескери таасирин тийгизди. Натыйжада ишке салкын мамиле кылган, жалкоолукту өнөр кылгандар көбөйдү. Мамлекет өз учурунда кемчиликтерди жоё албады.

Албетте, жашап турган бийлик системасы өзгөрмөйүнчө, жаныча көз караштагы адамдар бийликке келмейинче өнөр жай жана айыл-чарба ойдогудай көтөрүлө алмак эмес. Өлкө кандайдыр бир жаңыланууну күтүп жатты.

### Суроолор жана тапшырмалар:

1. «Өнүккөн социализм» мезгилинде өнөр жай кандай өнүккон?
2. Кандай тармактарда ийгиликтер жараган?
3. Айыл-чарбасында кандай жогорулоо жана кемчиликтер болгон?
4. Элдин жашоо шарты эмнеге байланыштуу болгон?

### § 44. Кыргызстан «Кайра куруу» жылдарында (1985–1991-ж.)

#### Негизги даталар:

1985-ж. март – СССРде кайра куруу мезгилиниң башталышы.  
1985-ж. октябрь – А.Масалиевдин Кыргызстан Компартиясын жетектөөгө келиши.  
1990-ж. февраль – Кыргыз ССР Жогорку Советине альтернативдүү шайлоо.

#### ✓ Түшүнүктөр: альтернативдүү шайлоо.

**Коомдук-саясий жашоодогу өзгөрүүлөр. А.Масалиев.** «Өнүккөн социализм» жылдарында алгачкы өнүгүүлөр 80-жж. ортосунан баштап томондөдү. Мамлекет менен элдин ортосунда ажырым күчөдү, партиялык чечимдерге ишенбөөчүлүк жаралды, саясий көнүл коштук, саясий, социалдык-экономикалык кризиске алып келди. Эл кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү күтө баштады. 1982-жылы ноябрда Л.И.Брежнев каза болгондон кийин эки жолу партиялык-мамлекеттик жетекчилик алмашты. СССРдеги бийликтин жогорку тепкичиндеги алмашууларга кеңири эл массалары катышкан эмес.

1985-ж. марта СССРдеги жогорку партиялык бийликтен М.С.Горбачев келген. Ал мурдагыдай жашоого жана башкарууга болбой калганын түшүнгөн. М.С.Горбачев «тездетүү», «кайра куруу» реформасын жүргүзгөн. 1985-жылы октябрда Т.Усубалиев кызматтан бошотулуп, ордуна Апсамат Масалиев дайындалган. Коомдук турмуштун бардык тармагында жаңыча иштөө белгиленді. Маалымдуулуктун натыйжасында социалисттик өнүгүүдөгү кемчиликтер ачыкка чыкты. Өндүрүштү көтөрүү, сапаттуу продукцияларды чыгаруу пландаштырылды.

1988-ж. июнда СССРде «гумандуу, демократиялык социализмди» куруу идеясы бекитилди.

Кыргызстанда демократиялык демилгелер көтөрүлүп жатты. Сталиндик замандагы бейкүнөө камалып атылган инсандарды актоо кайрадан башталды. Тарых барактарындағы унутта калган, мамлекети үчүн эли жери үчүн кызмат кылган адамдар, негиздүү тарыхый окуялар текталып чагылдырыла баштады. Элдин коомдук ан-сезими көтөрүлдү. Эми алар саясий иш-чараларда да активдүүлүктөрүн көрсөтө баштады.

**Жаны шайлоолор.** 1989-жылы СССРдин Конституциясына өзгөрүүлөр киргизилип, жасалма шайлоо системасы жою-

лат. СССРде жогорку бийлик органы – СССР Эл депутаттарынын съезди болот. Мындай өзгөрүү Кыргызстанда жүргүзүлдү. Шайлоонун жаны мыизамына ылайык шайлоо тартиби өзгөрдү. Депутаттыкка талапкерлердин саны чектелген эмес. Элдин өз иштеген жеринде талапкерлерди көрсөтүүсү караплан.

Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу демократиялык түрдө 1990-ж. февралда Кыргыз ССРинин Жогорку Советине жана жергилитүү советтерге шайлоо болду. Кыргыз ССР Жогорку Советинен турган бир палаталуу парламент түзүлдү. Ал 5 жылдык мөөнөткө шайланган 350 депутаттан турган. Бул депутаттар биринчи жолу альтернативдүү шайлы жолу менен шайланышкан. 1990-жылы апрелде Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин биринчи сессиясында Апсамат Масалиев Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин төрагасы болуп шайланып, мамлекет башчылыгынын укугун алды. 1990-жылы марта СССРде, анын ичинде Кыргызстанда тарыхый чоң окуя болду. СССР Эл депутаттарынын З съезди өлкөнүн Конституциясынан КПССтин коомдогу жетекчилиги жөнүндөгү статьяны алып салды. Конституциядагы бул жобонун алынып салынышы менен мамлекетти бир партиянын жетектөөсүнүн күнү бүттү. Саясий айкындуулук жана көп партиялуулуктун өнүгүшүү үчүн жол ачылды.



### Инсан жөнүндө билип алгыла!



**Апсамат Масалиев** – партиялык жана мамлекеттик ишмер. А.Масалиев 1933-жылы Баткен облусунун Кадамжай районунун Алыш айылында туулган. 1956-жылы Москвадагы тоо-көн институтун бутургөндөн кийин таш көмүр кенинде, партиялык кызматтарда иштеген. 1985-жылы Кыргызстан КП биринчи секретары, ал эми 1990-ж. баштап Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин төрагасы болуп шайланган. Ал өзүнүн ак эмгеги менен таанылган. Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө зор салымын кошкон.



### Жазып алгыла:

**Альтернативдүү шайлоо** – шайлоо элдин талапкерлерди эркин тандоосу.



### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Коомдук жашоодо эмне үчүн саясий өзгөрүү керек болду?
2. Кайра куруу, тездетүү, маалымдуулукту кандай түшүнүсүн?
3. А.Масалиев жөнүндө эмне айта аласынар?
4. Шайлоодогу өзгөрүүлөр кандай пайда алып келди?

## § 45. Совет бийлигинин мезгилиндеги маданий революция

### Негизги даталар:

- 1924-ж. – И.Арабаевдин «Кыргыз алиппесинин» басмадан чыгышы.
- 1932-ж. – Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту – нун ачылышы.
- 1954-ж. – Кыргыз Илимдер Академиясынын ачылышы.

**Маданий революция, сабатсыздыкты жооу.** Совет бийлигинин негизги милдетинин бири, совет коомун курууда маданий революцияны ишке ашыруу болуп эсептелген. Анын милдети советтик маданиятты түзүү жана маданияттын же-тишкендиктерин эмгекчил калк өздөштүрүп, жогорку ансезимдүү, коомдун өнүгүшүнө активдүү катышкан, сабаттуу, ар тарафтан жетик өнүккөн адамын калыптаандыруу эле. Бул милдетти ишке ашыруу Кыргызстанда өзгөчө татаал болгон. Анткени;

- Кыргызстандын жалпы экономикалык жана маданий жактан артта калышы;
- кыргыз элинин көчмөн жана жарым көчмөн турмушу;
- жумушчулардын аз санда болушу;
- туташ сабатсыздык;
- эне-тилдеги жазманын жоктугу маданий революциянын жүрүшүн оордоткон. Буга карабастан Кыргызстанда маданий курулуш иши башталган.

1919-ж. «РСФСРдин калкынын арасында сабатсыздыкты жооу жөнүндөгү» декреттин кабыл алыныши, сабаттуулук үчүн күрөштүн башталышына түрткү болду. Кыргызстанда 20-жылдардын ортосунда сабатсыздыкты жооу боюнча атайын комиссия жана «Сабатсыздык жоголсун» аттуу ыктыярдуу коом түзүлгөн. Алар артта калуучулукту жооу боюнча зор иштерди жүргүзүшкөн, араб алфавитинин негизинде 1924-жылы Кыргыз элинин улуттук жазмасы түзүлгөн. Сабаттуулукту тездетүү максатында мектептер ачылышы кыргыз балдарын жалпы окууга тартуу караплан. Бирок алар окуй ала турган кыргыз тилиндеги китептер жок эле. Бул маселени чечүүдө Ишенаалы Арабаев жана Касым Тыныстанов өзгөчө эмгек синиришкен. 1924-жылы И.Арабаевдин «Кыргыз алиппеси» деген эмгеги Ташкенттен чыккан. Бул кыргыз тилиндеги биринчи окуу китеbi болгон. Андан кийин 1925-жылы «Сабатсыз чондор үчүн алып-бээни» түзгөн. Ал эми Касым Тыныстанов ошол эле 1924-жылы «Окуу китебин» жана 1927-жылы «Биздин тил» деген китептерин жаракта чыгарган. Мектептерде негизги окуу куралдары болуп калып келин.

гон бул китептер, сабатсыздыктын жоюлушунда чон роль ойноду. Кыргызстандын аймагында PDF Compressor Free Version сабатсыздыкты жоюу мектептери ачылып, алардын 134ү айыл-кыштактарда болгон. Бул мектептерде 8 мин адам сабатсыздыгын жойгон. 1926-жылдын аягында Кыргызстандын калкынын жалпы сабаттуулугу 15,1% ды түзгөн. 1930-жылдары сабатсыздыкты жою андан ары күч алган. Окуганды жана жазганды ўртотүүчү ликбездерде 100 минге жакын адам окуган. Ушул жылы «Сабаттуу бол!» деген газета чыккан. Элдин сабаттуулукка болгон аракетинин аркасында 1939-жылы Кыргызстанда 9 жаштан 49 жашка чейинки калктын сабаттуулугу 82% га жеткен. Улуу Ата Мекендик согуштун алдында Кыргызстанда сабатсыздыкты жоюу негизинен аяктаган.

**Билим берүү.** Совет бийлигинин жылдарында Кыргызстанда элге билим берүү системасы калыптанган. Окуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер ачылган. 1930–31-окуу жылында республикада жалпыга милдеттүү башталгыч билим берүү киргизилип, ал ийгиликтүү аяктап, 30-жылдардын аягында айыл-кыштактарда жалпыга милдеттүү жетижылдык, шаарларда он жылдык билим берүүгө оттүүгө мүмкүндүк берген. Жалпы билим берүүчү мектептердин саны тездик менен ескөн. 1940–41-окуу жылында жалпы билим берүүчү 1645 мектепте 328 мин бала окуган. Кыргыз элинин тарыхында биринчи жолу атайын орто жана жогорку жайлары уюштурулган. 1925-ж. Кыргыз агартуу институту, Ош педтехникуму ачылган. 1932-жылы республиканын эң алгачкы жогорку окуу жайы – Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту, 1933-ж. зооветеринария институту, 1939-ж. медицина институту ачылган. 1940-жылы Кыргызстанда 33 атайын орто жана 6 жогорку окуу жайы болгон. Бул окуу жайлар жергиликтүү улуттук адистерди даярдаган. Жогорку окуу жайларында билим берген адистер Москва, Ленинград шаар-



И. Арабаев.

Кыргыз алиппеси.  
1924-ж.

ларынан келишип, Кыргызстанда билим берүүнүн советтик системасынын өнүгүшүнө салым кошушкан.

**Илимдин өнүгүшү.** Кыргызстандагы билим берүүнүн өнүгүшүнүн натыйжасы, илимдин калыптанышына обөлгө болду. Алгачкы илимий мекеме – Кыргыз край таануу илимий-изилдөө институту болуп, ал 1928-жылы ачылган. Алар Кыргызстандын эл чарбасын, тарыхын жана маданиятын изилдешкен.

1943-жылы илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүү максатында СССР Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалы уюштурулган. Ал илимий адистерди даярдоо жана илимдин өнүгүшүнө чон салым кошкон. 1954-жылы бул филиал өз алдынча Кыргыз Илимдер Академиясы болуп түзүлгөн. Анын президенти болуп И.Ахунбаев шайланган. Академиянын алдында көптөгөн илимдин тармактары боюнча изилдөө институттары ачылып, анда көптөгөн окумуштуулар эмгектенген. Кыргызстанда илимдин туу чокусуна жеткен ири окумуштуулар чыга баштаган. Алар медицина тармагында атактуу доктор Иса Ахунбаев, тарыхчы академик Бегималы Жамгырчинов, кыргыз тил өнүктүрүү тармагында Б.Юнусалиев жана К.Юдахин, тоо-кен байлыктарын изилдөөдө академик Муса Адышев болгон. Бул адамдардын илимдеги ири жетишкендиктери бүгүнкү илим-изилдөө окумуштууларына өрнөк болуп келе жатат.



### Инсан жөнүндө билип ал!

Ахунбаев Иса Коноевич – Кыргыз совет окумуштуусу, хирург, Ысык-Көлдөгү Тору-Айгыр кыштагында 1908-жылы туулган. Эмгек жолун 1935-жылы Орто Азиялык медициналык институттук аяктагандан кийин Бишкек шаардык ооруukanанын хирургия бөлүмүндө баштаган. 1959-жылы июнда Орто Азияда биринчи болуп жүрөккө операция жасаган. Кыргыз ССРинин илимгө эмгек сиңирген ишмери, анын ысымы респубикалык клиникалык ооруukanанын жалпы хирургия бөлүмүнө жана Кыргыз медициналык академиясына берилген.



### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Маданий революция деген эмне?
2. Сабаттуулук үчүн күрөш кандай жүргөн?
3. Билим берүүдө жетишкендиктер болдуу?
4. Илим жаатындагы иш-аракеттер жөнүндө айтып бер.
5. Корунктуу илимпоздор жөнүндө эссе жазгыла.

## VII ГЛАВА. КЫРГЫЗСТАН ЭГЕМЕНДҮҮ МАМЛЕКЕТ

PDF Compressor Free Version

### § 46. Кыргызстан эгемендиги үчүн аракеттер

1

#### Негизги даталар:

- 1989-ж. 23-сентябрь – Кыргыз тилин мамлекеттик тил катары жарыялоо.
- 1990-ж. 27-октябрь – Парламент тарабынан Кыргызстандын биринчи Президентинин шайланышы.
- 1990-ж. 15-декабрь – Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгү жөнүндө декларациянын кабыл алынышы.



**Түшүнүктөр:** декларация, парламент, президент.

#### Кыргызстанда демократиялык кыймылдын онүгүшү.

Кыргызстан Советтер Союзуна 1936-жылы Союздук республика катары киргендөн баштап эле, өзүнчө мамлекет катары саясий, улуттук маселелерди чече алган эмес. Мамлекеттин жогорку жетекчилери, республикада жашаган эл аркылуу шайланбастан, Москвадагы компартиянын жетекчилери аркылуу дайындалган. Кыргызстандын экономикасы Москва тараптан гана жөнгө салынуучу. Демек, бардык союздук республикалар СССРдин борборуу Москвага түздөн-түз көз каранды болуп турушкан.

1985-жылы 11-марта, СССРде жогорку партиялык жетекчиликке М.С.Горбачевдун бийликтөөн чечимин менен жаны мүмкүнчүлүктөргө жол ачылды. Мурдагы союзга кирген республикаларда ар кандай көз караштар ойгонуп, жаны коомдук саясий уюмдарды түзүү демилгеси күч алды. Кыргызстанда да карапайым элдин саясий активдүүлүгү жогорулады. Алар айкындуулук толук киргизилишин, кыргыз тилинин маанисине, элдин тарыхый өткөндөгүсүнө туура баа берүү, элдик каада-салттарды көтөрүү маселелерин талап кылышты. Өзгөчө жаштар тарабынан алгачкы саясий талкуулар жүргүзүлүп, ар кандай ой-пикирлер айтылып жатты. Ошол мезгилде жер маселеси өтө курчуган. Кыргыз жаштары шаар жерлеринен өздөрүнө турак-жай ала алышкан эмес. Үй-жайы жок жаштар шаардын чет жакаларындагы жерлерди 1989-жылы жаз-жай айларында өз бетинче ээлеп алып, үй курууга киришкен. Бийликтөөн чечимин менен жаны жөн-жай чечүүгө кудурети жетпеди. Жаштарды куугунтуктоого кириши. Буга каршылык кылуу максатында үй-куруучулар 1989-жылы биринчи жолу коомдук-экономикалык кызыкчылыкты көздөгөн «Ашар» уюмун түзүшкөн. Ал ке-

лечекте Кыргызстанда саясий уюмдардын жаралышына өбелгө түздү.

**Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынышы.** Кайра куруунун жүрүшүндө улуттардын аң-сезими жогорулап, ар бири өзүнүн тарыхын, маданиятын, тилин, салт-санаасын сактоого умтулган. Ар бир улуттун улуттугун аныктаган анын тили. Совет доорунда кыргыз эли улуттук тилинен ачык эле ажырай баштаган. Орус тили үстөмдүк кылган. Бала-бакчадан, мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин орус тилинде окутуу күчөп, улут тили төмөндөгөн.

Бардык тармактарда орус тилинин үстөмдүгү, кыргыз тилинин акырындап жок болушуна шарт түзмөк, муун түшүнгөн жергиликтүү калк тил маселесин көтөрүп чыккан. Кыргыз тилин өнүктүү үчүн ага мамлекеттик тил укугун берүү кыймылы кенири кулач жайды. Тилди сактоо менен улутту сактоо маселеси күн тартибинде турду. Натыйжада, жалпы элдин талабы боюнча, Кыргыз ССР Жогорку Совети 1989-жылы 23-сентябрда «Мамлекеттик тил жөнүндө» мыйзамды кабыл алды. Анда Кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланды. Орус тили улуттар аралык катнаш тили катары таанылып, республикада жашаган бардык улуттардын тилдеринин тен укуктуу жана эркин өнүгүшү камсыз кылышнат деп белгиленді.

#### Тунгуч Президентти шайлоо. Демократиянын женини.

СССР эл депутаттарынын 1990-жылы март айындагы атайдын чечими боюнча СССРде Президенттик бийлик киргизген. Ага партиянын үстөмдүгүнүн төмөндөшү, улуттар аралык мамилелердин татаалдаши, көп партиялардын пайда болушу, союздук республикалардын эгемендүүлүкө умтулушу себеп болду. Кыргызстанда президенттик пост киргизүү маселеси талкууланып, атайды мыйзам кабыл алынды. Президент – шайлануучу мамлекеттик башчы. Ал өкмөттүн ишине багыт берүү, аны көзөмөлдөө, мыйзам кабыл алуу, эл чарбасын башкаруунууюштуруу иштерине жетекчилик кылуу милдетин аткаралат. 1990-жылы 27-октябрда демократиялык толкуундун күчү менен Кыргыз ССРинин Жогорку Кенешиндеши шайлоонун негизинде, республиканын биринчи Президенти болуп – Аскар Акаев шайланды.

Кыргызстанда компартиянын мамлекеттик жогорку бийликтен кетиши жана бийликтөө Президент баш болгон де-



А.Акаев.

мократиялык күчтөрдүн келиши өлкөдөгү кырдаалды өзгөртүү. Өлкө демократиялык өнүгүү жолу **PDF Compressor Free Version** ээ болуу аракети жогорулады. Жогорку Кенеште эгемендүүлүктүү, көз каранды эместикити жактаган депутаттардын саны арбыды.

Натыйжада алар 1990-ж. 15-декабрда «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларацияны» кабыл алышты. Кыргызстан Советтер Союзунун курамындагы эгемендүү өлкө болуп калды. Ал Кыргызстан өз байлыгына өзү әгедер, өзү чыгарган мыйзам баарынан өйде турup, башка мамлекеттер менен алака түзө алат дегени билдириген.



#### Жазып алып, эске тут:

**Декларация** (лат. *Declaratio* – билдириүү, маалымдоо) – бир тараптуу, эки тараптуу акт. Кандайдыр бир маселе боюнча мамлекеттин өз позициясын билдириши.

**Парламент** – (анг. *Parliament* – сүйлоо) – мыйзам чыгаруучу шайланма окулчулуктүү орган.

**Президент** – (лат. *Praesidens* – торага) – башкаруунун республикалык формасы бар олкөлөрдө эн жогорку мамлекет башчысы.



#### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстандагы демократиялык кыймыл кандай онукту?
2. Ашар кыймылы эмне үчүн түзүлгөн?
3. Кыргыз тили жөнүндөгү мыйзамдын мааниси өмнеде?
4. Президентті шайлоо кандай жүрдү?
5. Эгемендүүлүк жонундо декларация качан кабыл алынды?

### § 47. Көз карандысыз Кыргыз мамлекетинин негизделиши



#### Негизги даталар:

- 1991-ж. 19-август – Москвадагы мамлекеттик төнкөрүш.
- 1991-ж. 31-август – «Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын декларациясынын» кабыл алыныши.
- 1991-ж. 21-декабрь – СССРдин жоюлушу.

**1991-ж. 19–21-августтагы мамлекеттик төнкөрүш.** СССРдеги демократиялык кайра куруулардын негизинде, союздук республикалар демократиялык багытка тез өтүштү. Көпчүлүктөрү эгемендүүлүккө ээ болушту, кээ бирлери мисалы Балтика боюндагы өлкөлөр союздан чыгуу максаттарын көздөдү. Мурдагыдай борборго – Москвага түздөн-түз баш ийүү болбой калды. СССРдин жашап турушуна корку-

нуч туулду. Ушундай абалда жалпы союздук жетекчилик СССРди сактап калуу маселесин көтөрүп чыкты. Анда бардык улуттардын укуктарынын тендигин камсыз кылган, жаныланган эгемендүү республикалардын союзу катары СССРди сактап калуу сунуш кылынган. Көпчүлүк республикалар макул болгон, бул союзга 20-августта кол коюлмак. Бирок мурдагы борбордук бийликтин бекемдигине жана жогортодон башкарууга көнгөн айрым партиялык жетекчилерге бул жаккан эмес. Алар союздук республикаларды мурдагыдай эле борбордон бекем башкарып турнуу көздөшкөн. 1991-ж. 19-августта СССРдин Президенти М.С. Горбачевдин эс алууга кеткенин пайдаланып мурдагы бийликтин талапкерлери мамлекеттик төнкөрүш уюштурушкан. Алар Мамлекеттик чукул чараплар комитетин (МЧЧК) түзүп, Москвада өзгөчө абалды киргизишкен. Кээ бир коммунисттик партиянын окулдөрү төнкөрүштү колдошкон. Бирок мамлекеттин башында турган Президент, Жогорку Кенеш, демократиялык күчтөр буга катуу каршы турушту.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин төрагасы М. Шеримкулов өзүнүн билдириүүсүндө МЧЧК тарабынан киргизилген «Өзгөчө абал Кыргыз Республикасында эч кандай күчкө ээ болбайт» деп билдирип, көтөрүлүшчүлөрдү айыппады жана аны колдобой турганын билдири.

Президент тарабынан республиканын эгемендүүлүгүн коргоо, демократиялык өнүгүүн сактап калуу иш-аракеттери жасалды.

**Кыргызстан – көз карандысыз мамлекет.** СССРдин кыйрашын Москвадагы окуя төзөтти. 1991-ж. 19-августта Чукул уюштурулган мамлекеттик комитеттин СССР Президенти М.С. Горбачевду бийликтен четтетүү аракети ордунан чыкпай, Союздук өкмөттүн буга катышкан жетекчилери камакка алынган. Союздук өкмөттүн иши убактылуу токтолулган. Союздук республикалардын өзүнчө башкарууга отүшүнө шарт түзүлгөн. Алар биринен сала бири өздөрүнүн көз карандысыздыгын жарыялай башташты. 1991-жылы 31-августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин сессиясы тарыхый документти – «Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө Декларацияны» кабыл алды.

Ал боюнча Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү демократиялык мамлекет деп салтанаттуу жарыланды. Ошентип дүйнөнүн картасында жаны, өз алдынча, көз каранды эмес мамлекет – Кыргыз Республикасы пайда болду, 31-август Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын майрамы катары белгиленип калды.

Көз каранды эместики жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасы жалпы союздук органында мөөнөткөн күттүлүп, бардык бийликті өз колуна топтой баштады. Көз каранды эместикин шарттарында 1991-ж. 12-октябрда Аскар Акаев жалпы элдик шайлоодо Кыргыз Республикасынын Президенти болуп шайланды.

1991-жылы 8-декабрда Минске Украйна, Белоруссия, Россия Федерациясынын жетекчилеринин көз каранды эмес мамлекеттердин кызматташтығы жөнүндөгү түзүлгөн келиши СССРдин кулашынын башталышы болду. Ал эми 21-декабрда мурдагы союздагы 11 мамлекет өз ара көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигин түзүшү менен СССР кулады. Мурдагы республикалар Союзу эч кандай кан тогуусуз, жаңакалсыз, тынчтық жол менен жоюлуп, анын ордуна көз каранды эмес мамлекеттердин жаны биримдиги – Көз каранды эмес Мамлекеттердин Шериктештиги (КМШ) түзүлдү.

### Суроолор жана ташырмалар:

1. Мурдагы байрукучул бийликті сактап калуу учун коммунисттер кандай аракет кылышкан? Эмне учун эл массасы буга каршы турду?
2. Кыргыз мамлекети Москвадагы окуяга кандай караган?
3. Көз карандысыз мамлекеттин түзүлүшү бизге эмне алын келди?
4. Көз карандысыздык жөнүндө декларация деген эмне?

### § 48–49. Жаңы мамлекеттин калыптанышы. Улуттук символикалар

#### Негизги даты:

1993-ж. 5-май – Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынышы.

**Жаңы Конституциянын кабыл алынышы. Мамлекеттин калыптанышы.** Кыргыз Республикасы көз карандысыздыкка ээ болуу менен демократиялык мамлекетти курууга кириши. Негизги милдеттер: мурдагы бийлик түзүлүшүн толук кыйратуу, укуктук жана демократиялык мамлекетти куруу, экономиканы кайра жандандыруу, улут аралык мамилелерди жакшыртуу, башка өлкөлөр менен тен укуктуу мамиле түзүү болгон. Бул учун адегендө Кыргыз Республикасынын Конституциясын иштеп чыгып, кабыл алуу милдети турган. **Конституция – бул мамлекеттин башкы мыйзамы болуп эсептелет.** Конституцияда мамлекеттин түзүлүшү, калктын укубагыты көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын жаңы Кон-

ституциясы 1993-ж. 5-майда кабыл алынган. Бул жалпы элдик майрам – Кыргыз Республикасынын Конституциясынын күнү деп жарыяланды. Конституция боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти беш жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам эки мөөнөттөн ашык республиканын Президенти боло албайт. Мамлекеттин Президенти болуп жашы 35 менен 65тин ортосундагы, кыргыз тилин билген, 15 жылдан ашык Кыргызстанда жашаган атуул шайлана алат.

Кыргызстанда мыйзам чыгаруу бийлиги беш жылда бир шайлануучу Жогорку Кенешке таандык болгон. Жогорку Кенеш мыйзам чыгарууну, алардын ишке ашуусун талап кылуучу жогорку орган. Кыргызстандын 25 жаштан өткөн бардык жараны депутаттыкка шайланууга укуктуу. Депутаттарды шайлоо альтернативалык негизде өтүүгө тийиш.

Аткаруу бийлигине – Өкмөт менен жергиликтүү башкаруу органдары кирет. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин башында премьер-министр турат. Премьер-министрди Президент тандап, аны Жогорку Кенеш бекитет. 1991-ж. 22-январда Жогорку Кенештин сессиясында эгемендүү республиканын биринчи Премьер-министрлигиге – Насирдин Исабенов бекитилген.

Мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу мамлекеттик бийлик менен катар Конституцияга ылайык сот бийлиги түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Конституциясында мамлекеттик түзүлүштөн тышкары, адам укугу жана эркиндиги белгиленген. Анда Кыргыз Республикасында жашаган ар бир жарандын укугу жана эркиндиги камсыз кылышат.

Конституциянын кабыл алынышы демократиялуу Кыргызстандын өсүп-өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн.

**Мамлекеттик символдор.** Эгемендүү өлкөнүн негизги белгилеринин бири – мамлекеттик туу. Ал мамлекеттик мекемелердин имаратына, Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтерине илинет. Америкадагы Бириккен Улуттар Уюмунун (БҮҮ) же Франциядагы ЮНЕСКОнун башкы имараттарынын алдында башка мамлекеттердин тууларынын арасында Кыргызстандын да туусу желбиреп илинип турат.

1992-ж. 3-маргтта Кыргыз Парламенти Мамлекеттик тууну бекиткен. Туунун авторлору – окумуштуу С. Иптаров, сүрөтчүлөр Б. Жайчыбеков, Ж. Матаев, архитекторлор М. Сыдыков, Э. Айдарбеков.

Кылкызыл болуп нурданып эркиндикти даңазалаган туубузду карасак, анда кылымдар бою ата-бабаларыбыз жашап келген боз үйдүн түндүгүн, жаркырап нурун чачкан күндү

корөбүз. Түндүк – адам жашоосунун, үй-бүлөнүн ынтымагын ыйык туткан көчмөн элдин белгиси. **PDF Compressor Free Version**

Туудагы күндүн нуру – өз алдынча түндүк көтөргөн Кыргыз мамлекетине күн дайым тийип жарык чачып турсун дегенди түшүндүрөт. Мекенди коргоого ант берген Кыргыз жоокерлери ар дайым тууну оөп таазим кылышат.

**Кыргызстандын гимни.** Эзелтеден ата-бабаларбыз асабасын желбиретип, эн тамгасын ташка чегип ураан чакырып келгени белгилүү. Гимн ураан сыйктуу – мамлекетти даназлаган салтанаттуу ыр. Күнүгө таңдын атыши менен Кыргыз радиосу мамлекеттик гимн менен башталып, түнкү saat 12де гимн менен жыйынтыкталат. Салтанаттуу жыйындар да гимн менен башталат. Ага таазим кылган жыйындын катышуучулары орундарынан туруп он колун көкүрөгүнө кооп кошо ырдашат. Өлкөнүн Президенти чет өлкөлөргө расмий иш сапарга барганда Кыргызстандын туусу көтөрүлүп, гимни ойнотулуп урмат менен тосуп алышат. Эл аралык спорт мелдештеринде жердешибиз 1-орунду женип алса миндеген адамдардын алдында өлкөбүздүн туусу көтөрүлүп, гимни жанырат.

Гимн 1992-ж. 18-декабрда Жогорку Кенештин жыйында кабыл алынган. Анын сөзүн – Кыргыз Эл акыны Ж. Садыков менен акын Ш. Кулев жазган. Обонун – Кыргыз элине кенири таанымал композиторлор, СССР Эл артисттери К. Молдобасанов менен Н. Давлесов жаратышкан.

**Кыргыз герби.** Герб эгемендүү мамлекеттин расмий белгиси. Герб да туу сыйктуу ыйык сакталып, мерчемдүү жерлерге илинип, айрым маанилүү документтерде колдонулат.

Кыргызстандын герби 1994-ж. 14-январда кабыл алынган. Анын авторлору – сүрөтчү А. Абраев менен милициянын генералы С. Дубанаев. Гербдеги ак мөнгүлүү Ала-Тообуздан күндүн нуру жаныдан чыгып келе жатат. Андагы тоолор жергебизди билдирсе, көл кыргыз элиниң сыймыгы Ысык-Көлдү эске салат. Аларды канаты менен калкалап турган Ак шумкар – Манас бабабыздын шумкары. Байыркы замандан бери Кыргыз эли ак шумкарды ыйык санап аздектеп келет. Гербдин эки капиталындагы пахта менен буудай жылуулуктун, токчуулуктун белгиси.

Кыргыз Республикасынын  
Мамлекеттик  
Туусу.



Кыргыз  
Республикасынын  
Мамлекеттик  
Герби.



**Бийликтин жаныланышы.** 2005-жылы февралда Кыргыз Республикасынын бир палаталуу Жогорку Кенешине шайлоо еткөрүлгөн. Бул шайлоолор акыйкатсыз жүрүп, демократиялык тартиpler бузулган. Элдин жашоо шарты төмөндөгөн. Өлкөдө саясий кырдаал күрчуган, эл массасынын Конституциянын, мыйзамдуулуктун кепили болгон Президент А.Акаевге болгон нааразылыгы күчөгөн.

2005-жылы 24-марта жалпы элдик революция болуп, Кыргызстанда мамлекеттик бийлик алмашты. 2005-жылы 10-июлда Кыргыз Республикасынын жаны Президентин шайлоо альтернативалуу түрдө еттү. Демократиялык негизде өткөн шайлоонун жыйынтыгында эл өзүнүн добушун Курманбек Бакиевге берген. Ошентип демократиянын деми менен К. Бакиев – Кыргыз Республикасынын Президенти болуп калды.

Бакиев Курманбек – Жалал-Абад облусундагы Сузак районунун Тейит айылында туулган. Куйбышев политехникалык институтун (Россия) бүтүргөн. Заводдо инженерден баштап директордук орунга чейин иштеген. 1990-ж. баштап мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштеген. Чүй облусунун губернатору, өлкөбүздүн премьер-министри кызматында иштеген. Жогорку Кенештин депутаты болгон. 2005-ж. Кыргыз Республикасынын Президенти.

Кыргызстандагы демократиялык өнүгүп-өсүү андан ары уланган. 2007-жылы 21-октябрда жалпы элдик талкуу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган. 2005-жылы октябрда шайланган парламент ушул эле жылы таркатылды. 2007-ж. декабрда партиялык тизме боюнча 90 депутаттан турган бир палаталуу Жогорку Кенеш – жаны парламент шайланган. Мурдагы парламенттен айырмаланып, ар улуттун өкүлдөрү, жаштар жана аялдар депутаттык орунга ээ болушту. Бүгүнкү күндө Жогорку Кенеш жаны мыйзамдарды кабыл алып, мамлекеттин кызыкчылыгы учун иштөөдө.

#### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жаны мамлекеттин калыптанышы үчүн эмнелер зарыл.
2. Конституциянын кабыл алынышы тууралуу эмнелерди билдирип.
3. Мамлекеттик символдор жонундо айтып бергиле.
4. Бийликтин жаныланышы жонундо айтып бергиле?
5. К. Бакиев жонундо эмне билдинер?



К.Бакиев.

## § 50. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы

PDF Compressor Free Version

1

### Негизги даталар:

1991-ж. декабрь – Жогорку Совет тарабынан «Менчиктештируү жөнүндө мыйзам» кабыл алынат.  
1993-ж. 4-май – Кыргыз Республикасынын Улуттук акча бирдиги – сом кабыл алынат.



**Түшүнүктөр:** базар экономикасы.

**Базар экономикасына багыт алуу.** СССРдин кулашы менен экономикалык оор абал пайда болду. Себеби, СССРдин курамындагы союздук республикалар экономикалык жактан бири-бирине көз каранды болгон. Кыргызстанда союз мезгилиинде курулган завод-фабрикалар, эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин иштебей токтол калды. Анткени алардын иштеп турушуна мүмкүндүк болбоду. Алсак, Бишкектеги Фрунзе атындагы машина куруу заводу, союзга кирген республикалардан ар кандай керектүү тетиктерди алып, анан продукция чыгаруучу. Союз таркагандан кийин заводго келүүчү керектүү тетиктер өз убагында келбей, заводдун токтошуна алып келген. Көптөгөн адамдар жумушсуз калды. Мамлекет экономиканы көтөрүү, элди жумуш менен камсыз кылуу жолун издей баштаган. Адамдардын эмгекке болгон кызыкчылыгын ойготуш учун аларга экономикалык эркиндик берүү талап кылымды. Союз мезгилиинде кайсы тармакта болбосун ишканалардын бардыгына план берилип, планды аткарыш учун чыгарган товардын сапатына көнүл бөлүнгөн эмес. Жумушчулардын жакшы иштегени, же ишке жондому жогу деле бирдей эмгек акы алышчу. Бул адамдардын, өзгөчө чыныгы мээнеткечтердин эмгекке кызыкчылыгин жоготкон. Албетте, мунун баары экономикага өз таасириң тийгизген. Эгемендүүлүктүн жолуна түшкөн Кыргызстан экономикалык абалын толук өзгөртүүгө аракет жасады. Өкмөт экономикалык реформаларды жүргүзүүнү иштеп чыкты. Бул пландуу өнүгүүдөн баш тартып, базар экономикасына өттүү эле. Базар экономикасы – бул өнүгүүнүн бирден бир жолу, анда ишканалар кандай товар чыгарат, дыйкан эмнени эгет толук эркиндик берилип алар чыгарган продукциясын эркин баада сата алышат эле. Бул адамдардын эмгекке болгон кызыкчылыгын пайда кылмак. 1990-ж. октябрда Жогорку Кенеш әл чарбасын базар экономикасына өткөрүү программасын кабыл алды. Анда төн укуктуу менчиктөөнү киргизүү, ишканаларга экономикалык эркиндик берүү каралган.

Ага карата Жогорку Кенеш 1991-ж. декабрда «Менчиктештируү жөнүндө мыйзам» кабыл алат. Мамлекеттик мүлк комитети түзүлөт. Анын милдети – мыйзам чегинде мамлекеттик менчиктеги бардык мүлкүү жеке менчикке берүү болгон. 1992-жылдан баштап мамлекеттеги или завод-фабрикалар, тейлеө мекемелери, турал-жайлар, куруулуштар жана жерлер жеке менчикке отө баштады. Эгемендүү Кыргызстанда менчиктин көп түрдүүлүгү орун алды. Адамдар жеке менчиктеги ээ болду, алардын кааласа жеке иштөөсү же биргешкен ишканаларды түзүүсүнө шарт түзүлдү. 1993-жылы 4-майда Улуттук акчаны чыгаруу чечими кабыл алынып, 10-май Улуттук акча бирдиги киргизилди.

**Айыл чарбасындагы, реформалар.** Кыргызстандын эл чарбасынын негизин айыл чарбасы түзгөн. Калктын көпчүлүгү айылдарда жашап, талаачылыкта жана мал чарбачылыгында эмгектенишкен. 80-жылдардын аягында колхоз жана совхоздор өзүн актабай калды. Колхозчулар эмгектенүүгө кызыгышкан эмес, себеби, алар мамлекет учүн, планды аткаруу учүн гана иштешип, тиричилик абалдары начарлаган. Колхоз-совхоздордогу айдоо аянттары азайган, алардын түшүмдүүлүгү начарлады, малдын саны азайды, жайыттар кыскарган. Айыл чарба техникаларына мамиле начарлап, көнүл коштуктан атайы сатылыш алынган техникалар тез бузулду. Эмгек өндүрүмдүүлүгү төмөндөдү. Булардын бардыгы жаны шарттарда айыл чарбасында реформаны баштоо керектигин далилдеди. Кыргызстанда 1991–1993-жылдар ичинде жер реформасы жүргүзүлдү. Анын натыйжасында колхоз-совхоздордун мүлктөрү менчикке берилип, жерлер ижарага өттү. Көптөгөн фермердик чарбалар пайда болду. Эмидыйкандар жерди кандай пайдалануу, эмне себип, эмне эгүү, түшүмдү каалагандай сатуу укуктарына ээ болушту.

1998-жылы 17-октябрда жерге жеке менчик укугу туура-луу маселе жалпы элдик референдумга коюлуп, аны калктын басымдуу көпчүлүгү колдошту. Натыйжада, дыйкандар жердин чыныгы ээси болуп калды. Ар бир үй-бүлө жерге ээ болуп, алган жер үлүшү укум-тукумга мурас катары өтөт. Дыйкандар өндүрүштүн негизги каражаттарына гана эмес, өзүнүн эмгегинин натыйжасынын толук укуктуу ээсине айланды.



**Жазып алып, эске тут:**

**Базар экономикасы – элге экономикалык эркиндиктүн берилши, менчиктеги эркин соода укугу.**

?

**Суроолор жана тапшырмалар:**

1. СССР кулагандан кийин, республикаларда экономика әмнеге на-  
чарлап кетти? Базар экономикасы деген әмнене экең?
2. Кыргызстанда онор жай жана айыл чарбасын менчиктештирүү  
кандай башталган?
3. Экономикалык эркиндик адамдардын әмгекке болгон мамиле-  
син озгөрттүбү?

**PDF Compressor Free Version**

**§ 51. «Кыргызстан жалпыбыздын мекенибиз».  
Улуттар арасындагы биримдик**

1

**Негизги даталар:**

1994-ж. 21-январь. – Кыргызстан элдеринин биринчи курултайы  
өткөрүлгөн.

1994-ж. 26-сентябрь – Бишкекте Достук үйү ачылган.

**Кыргызстан – көп улуттуу мамлекет.** Эгемендүү Кыргыз  
Республикасыда азыркы күндө 80ден ашык ар улуттардын  
өкүлдөрү жашайт.

Кыргызстан көз карандысыз мамлекет болгондон баш-  
тап, өлкөдө жашап жаткан ар улуттун элине камкордук  
көрүлүп, алардын Кыргыз эли менен бирдикте төн укукта,  
эркин өнүгүшүнө шарт түзүлүүдө. Кыргыз жеринин сулуулу-  
гу, элиниң меймандостугу башка элдердин бул аймактарга  
отурукташып калышына шарт түзгөн. Илгертеден эле Кыр-  
гыз эли Борбордук Азия элдери менен карым-катнашта жа-  
шап келишкен. Алардын ортосундагы байланышка коншу-  
колондук салым кошкон. Ар кандай шарттарга байланыш-  
туу Чыгыш Түркстандан Россиянын борбордук бөлүктөрүнөн  
ар түрдүү улуттар Кыргызстанга көчүп келишкен.

Кыргызстан акырындык менен көп улуттардын мекенинен  
айланып баштаган. Кыргызстандагы онор жайын өнүктүрүү мез-  
гилинде да СССРге кирген союздук республикалардан көпто-  
ғөн улуттагы адистер келип, биротоло отурукташып калыш-  
кан. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы улуттардын баары  
тендикте жашап жатышат. Алардын бардык укуктары мый-



Көп улуттуу Кыргызстан.



Майрамга ариалган салтанат.

зам денгээлинде бирдей. 1993-жылы кабыл алынган Кон-  
ституциябызда: – «Кыргыз Республикасында адамдын кадыр-  
баркы ыйык жана кол тийгис... мыйзам жана сот алдында  
бардык адамдар бирдей» деп жазылган.

**Кыргызстан элдеринин Ассамблеясы (1994).** Кыргызстанда  
жашаган улуттардын биримдигин чындоо жана аларга кам  
көрүү максаты мамлекетибиздин көнүл борборунда болуп кал-  
ды. Кыргызстанда улут аралык мамилелерди бекемдөө үчүн  
1994-жылы 21-январда Бишкек шаарында Кыргызстан элде-  
ринин биринчи курултайы чакырылат. Ага республикасыда  
жашаган бардык улуттун өкүлдөрү катышып, келечектеги улут-  
тук биримдик иштери талкууланды. Курултайда Кыргызстан  
элиниң Ассамблеясы түзүлүп, «Биримдиктин, тынчтыктын  
жана ынтымактын декларациясы» кабыл алынды. Ассамблея  
тил жана улуттук маданиятты өнүктүрүү боюнча иштерди алып  
барат. Алар майрамдарда өз улуттарынын салтын, мадания-  
тын даназалап, ар кандай оюн-зоокторду уюштурушат.

Улуттук маданий борборлор үчүн 1994-жылы 26-сентябрь-  
да Бишкекте Достук үйү ачылган. Кыргызстандагы ар улуттун  
өкүлдөрүнүн биргелешип иш алып баруусуна, өз маданиятын  
өнүктүрүшүнө бул үйдүн ачылышы кенири жол берди. Ар кыл  
улуттар каада-салтын, маданий өнүгүүсүн өнүктүрүү менен Кыр-  
гызстан элдеринин ынтымагына чон салым кошууда.

?

**Суроолор жана тапшырмалар:**

1. Конституцияда улуттардын укугу кандай коргалгон?
2. Кыргызстан элдеринин курултайы кандай маанилүү ин-ара-  
кет жасаган?
3. Кыргызстан Элдеринин Ассамблеясы жонүndo айттын бергиле?

**§ 52. Эгемендүү Кыргызстандын тышкы саясаты**

1

**Негизги даталар:**

1991-ж. 27-декабрь – АКШнын Кыргыз Республикасынын  
көз карандысыздыгын таануусу.

1992-ж. 2-март – Кыргыз Республикасынын БҮУга мүчө  
болуп кириши.

1996-ж. – «Шанхай беш илтигинин» түзүлүшү.

**Кыргызстандын эгемендүүлүгүн дүйнө олкөлөрүнүн таа-  
нышы.** Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл  
аралык мамилелерге өз алдынча катышуу укугуна ээ болду.  
Кыргызстандын тышкы саясатынын максаты өз алдынча  
мамлекет катары дүйнөгө таанылуу жана башка өлкөлөр  
менен тынчтыкта жанаша жашоо эле.

Кыргызстан тез арада эл аралык аренада колдоого ээ болуп, кенири таанылды. 1991-ж. 27-декабрда Америка Кошм Штаты Кыргызстандын көз каранды эместигин тааныды. Ал эми 1992-жылы 1-февралда Борбордук Азиянын жана Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу – Бишкекте АКШнын, Вашингтондо Кыргыз Республикасынын элчиликтери ачылды. Бул Кыргызстандын дүйнөдө кадыр-баркын көтөргөн. Кытай Эл Республикасы, Түркия, Германия, Россия жана башка мамлекеттер Кыргызстандын көз карандысыздыгын таануу менен элчиликтерин ачышкан. 1991-жылдан 1998-жылдарга чейин Кыргызстандын көз карандысыздыгын 135 мамлекет тааныган. Дүйнөнүн 91 мамлекети менен дипломатиялык мамилелер түзүлгөн. Кыргызстандын борборунда чет элдик мамлекеттердин 11 элчилиги жана окулчулугу ачылган. Кыргызстан болсо дүйнөнүн 17 өлкөсүнө өз элчилигин ачууга жетиши, алар Кыргызстандын кызыкчылыгын коргошот.

**Кыргызстан жана дүйнөлүк уюмдар.** Кыргызстан көз карандысыздыкка жетишкендөн кийин эл аралык уюмдарга кириүгө жол ачылган.

1992-жылы 2-марта Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунын (БУУ) мүчөлүгүнө кабыл алынып, ошол эле күнү Америка-дагы БУУнун имаратынын алдында анын мамлекеттик желеги илинди. Дүйнөнүн бардык мамлекеттери мүче болгон БУУга кириү эгемендүү Кыргызстан үчүн зор тарыхый окуя болуп эсептелет. Бул уюмга кириү менен Кыргызстан өз проблемаларын дүйнөлүк коомчулукка билдирип туроо мүмкүнчүлүк алды. Ошону менен катар эле Кыргызстандын айрым демилгелери, сунуштары БУУнун жыйындарында колдоого алынып келүүдө. Алсак, 2002-жылды Эл аралык тоо жылды деп жарыялоо боюнча Кыргызстандын демилгесин БУУнун жыйыны толук колдогон. 1992-ж. Кыргызстан дагы бир дүйнөлүк кадыр-барктуу уюм ЮНЕСКОго мүче болуп калды. Дүйнөлүк маданий мурастардын өнүгүшүү үчүн кам көргөн бул уюм Кыргызстандын маданий, илим-билим жаатында өнүгүшүнө зор колдоо көрсөтүп жатат. 1995-ж. «Манас» эпосунун 1000 жылдык мааракеси анын колдоосу алдында оттү. 2000-ж. Ош шаарынын 3000 жылдык салтанатына да ар тарааптуу жардам берди. Учурда Кыргызстан 40тан ашык Бүткүл дүйнөлүк жана эл аралык уюмдардын мүчөсү. 1998-ж. күздө КМШ өлкөлөрүнүн ичинен, Кыргызстан биринчи болуп Дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү болуп калды.

**Кыргызстандын КМШ өлкөлөрү менен байланышы.** СССР таркагандан кийин анын курамына кирген бардык республикалар көз карандысыз мамлекетке айланышкан. 1991-

жылды 21-декабрда мурдагы Советтик республикалардын он бири Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигин (КМШ) түзүшкөн эле. Алар бири-бири менен төнүккүтүү кызматтастыкты өнүктүрүүнү мақулдашышкан.

Кыргызстандын тышкы саясатында КМШ өзгөчө Борбордук Азия мамлекеттери менен байланышты чындоого жана бекемдөөгө чоң маани берип келет. Анткени алар кылымдар бою жанаша жашап тыгыз байланышта болуп келишкен. 1991-жылы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Туркменстан менен достук, кызматташтык, экономикалык жардамдашуу боюнча келишимге кол койгон. Бул байланыштар өнүгүү жолуна түшүп, 2000-жылы Россия, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан Евразиялык экономикалык шериктештик уюмун түзүшкөн. Анын негизги максаты бирдиктүү экономикалык мейкиндикти түзүү эле. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамиле күн сайын чыналууда. Борбордук Азияда стабилдүүлүктүү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөштүү үчүн 1996-жылы Шанхайдын курамына Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Россия, Тажикстан кирген «Шанхай беш илтиги» түзүлгөн. 2001-жылы Өзбекстан кошулуп «Шанхай кызматташтык уому» деп аталып калды.

Тышкы саясаттагы эң маанилүү окуя – 2007-жылы 16-августта Шанхай кызматташтык уомуна кирген өлкөлөрдүн саммитинин Бишкекте өтүшү болуп калды. Бул жыйынга 10 мамлекет башчылары катышып, маанилүү чечимдерди кабыл алышты. Ошентип Кыргызстандын кадыр-баркы дагы бир ирет жогорулады.

### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Эл аралык уюмдар менен Кыргызстандын мамилеси кандай өнүгүүдө?
2. Тышкы саясатта кандай маанилүү ийгиликтер жааралды?
3. Кыргызстан Борбордук Азия мамлекеттери менен кандай мамиле түзүүдө?



### § 53. Эгемендүүлүк мезгилиндеги маданият, PDF Compressor Free Version илим-билимдеги жаңылануулар

#### Негизги даталар:

1993-ж. – «Билим берүү жөнүндө мыйзамдын» кабыл алынышы.

**Маданият тармагындагы жаңылануулар.** Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн жарыяланышы менен маданият тармактарын өнүктүрүү иштери колго алынды. Кыргызстандын өкмөтү «Маданият» деген мамлекеттик программа иштеп чыкты. Ал боюнча маданият ишмерлерине атайы конүл буруу, мамлекет тарабынан аларды колдоо карапган. Белгилүү маданият ишмерлерине арналган эл аралык фестивалдар откөрүлгөн. Алсак, белгилүү опера ырчысы Кыргызстанды даңазалоого салым кошкон Болот Минжылкыевди эскерүүгө арналган фестиваль откөрүлүп, буга көптөгөн белгилүү опера ырчылары келишкен. 1996-жылы ачылган Кыргыз Республикасынын Сүрөт академиясы эл аралык сүрөт көргөзмөсүн уюштурган. Ага дүйнөлүк атактуу сүрөтчүлөр чакырылган. Театрларбызыда кыргыз тарыхы, тарыхта изи калган улуу инсандарды чагылдырган спектаклдер коюлуп жатат. Кыргыз музыкасы өркүндөп, азыркы жаштардын табитине ылайык ырлар жаратылуу менен катар эле элдик фольклорго да көнүл болунуудо. «Камбаркан» фольклордук-этнографиялык ансамблинин коштоосунда Эл артисти Саламат Садыкова кыргыз элдик музыкасын жана комузун дүйнөгө таанытууда. Эл аралык кинофестивалдарда таланттуу кинорежиссер А.Абдыкалыковдун «Бешкемпир» жана «Маймыл», Э.Абдыжапаровдун «Айыл өкмөтү», «Боз салкын», Т.Бирназаровдун «Белгисиз маршрут» фильмдери байгелүү орундарга жетишти. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу «Гүл» аттуу мультфильм эл аралык фестивалга катышуу укугун алды.



Кыргыз Республикасынын Эл артисти С.Садыкова.



«Манас-Ордо». Талас жергеси.

**«Манас» эпосунун 1000 жылдык салтанаты.** Эгемендүүлүктүн шарапаты менен байыркы тарыхыбызга болгон мамиле жаны көз карашка ээ болду. Элибиздин сыймыгы болгон «Манас» эпосу жаны доордо улуттун биримдигинин жана рухий кайра жарапалышынын, улуттун езүн-өзү таануусунун символуна айланды.

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаевдин Указы менен 1995-ж. «Манас» эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө жарайыланды. Бириккен Улуттар Уюму жана Эл аралык тарыхый мурастарды колдоо, өркүндөтүү уюму 1995-жылды «Манас жылы» деп белгиледи. Мааракеге карата Талас жеринде «Манас-Ордо», Бишкек шаарында «Манас-айылы» тарыхый-маданий комплекстери ачылды.

**Адабияттын онүүшү.** Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк жылдарында көркөм адабиятта да чон алга жылуулар болду. Залкар жазуучуларыбыз Төлөгөн Касымбековдун «Кел-кел», кайра жазылган «Сынган кылъыч» романы, Түгөлбай Сыдыкбековдун «Көк асаба» тарыхый романы, Качкынбай Османалиевдин «Көчмөндөр кагылышы» романдары басылып чыгып, кыргыз элинин сүйүктүү чыгармаларына айланды.

Кыргызстандын езүнүн олбос-очпөс чыгармалары менен дүйнөгө тааныткан Чынгыз Айтматовдун «Кассандра тамгасы» деген жаны романы жазылып, дүйнө тилдерине каторуулуп чыга баштады. Чынгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнө элинин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Ар бир китебинин катормосун чет элдиктер өтө кызыгуу менен окушуп, Улуу жазуучу катары кабылдашат. Чыгармалары дүйнөгө таанымал Улуу жазуучубуз Чынгыз Айтматовдун 70 жылдыгы 1998-жылы Түркияда, 1999-жылы Кыргызстанда чон салтанат менен белгилендиди. 2000-жылы залкар жазуучубузун мааракеси дүйнөлүк кадыр барктуу уюм ЮНЕСКОнун алкагында белгилендиди.

2008-жылы жазуучунун 80 жылдык мааракеси жалпы Кыргызстанда зор салтанат менен өткөрүү карапган.

**Илим-билимдеги жаңылануулар.** 1993-жылы «Билим берүү жөнүндө» мыйзам кабыл алынып, анда жаштарга заманбап билим берүү маселелери карапган. 1996-жылы болсо «Билим» деп аталган Улуттук Билим берүү программысы иштелип чыккан. Анда окуучулардын дүйнөлүк тилдерди өздөштүрүү, компьютердик билимге ээ болуусу боюнча шарт-



Эл жазуучусу Ч.Айтматов.

тар каралган. Мурда мамлекеттик мектептер гана болсо эми шартка жараша менчик мектептер пайда болду. Лицей, гимназиялар, колледждер ачылып балдар жаны программада окутула баштады. Окуучулар дүйнөлүк тилдерди өздөштүрүсү үчүн көп тил үйрөтүүчү борборлор ачылып жатат. Бишкекте гана эмес, Кыргызстандын алыссы регионундагы балдардын заманбап билим алуусуна «Себат» билим берүү мемеси да көп салым кошууда. Мындагы окуучулар дүйнөлүк олимпиадаларга катышып, кыргыз элинин атын чыгарууда. Ар бир бүгүнкү окуучу чет тилдерди үйрөнүүгө, компьютерик билимге ээ болуусуна толук мүмкүнчүлүк ачылууда. Мамлекет билим берүү боюнча отө чон иштерди жасоодо. Жогорку окуу жайлары жаңыланууда. Кыргызстандын бардык облустарында жогорку окуу жайлары ачылган. АКШ, Түркия, Россия өндүү өлкөлөрдүн университеттери ачылып кыргыз жаштары дүйнөлүк билимге ээ болууда. Бүгүнкү шартта окуучулардын милдети – мыкты билимге ээ болуп, Кыргызстандын келечектеги өнүгүүсүнө салым кошуу.



#### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Маданият, илим-билим жаңылануулары жөнүндө эмне билдинер?
2. «Манас» эпосунун 1000 жылдыгы кандай откон?
3. Адабияттагы өзгөрүлөрдү байкай алдынарбы?

#### § 54 – 55. Чет өлкөдө жашаган боордоштор



#### Негизги даталар:

1992-ж. Кыргыздардын Бүткүл Дүйнөлүк биринчи курултайы.

2003-ж. Кыргыздардын Бүткүл Дүйнөлүк экинчи курултайы.

**Кыргыздардын Бүткүл Дүйнөлүк курултайы.** Кыргыздар – Борбордук Азияда жашаган эл. Биздин байыркы тарыхыбызды, жашаган аймактарыбызды далилдеген көптөгөн тарыхый булактар бар.

Байыркы кытай маалыматы боюнча кыргыз аты б.з.ч. III кылымга таандык. Кыргыздар Азиянын кенири аймактарында көчмөнчүлүк кылган баатыр эл болгон. Акыркы мин жылдыктарда тарыхый мекени болгон Кыргызстандын азыркы аймагында биротоло туруктуу жашап калышкан. Азыркы мезгилде чет өлкөлөрдө да боордошторубуз жашайт.

Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкендөн кийин башка өлкөлөрдө жашаган кыргыздар менен тыгыз байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк ачылды. 1992-жылдын 24-августунан 1-

сентябрға чейин Бишкек шаарында Бүткүл Дүйнөлүк Кыргыздардын биринчи курултайы оттуу. Ага чет өлкөдө жашаган кыргыздардын өкүлдөрү келиши. Бул окуя боордошторубуздан тарыхын изилдеп үйрөнүүгө өбөлгө түздү.

**Кытайда жашаган кыргыздар.** Чыгыш Түркстанды байыркы мезгилден бери эле кыргыздар мекендеп келишкени тарыхый булактардан белгилүү. Биз жашаган азыркы аймактар Россияга откөндөн баштап, Кытай менен Россиянын ортосунда чек араны тактоо иштери башталган. Кийин 1884-жылы эки өлкөнүн ортосунда чек ара текталып, бул аймактарда жашаган кыргыздардын негизги болүгү Россияга, бир тобу Кытайга карап калган. Ушул мезгилден баштап Кытай букаралыгына откон кыргыздар Кытайлык кыргыздар деп аталган. Кытайлык кыргыздар Кашкар, Үрүмчү, Қулжа аймактарында отурукташкан. Азыркы мезгилде 160–170 миндей кыргыздар жашайт. Кыргыздар жашаган аймак Кызыл-Суу, Кыргыз Автономдуу округ деп аталат. Борбору Артыш шаары. Ал жердеги кыргыз мектептеринде окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүп, кошумча кытай тилин үйрөнүштөт. Көрүнүктүү манасчы Жусуп Мамай «Манас» эпосун кагазга түшүрүп, жети томдук китең кылышын чыгарган. Белгилүү тарыхчы Анвар Байтур Кытайдагы кыргыздардын тарыхын изилдеген.

**Тажикстанда жашаган кыргыздар.** Кошуна Тажикстандын тоолуу Бадахшан обlastына караштуу Жерге-Тал, Мургаб райондорунда кыргыздар жашашат. Бул аймактарда байыркы мезгилден бери эле кыргыздар жашап келгени жазуу даректеринен белгилүү. Акыркы маалыматтарга караганда Тажикстанда 106 минден ашык кыргыз жашайт. Алар жашаган айылдарда кыргыз мектептери бар. Окуу китептерин, газета-журналдарды Кыргызстандан алыш турушат. Орто мектепти бүткөн окуучулар Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан билим алышууда.

**Өзбекстанда жашаган кыргыздар.** Учурда Өзбекстандын дээрлик бардык обlastтарында кыргыздар жашайт. Алардын басымдуу болүгү Анжиян, Наманган, Фергана, Жызак, Кокон, Ташкент, Самарканд, Сыр-Дария обlastтарында турушат. Көпчүлүк кыргыз айылдары тоо арасынан орун алган. Алардын атальштары да кыргыз тилинде сакталган.

Сонку маалыматтар боюнча Өзбекстанда 160 миндей кыргыз бар. Анда жашаган кыргыз балдары кыргыз орто мектептеринде окушат. Бүгүнкү күнде Өзбекстанда 40ка жакын кыргыз тилиндеги мектептер бар. Окуу китептери жана башка тиешелүү окуу куралдары Кыргызстанда даярдалат.

**Түркия жана башка өлкөлөрдө жашаган кыргыздар.**  
Алыссы Түркияда да кыргыз топтору жашаган кыргыздар. **PDF Compressor Free Version**

нын Ван көлүнүн жанында андан тышканы Адана шаарына жакын аймактарда орун алышкан. Ван көлүнүн жанындагы кыргыздар Ооганстандан Рахманкул хандын аракеттеринин натыйжасында көчүп барышкан. Ал эми Адананын жанындагы кыргыздар большевиктердин куугунтугунан Оштон Кытайга, андан Түркияга өтүп келишкен. Түркияда баш-аягы болуп 4 минге жакын кыргыздар жашайт.

Чет өлкөде жашаган кыргыздардын дагы бир басымдуу болугу Россияда жашашат. Эгемендүүлүккө чейин Россиянын ар кайсыл аймактарында 10 миндей кыргыз жашаган. Ал эми азыркы учурда Россиянын көпчүлүк шаарларындагы базарларда миндерген кыргыздар соода-сатык иштерин жүргүзүп жашат. Алардын арасында расмий түрдө каттоодон өтүп, жыл бою ал жерлерде туруктуу жашагандар бар. Айрым маалыматтарга караганда андай кыргыздардын саны 500 минден ашты. Россиядан тышканы мурдагы Союздук республикаларда калып, жашап жаткан 20 000ден ашык кыргыздар бар. Аз сандагы кыргыз үй-бүлөлөрү Европа өлкөлөрүндө, Америкада, Пакистанда, Австралияда, Иорданияда да жашашат.

Кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү өздөрү жашаган мамлекеттер менен Кыргызстандын ортосунда достук карым-катнаш курууда көпүрө кызматын аткарууда.

2003-жылы 28–30-августта Чолпон-Ата шаарында Бүткүл Дүйнөлүк Кыргыздардын экинчи куултайы өткөрүлдү. Ага дүйнөнүн 22 мамлекетинде жашап жаткан кыргыздардан 200 жакын өкүлдөр келиши.

Кыргызстан көз карандысыздыкка ээ болгондон бери сыртта жашаган боордоштор менен карым-катнаш жакшырды.

### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстан чет олкодогу кыргыз боордоштору менен кандай байланыш түзүүдө?
2. Кыргыздардын Бүткүл Дүйнөлүк куултайынын мааниси кандай?
3. Чет олкодо жашаган кыргыздар жөнүндө эссе жазгыла.

### ХРОНОЛОГИЯЛЫК ТАБЛИЦА

800–100 мин жыл мурда – Кыргызстанда таш дооруна тиешелүү алгачкы адам издери табылган.	1924-ж. Кара-Кыргыз Автономиялуу обласынын түзүлүшү.
Б.з.ч. 1-мин жылдыктарда – Орто Азияда сактар жашаган.	1926-ж. Кыргыз АССРинин түзүлүшү
Б.з.ч. VI–V кк. – сактар эки чон уруу союздарына бириккен.	1936-ж. Кыргыз ССРинин түзүлүшү
Б.з.ч. 160-ж. – Усундардын Борбордук Тенир-Too жана Жети-Сууга келиши.	1941–1945-жж. Улуу Ата Мекендик согуш.
Б.з.ч. 1-мин жылдык. Фергана ороон. Даван мамлекети түзүлгөн.	1950–1961-жж. И.Раззаковдун Кыргызстандын башкаруу мезгили.
Б.з.ч. 1-мин жылдык. Борбордук Азияда хүнндардын тарыхый аренага чыгышы.	1961-ж. Т.Усбалиевдин Кыргызстан КП жетекчилигине келиши.
Б.з.ч. 201-ж. Хүнндардын кыргыз эзликтерин басып алышы.	1985-ж. А.Масалиевдин Кыргызстан КП жетектөөгө келиши.
Б.з.ч. VI к. Кыргыздардын Энес-Сайдагы мамлекетинин түзүлүшү.	1990-ж. 27-октябрь. Кыргызстандын биринчи Президенти болуп А.Акаевдин шайланышы.
552-ж. Улуу Турк кагандыгынын түзүлүшү.	1990-ж. 15-декабрь. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгү жөнүндө декларациянын жарыяланышы.
745-ж. Уйгур кагандыгынын түзүлүшү.	1991-ж. 31-август. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларациянын кабыл алышы.
840-ж. Улуу Кыргыз деөлөтүнүн түзүлүшү.	1993-ж. 5-май. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алышы.
Х к. Каражандар мамлекетинин түзүлүшү.	2005-ж. 24-март. Элдик революция күнү.
1206-ж. Монгол мамлекетинин түзүлүшү.	2005-ж. 10-июль. – К.Бакиев Кыргыз Республикасынын Президенти болуп шайланышы.
1348-ж. Моголстан мамлекетинин түзүлгөн.	2007-ж. 16-август. Шанхай Кызматташтык Уюмуна кирген өлкөлөрдүн Бишкекте саммитинин өтүшү.
1370-ж. Амир Темирдин мамлекетинин түзүлүшү.	2007-ж. 21-октябрь. Кыргыз Республикасынын Конституциясын кабыл алуу.
1510-ж. Мухаммед Кыргыздын кыргыздардын ханы болуп жарыяланышы.	2007-ж. 16-декабрь. Партиялык тизме боюнча бир палаталуу Жогорку Кенешти шайлоо.
1709-ж. Кокон мамлекетинин түзүлүшү.	2008-ж. Президент тарабынан Кыргызстанда Ч.Айтматовдун жылды деп белгиленүүсү.
1855-ж. Бугу уруусунун Россиянын букаралыгына өтүшү.	
1916-ж. Улуттук-боштондук көтөрүлүш.	
1917-ж. декабрь. 1918-ж. июнь. Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу.	

## МАЗМУНУ

PDF Compressor Free Version

Кириш сөз. Ата Мекенибиз – Кыргызстан ..... 5

**I БӨЛҮМ. КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫН  
ИЗИЛДӨӨГӨ КИРИШҮҮ**

**I глава. Тарыхты изилдеонуу башттары**

§ 1. Тарых сабагы эмнени окутат? .....	8
§ 2–3. Жазуу булактарының жаразлыши жана алардын тарыхтагы ролу .....	11
§ 4. Археология жана нумизматика илимдеринин тарыхтагы орду .....	16
§ 5. Тарыхый убакыттын чен-өлчөмү (Хронология илими) .....	21
§ 6. Тарыхты окутуудагы картанын орду .....	25

**II БӨЛҮМ. КЫРГЫЗСТАН БАЙЫРКЫ ДООРДОН  
БҮТҮНКҮ КҮНГӨ ЧЕЙИН**

**II глава. Биздин мекен байыркы мезгилде**

§ 7. Кыргызстандын аймагындагы алгачкы жамааттык коом .....	28
§ 8. Сак уруу союздары .....	33
§ 9. Усун мамлекети .....	37
§ 10. Даван мамлекети .....	41
§ 11. Байыркы кыргыздар хүнндардын (гүнн) тушунда .....	45

**III глава. Кыргыздар түрк доору мезгилинде. (VI–XII кк.)**

§ 12–13. Кыргызстандын аймагындагы түрк кагандыктары .....	48
§ 14. Эне-Сайдагы Кыргыз мамлекети .....	52
§ 15. Барсбек – кыргыз каганы .....	56
§ 16. Уйгур кагандыгы .....	60
§ 17. Улуу Кыргыз дөөлөтү .....	62
§ 18. Каражандар мамлекети .....	66
§ 19. Махмуд Кашгари жана Жусуп Баласагын .....	69
§ 20. Улуу Жибек жолу .....	72

**IV глава. Кыргыздардын көз караптысыздык үчүн күрөшү**

§ 21. Чынгыз хандын каар заманы .....	75
§ 22. Моголстан мамлекети .....	78
§ 23. Амир Темирдин дөөлөтү .....	81
§ 24. Мухаммед Кыргыз (Тагай бий) .....	84
§ 25–26. Кокон хандыгынын үстөмдүгү .....	86
§ 27. Баскынчыларга каршы күрөш. Тайлак баатыр .....	90
§ 28. Кокон хандыгындагы так талашуулар .....	93

**V глава. Кыргызстан Россиянын курамында**

§ 29. Кыргызстандын Россия менен алгачкы байланышы .....	96
§ 30. Түндүк Кыргызстандын Россияга каралышы .....	99
§ 31. Түштүк Кыргызстанды Россиянын басып алыши .....	102
§ 32. Улуттук-боштондук үчүн күрөш .....	105
§ 33. Кыргыз элинин маданияты .....	108

**VI глава. Кыргызстан Совет бийлигинин мезгилинде**

§ 34–35. Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу .....	111
§ 36–37. Экономикадагы социалисттик курулуштун башталышы .....	115
§ 38. Улуттук мамлекеттүүлүктүн калыптанышы жана өнүгүшү .....	118
§ 39–40. Кыргызстан Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында .....	121
§ 41. Тылдагы күжүрмөн эмгек .....	124
§ 42. Эл чарбасын калыбына келтириүү жана өнүктүрүү (1946–1964-жж.) ..	127
§ 43. Кыргызстан «Өнүккөн социализм» мезгилинде (1964–1985-жж.) ..	130
§ 44. Кыргызстан «Кайра куруу» жылдарында (1985–1991-жж.) ..	133
§ 45. Совет бийлигинин мезгилиндеги маданий революция .....	135

**VII глава. Кыргызстан эгемендүү мамлекет**

§ 46. Кыргызстан эгемендиги үчүн аракеттер .....	138
§ 47. Көз караптысыз Кыргыз мамлекетинин негизделиши .....	140
§ 48–49. Жаны мамлекеттин калыптанышы. Улуттук символикалар ..	142
§ 50. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы ..	146
§ 51. «Кыргызстан жалпыбыздын мекенибиз». Улуттар арасындагы биримдик .....	148
§ 52. Эгемендүү Кыргызстандын тышкы саясаты .....	149
§ 53. Эгемендүүлүк мезгилиндеги маданият, илим-билимдеги жаңылануулар .....	152
§ 54–55. Чет өлкөдо жашаган боордоштор .....	154
Хронологиялык таблица .....	157

№	Фамилиясы, аты	Окуу жылды	Китептин абалы*	
			жылдын башында	жылдын аягында

\* 5 баллдык шкала менен китептин колдонулган баасы

Окуу басылмасы

Доталиев Асылбек

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫ БОЮНЧА  
КЫСКАЧА АНГЕМЕЛЕР

Орто мектептин 5-класстары үчүн окуу китеbi

Башкы редактору *С. Дуулатова*

Көркөм редактору *Б. Жайчыбеков*

Корректору *P. Сакелова*

Компьютердик калыптоочу *У. Дуулатова*

Техникалык редактору *B. Крутякова*

Терүүгө 20.06.2007. Басууга 22.06.2009. Офсет кагазы 80 гр./м<sup>2</sup>.

Форматы 60x90  $\frac{1}{16}$ . Мектеп ариби. Түстүү ыкма менен басылды.

10,0 физ. басма табак. Нускасы 73 484 . Заказдын № YD156

---

«IMAK OFSET BASIM YAYIN SANAYI ve TICARET LTD. STI.»  
басмаканасында басылды.Түркия Республикасы, Стамбул шаары,  
Йенибосна кичи району, Ата Түрк проспектиси, Гөл көчөсү, № 1.